



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

№ 1/2024

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

Төрага: Темиров К.А.
Коллегия мүчөлөрү: Исмаилов А.Б.
Орозова Н.Б.
Солтобаева Р. Т.
Жоробекова А. Т.

Жооптуу катчы: Бактыбек у.Т.

Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Юридикалык башкармалыгына:

телефон: (996 312) 61 10 38 телефону

факс: (996 312) 61 10 59 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот

<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
басылмалары бөлүмүнө:

телефон: (996 312) 61 08 59 телефону

факс: (996 312) 61 09 92 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот

<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат.

Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом «М-Мaxima» тарабынан даярдалган жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, К.Тыныстанов атындагы көчө, 197/1.

2024-жылдын 25-июнунда басууга кол коюлган.

2024-жылдын 1-июлунда басылган.

100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2023-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Темиров К.А.
Члены коллегии: Исмаилов А.Б.
Орозова Н.Б.
Солтобаева Р. Т.
Жоробекова А. Т.

Ответственный секретарь: Бактыбек у.Т.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридическое управление:
телефон: (996 312) 61 10 38
факс: (996 312) 61 10 59
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел публикаций Национального банка:
телефон: (996 312) 61 08 59
факс: (996 312) 61 09 92
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики.

Предположительная периодичность издания журнала – один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано ОсОО «Maxima».

г. Бишкек, ул. Тыныстановна, 197/1

Подписано в печать 25 июня 2024 года.

Отпечатано 1 июля 2024 года.

Тираж 100 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2023 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын) өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар чагылдырылат. Чейрек сайын – февраль, июнь, август, ноябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн, банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын, ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Это ежемесячное информационное издание содержит статистические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в феврале, июне, августе, ноябре на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отражает общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность, состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском и английском языках.

МАЗМУНУ:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 17- январындагы № 2024-П-09/1-2-(НФКУ) «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому (2024-жылдын 25-январында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 10
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 17- январындагы № 2024-П-12/1-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы» ААКтын ишинин маселелери боюнча айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтому (2024-жылдын 26-январында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 42
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 24- январындагы № 2024-П-12/2-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 30-январында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 65
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 29- январындагы № 2024-П-07/3-1-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө » токтому (2024-жылдын 30-январында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 67
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 7- февралындагы № 2024-П-17/4-4-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк эмес финансы-кредит уюмдарын лицензиялоо жөнүндө ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2024-жылдын 7-февралында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 68
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 14- февралындагы № 2024-П-12/5-4-(НПА) «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтому

- (2024-жылдын 15-февралында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 74
7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 26- февралындагы № 2024-П-07/7-2-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 27-февралында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 114
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 28- февралындагы № 2024-П-12/8-3-(НПА) «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салууэрежелерин бекитүү тууралуу» токтому (2024-жылдын 1-мартында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 115
9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 28- февралындагы № 2024-П-12/8-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2024-жылдын 2-мартында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 152
10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 13- мартындагы № 2024-П-10/10-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 18-мартында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 156
11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 13- мартындагы № 2024-П-12/10-3-(БС) « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 18-мартында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 158
12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 20- мартындагы № 2024-П-12/12-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 26-мартында Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 168

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты» от 17 января 2024 года № 2024-П-09/1-2-(НФКУ) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 25 января 2024 года)..... 170
2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики по вопросам деятельности ОАО «Государственный банк развития» от 17 января 2024 года № 2024-П-12\1-3-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 26 января 2024 года) 203
3. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях в сфере проведения обменных операций с иностранной валютой» от 22 июля 2022 года №2022-П-33/45-2-(НПА)» от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА)» от 24 января 2024 года № 2024-П-12/2-4-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 30 января 2024 года)..... 225
4. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 29 января 2024 года № 2024-П-07/3-1-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 30 января 2024 года)..... 227
5. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по лицензированию небанковских финансово кредитных организаций» от 7 февраля 2024 года № 2024-П-17/4-4-(НФКУ) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 7 февраля 2024 года)..... 228
6. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях к формированию, публикации и предоставлению в Национальный банк Кыргызской Республики финансовой отчетности небанковскими финансово-кредитными организациями, осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и

- финансирования» от 14 февраля 2024 года № 2024-П-12/5-4-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 15 февраля 2024 года)..... 235
7. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 26 февраля 2024 года № 2024-П-07/7-2-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 27 февраля 2024 года) 276
8. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности гарантийных фондов» от 28 февраля 2024 года № 2024-П-12/8-3-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 1 марта 2024 года)..... 277
9. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» от 28 февраля 2024 года № 2024-П-12/8-4-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 2 марта 2024 года)..... 315
10. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регулятивной банковской отчетности» от 19 июля 2023 г. № 2023-П-10/43-5-(НПА)» от 13 марта 2024 года № 2024-П-10/10-2-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 18 марта 2024 года) 319
11. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 13 марта 2024 года № 2024-П-12/10-3-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 18 марта 2024 года)..... 321
12. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 20 марта 2024 года № 2024-П-12/12-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 26 марта 2024 года)..... 330

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 17-январындагы
№ 2024-П-09/1-2-(НФКУ)

«Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес

финансы-кредит уюмдарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 17-январындагы
№ 2024-П-09/1-2-(НФКУ)
токтомуна карата тиркеме

**«Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес
финансы-кредит уюмдарына акыркы
инстанция кредити жөнүндө»
ЖОБО**

1-глава. Жалпы жоболор

1. «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» ушул жободо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (мындан ары – Улуттук банк) ликвиддүүлүк боюнча проблемаларга дуушарланган, депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына (мындан ары – БФКУ) акыркы инстанция кредитин берүүнүн жалпы шарттары жана тартиби аныкталган.

2. Акыркы инстанция кредити (мындан ары – кредит) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 6 жана 17-беренелерине жана ушул Жобого ылайык депозиттерди тартуу менен иш алып барган БФКУга берилет.

3. Системалык тобокелдикке бөгөт коюу, финансы системасынын бүтүндүгүн камсыз кылуу жана туруктуулугун сактоо максатында Улуттук банк ликвиддүүлүк менен убактылуу көйгөйлөргө дуушар болгон айрым БФКУларга акыркы инстанциядагы кредитти берүүгө укуктуу. Ошол эле учурда БФКУ төлөөгө жөндөмдүү болуп саналат. овердрафт кредиттерин берүүгө тыюу салынат.

4. Бул кредитти берүү менен Улуттук банк БФКУга убактылуу колдоо көрсөтүү менен акыркы инстанция кредиторун катары өз функциясын жүзөгө ашырат. Кредит БФКУга төлөөгө жөндөмсүздүк тобокелдигин алдын алуу жана жеке адамдардын улуттук валютадагы аманаттарын коргоо максатында берилет.

5. Кредит ликвиддүүлүк боюнча проблемага дуушарланган жана финансылык жактан чыңдоо иш-чараларын жүзөгө ашырган БФКУга берилет. Мында, ушул Жобону жүзөгө ашыруу максатында, ликвиддүүлүк боюнча проблемага дуушарланган БФКУ катары аларга карата төмөнкүлөр белгиленген БФКУну түшүнүүгө болот:

– БФКУлардын аманатчылар алдындагы милдеттенмелерин аткарууга жөндөмсүздүгүнө алып келген, анын ичинде форс-мажордук жагдайларга байланыштуу БФКУлардын ишинде фактылар жана жагдайлар;

– аманатчылардын алдында милдеттенмелерди аткарбоо тобокелдиктери.

6. Кредит берүү, анын ичинде кредит берүү шарттары, мөөнөтү жана көлөмү жөнүндө чечим Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат. Кредит боюнча пайыздык чен Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет.

7. Улуттук банк Башкармасы кредит берүү жөнүндө маселени кароо алдында БФКУ аткарууга тийиш болгон айрым бир талаптарды белгилөөгө укуктуу.

8. Кредит мөөнөтүүлүк, төлөөгө жөндөмдүүлүк, кайтарымдуулук жана камсыздоо сыяктуу жалпы принциптерди сактоо менен улуттук валютада берилет.

9. Кредитти кайтарып берүү боюнча милдеттенме күрөө менен камсыздалат. Күрөөгө, анын жетиштүүлүк көлөмүнө (пайыздык туюндурууда), түрүнө жана күрөөлүк камсыздоонун башка параметрлерине карата талаптар Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет.

2-глава. Кредит берүү шарттары

10. Кредит алууга Улуттук банкка кайрылгандан кийин БФКУ кредит толук төлөнгөнгө чейин Улуттук банктын макулдугусуз жаңы милдеттенмелерди (депозиттер жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык милдеттенмелердин башка түрлөрүн) кабыл ала албайт.

11. Улуттук банк Башкармасы кредит толугу менен төлөнгөнгө чейинки мезгилге БФКУ үчүн башка талаптарды белгилөөгө укуктуу.

12. Кредитти колдонуу мезгили ичинде БФКУ кредитти МБК (МКВ, МКО) жана Улуттук банктын ноталарын коммерциялык банктар аркылуу сатып алууга укуксуз.

13. БФКУ кредитти кызмат адамдарына жана БФКУ менен байланыштуу же аффилирленген жактарга депозиттерди (аманаттарды) төлөө үчүн пайдаланууга укугу жок. Улуттук банк БФКУ менен байланыштуу же аффилирленген жактар менен жүргүзүлгөн операцияларга кошумча чектөөлөрдү белгилей алат.

14. БФКУ кредитти БФКУнун кызмат адамдарына жана кызматкерлерине сый акылардын бардык түрүн жана шыктандыруучу башка төлөмдөрдү кошо алганда, административдик чыгашаларды төлөө үчүн пайдаланууга укугу жок. Мындан тышкары, Улуттук банк БФКУнун административдик чыгашаларын кыскартуусу жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу. Ошондой эле БФКУ пайданы бөлүштүрүү, дивиденддерди төлөө (анын ичинде буга чейин чыгарылган чечимдер боюнча), акционерлер (катышуучулар) алдындагы финансылык милдеттенмелерди жана төлөмдөрдү аткарууда, ошондой эле БФКУнун кызмат адамдарына жана кызматкерлерине эмгек акысын кошпогондо, кайсы болбосун сый акыларды төлөө жөнүндө чечимдерди кабыл алууга укугу жок.

15. Улуттук банк Башкармасы БФКУга кредит берүүдөн баш тартуу чечимин кабыл алган учурда, Улуттук банк БФКУга бул тууралуу кат жүзүндө маалымдайт.

3-глава. Кредиттин камсыздоосу

16. БФКУнун кредитти кайтарып берүү боюнча милдеттенмеси күрөө менен камсыздалат. Кредит камсыздоосу катары сунушталган күрөө предмети үчүнчү жакка күрөөгө же кайра күрөөгө коюлушу мүмкүн эмес.

17. Кредиттин камсыздоосу катары төмөнкүлөр түрүндөгү күрөөнү сунуштоого болот:

1) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик баалуу кагаздары;

2) Улуттук банк үчүн алгылыктуу болгон финансы-кредит уюмундагы депозиттер;

3) чет өлкө валютасы;

4) Улуттук банк Башкармасынын «күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынган кредит портфелин түзүү боюнча минималдуу талаптар» токтомунда каралган тартипте, белгилүү бир мүнөздөмөлөргө ылайык келген кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу. Мында талап кылуу укугу күрөөгө берилген кредиттер кредиттик каражаттарды алууга билдирме берүү учурунда БФКМдин өздүк каражаттарынын эсебинен улуттук валютада берилүүгө жана классификацияланбаган активдер категориясына (байкоого алынган активдерди кошпогондо) киргизилүүгө жана реструктуризацияланбоого тийиш.

5) Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген учурларда, Улуттук банк үчүн алгылыктуу болгон активдердин жана мүлктөрдүн башка түрлөрү.

18. Күрөө предмети күрөө коюучуга менчик укугунда таандык болууга жана ага башка милдеттенмелер жүктөлбөөгө тийиш.

19. Улуттук банктын көзөмөлүнө алынган юридикалык жактардын акциялары күрөө предмети боло албайт.

20. Күрөөлүк камсыздоонун жетишсиздиги БФКУ сураган кредит суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

21. Күрөөгө коюлган мүлктүн рыноктук наркы аны пайдалануу болжолдонгон мезгил үчүн кошуп эсептелинген пайыздардын суммасын кошо алганда, суралган кредиттин суммасынан төмөн болбоого тийиш. Эгерде БФКУ кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндө күрөөлүк камсыздоону сунуштап жатса, тиешелүү күрөө коэффициентин колдонууну эске алуу менен БФКУ сураган кредиттин суммасынын бир бөлүгү ушул Жобонун 17-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн жана бфкуга менчик укугунда таандык болгон күрөө менен камсыз кылынууга тийиш. Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү күрөөлүк камсыздоонун максималдуу көлөмүнө карата талаптар Башкарма тарабынан күрөөлүк камсыздоого карата башка талаптар менен бирге пайыздык туюндурууда аныкталат.

22. Камсыздандыруу (күрөө) катары берилген мүлктөрдү кабыл алуу, жүгүртүү, өндүрүү жана сатып өткөрүү жол-жобосу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана күрөө жөнүндө келишимде, ошондой эле кошумча келишимде аныкталат.

4-глава. Кредит берүү жана аны төлөө тартиби

23. Кредит алуу үчүн БФКУ Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө милдеттүү:

- кредит алуунун максаты көрсөтүлгөн кредит берүү жөнүндө арыз-өтүнүч;

- БФКУнун Директорлор кеңешинин же башка ыйгарым укуктуу адамдын кредит алуу жана талап кылынган кредиттин камсыздоосу катары активдерди жана/же мүлктү сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алуу тууралуу протоколу;

- күрөө коюучунун күрөө предметине менчик укугун тастыктаган документтердин талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- менчик укугун тастыктаган, күрөө предметинин мүнөздөмөсү жана ага көз карандысыз баалоочу тарабынан берилген баа камтылган документтер;

- БФКУ өз акционерлерине Улуттук банкка кредит алуу үчүн кайрылуу ниети жөнүндө билдиргендигин тастыктаган документтер (билдирүү кол койдуруу менен тиешелүү адамдын өз колуна берилет же анын акыркы белгилүү дарегине почта аркылуу жөнөтүлөт);

- Улуттук банк кредит берүү маселесин кароо үчүн зарыл болгон башка документтерди да талап кылууга укуктуу.

- БФКУнун Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген БФКУну финансылык жактан чыңдоо планы;

24. Кредит берүү үчүн Улуттук банк БФКУ менен ушул жобого карата 1-тиркемеге ылайык Акыркы инстанция кредитин алуу жөнүндө макулдашуу, Кредиттик келишим жана Күрөө жөнүндө келишим түзөт, алардын форматы жана талаптары күрөөнүн түрүнө жараша Улуттук банк тарабынан аныкталат.

25. Кредит проблемалуу БФКУну финансылык абалын чыңдоо планынын аткарылышына жана ал тарабынан ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык мурда алынган транштардын максаттуу пайдаланылгандыгы жөнүндө толук көрсөтүлгөн отчеттун берилишине жараша транш боюнча (кезеги менен) берилет.

26. Транштар Башкарманын белгилүү бир чечими менен аныкталган кредитти жабуу датасынан ашпаган мөөнөткө берилет.

Кредитти жабуу датасы жана/же транштарды жыйынтыктап төлөө күнү Улуттук банк Башкармасынын чечими боюнча узартылышы мүмкүн.

27. Транштын негизги суммасы жана ага чегерилген пайыздар Акыркы инстанция кредитин алуу жөнүндө макулдашууда аныкталган шарттарда төлөнөт.

28. БФКУ кредитти максатсыз пайдаланган же өзүнүн милдеттерин аткарбаган/талапка ылайыксыз аткарган учурда, Улуттук банк кредиттин кезектеги траншын берүүнү токтотууга жана кайтарып берүү жөнүндө мөөнөтүнөн мурда талап кылууга же күрөөгө коюлган мүлктүн эсебинен өндүрүп алууга укуктуу.

5-глава. Кредит боюнча пайыздарды эсептөө

29. Кредиттин ар бир траншынын суммасына пайыздар, берилген траншты айкын пайдаланган мезгил үчүн жөнөкөй пайыздардын формуласынын негизинде, жыл ичиндеги 360 календардык күн эсеби боюнча, төмөнкү формулада эсептелинет:

$P = (C \times I \times T) / 360 / 100$, мында:

P – транш боюнча пайыздар суммасы;

C – транштын суммасы (сом);

I – пайыздык чен (жылдык %);

T – траншты пайдалануу мөөнөтү (күндөр менен).

30. БФКУ берилген траншты пайдаланган мезгил ичиндеги айкын календардык күндөрдү эсептөөдө мыйзамдарда белгиленген же Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан жарыяланган дем алыш жана майрам күндөр да эске алынат.

31. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, жумуш эмес күнгө же дем алыш күнгө туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасы жана/же ал боюнча чегерилген пайыздар кийинки жумуш күнү төлөнөт.

6-глава. Өзгөчө шарттар

32. Улуттук банк кайсы болбосун учурда, өз ыңгайына жараша, БФКУнун ишин текшерүүгө укуктуу.

33. Кредит колдонулуп жаткан мезгил ичинде БФКУ Акыркы инстанция кредитин алуу жөнүндө макулдашууда жана Күрөө келишимдеринде, ошондой эле Улуттук банктын чечимдеринде аныкталган бардык талаптарды так сактоого милдеттүү.

34. Кредит колдонулуп жаткан мезгил ичинде БФКУ Улуттук банк Башкармасынын чечимдеринде, Акыркы инстанция кредитин алуу жөнүндө макулдашууда жана/же Күрөө келишимдеринде аныкталган талаптарды сактабаса, Улуттук банк кредитти токтотууга жана сунушталган транштардын, ал боюнча чегерилген пайыздардын мөөнөтүнөн мурда төлөнүшүн талап кылууга укуктуу. БФКУ милдеттенмелердин ордун мөөнөтүнөн мурда жабуу талабын аткарбаган учурда, Улуттук банк күрөө предметинин эсебинен соттон тышкаркы тартипте өндүрүү жол-жобосун башташы мүмкүн.

35. Улуттук банктын талабы боюнча БФКУ кредитти пайдалангандыгы тууралуу отчетту жана башка зарыл документтерди Улуттук банк тарабынан белгиленген формада жана мөөнөттө сунуштайт.

7-глава. Жоопкерчилик жана укукка жатпаган аракеттер

36. Улуттук банк БФКУ тарабынан кредит берүү шарттарынын аткарылбашынын же толук эмес аткарылышынын кесепетинен келип чыккан кандай болбосун чыгымдар үчүн жоопкерчилик тартпайт.

37. Улуттук банк тарабынан кредиттин берилиши БФКУнун милдеттенмелерин өзүнө алуу катары каралбайт.

38. Кредит алуунун жана аны пайдалануунун кайсы болбосун баскычында Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Улуттук банктын өз ченемдик укуктук актыларында каралган таасир этүү чараларын БФКУга карата колдонууга укуктуу.

39. Кредиттин максаттуу пайдаланылышы жана анын бардык шарттарынын так сакталышы үчүн жоопкерчилик БФКУга жүктөлөт.

40. БФКУнун кызмат адамдары, акционерлери, БФКУ менен байланыштуу же аффилирленген жактар укукка жатпаган төмөнкүдөй

аракеттери үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат:

- БФКУга тиешелүү болгон бухгалтердик жана башка документтердеги жазууларды жашыруу, бурмалоо же жалган жазууларды киргизүү;

- БФКУнун кызмат адамдарына жана кызматкерлерине айрым кредиторлордун жана дебиторлордун пайдасына чечим кабыл алуусу үчүн таасирин тийгизүү;

- кызмат адамдары менен кызматташуудан баш тартуу же БФКУнун мүлкүн кайтарып берүүгө тоскоолдук кылуу;

- БФКУнун кызмат адамдары милдеттерин аткаруусуна тоскоолдук кылуу жана анын мыйзам чегинде талаптарын аткарбоо;

- банкроттукка учуроону кошо алганда, мажбурлап жоюуга алып келгендиги сот тарабынан таанылган иш-аракеттер;

- милдеттерин аткарууда Улуттук банкка тоскоолдук кылуу жана Улуттук банктын мыйзамдуу талаптарын аткарбоо.

«Депозиттерди
тартуу менен иш
алып барган банк
эмес финансы-
кредит уюмдарына акыркы
инстанция кредити жөнүндө»
жобого карата 1-тиркеме

Акыркы инстанция кредитин алуу жөнүндө макулдашуу

Бишкек шаары № _____ 20__-жылдын «__» _____

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан _____ негизинде иш алып барган _____ бир тараптан жана мындан ары «БФКУ» деп аталуучу _____ атынан Уставдын негизинде иш алып барган _____ экинчи тараптан, мындан ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ушул Акыркы инстанция кредитин алуу жөнүндө макулдашууну (мындан ары – Макулдашуу) түзүштү:

1. ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

1.1. Ушул Макулдашуунун максаттарында төмөнкү терминдер пайдаланылган:

Кредиттөө лимити – ушул Макулдашууга ылайык белгиленген жалпы сумманын чектүү өлчөмү, анын чегинде БФКУ негизги талаптарды сактаган шартта, ушул Макулдашууну колдонуу мөөнөтү ичинде кредит/транш алууга укуктуу.

Негизги талаптар – Улуттук банк Башкармасынын 20__-жылдын «__» _____ №__ токтому менен бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» жободо белгиленген талаптар.

Кредиттөө лимитинен пайдалануу мезгили – ушул Макулдашууга кол коюлган учурдан тартып _____ жылга чейинки мезгил аралыгы, бул мезгил аралыгында БФКУ ушул Макулдашуу боюнча кредит/транш алууга укуктуу.

Кредит/транш – Улуттук банк тарабынан ушул Макулдашууда каралган шарттарда, кредиттөө лимитинен ашпаган жалпы суммада БФКУга берилген акча каражаттары. Кредит/транш БФКУнун билдирмесине ылайык сунушталат. Кредиттер/транштар БФКУнун билдирмесине ылайык берилет. Кредиттерди/транштарды берүү жана төлөө шарттары аны берүү жөнүндө конкреттүү кредиттик келишимдерде аныкталат.

Кредиттөө лимитинин бош калдыгы – Улуттук банк БФКУга акыркы жолу кредит/транш бергенден кийин калган кредиттөө лимити боюнча акча каражаттарынын суммасы кредиттөө лимити менен ушул Макулдашуунун шарттарына ылайык берилген, бирок орду жабылбаган (б.а. колдонуудагы) кредиттердин/транштардын жалпы суммасынын ортосундагы айырмага барабар. Кредиттөө лимитинин бош калдыгы БФКУга кредит/транш түрүндө анын өлчөмүнүн чегинде жана кредиттөө лимитин пайдалануу мезгили ичинде, ошондой эле күрөөлүк камсыздоо жетиштүү болгон шартта берилиши мүмкүн.

Кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим – Тараптар тарабынан ушул Макулдашуунун алкагында түзүлгөн келишим, анын негизинде Улуттук банк БФКУга кредит/транш сунуштайт жана ал ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим, ушул Макулдашууга карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн формада түзүлөт.

Кредит/транш берүү датасы – кредиттин/транштын суммасы БФКУнун Улуттук банктагы өзүнчө эсебине чегерилген күн.

Кредит/транш төлөө датасы – негизги карыздын суммасын, ал боюнча чегерилген пайыздарды жана башка төлөөлөрдү кошо алганда, ___-жылдын «___»_____ кечиктирилбестен, ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча БФКУдан Улуттук банктын эсебине Улуттук банктын талаптарын канааттандырган суммадагы акча каражаттары келип түшкөн күн.

2. МАКУЛДАШУУНУН ПРЕДМЕТИ

2.1. Улуттук банк БФКУга мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук, төлөөгө жөндөмдүүлүк, камсыздоо шарттарында жана ушул Макулдашууда

аныкталган башка шарттарда _____ (суммасы жазуу жүзүндө) сом суммасында кредиттөө лимити менен кредит сунуштайт (ачат), ал эми БФКУ ушул Макулдашууда жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдерде каралган өлчөмдө, мөөнөттө жана шарттарда ачык кредит алкагында алынган кредитти/траншты Улуттук банкка кайтарып берүүгө жана аларды пайдалануу үчүн пайыздарды төлөп берүүгө милдеттенет.

2.2. Кредиттөө лимити менен кредит _____-жылдан тартып _____-жылга чейин сунушталат (ачылат), анын акырында БФКУ ушул Макулдашууга ылайык сунушталган кредит/транш боюнча карызды, анын ичинде негизги карыздын суммасын, чегерилген пайыздарды жана кредит/транш боюнча башка төлөөлөрдү толугу менен төлөп берүүгө тийиш.

2.3 Белгиленген кредиттөө лимитинин алкагында, ушул Макулдашууну колдонуу мөөнөтү ичинде, бирок кредиттөө лимитинен пайдалануу мезгилинен кечиктирбестен, БФКУ кредит/транш берүү жөнүндө тиешелүү билдирме берилген учурда негизги талаптарды сактаган шартта, кредиттөө лимитинин бош калдыгынын чегинде кезектеги кредит/транш алууга укуктуу. Негизги талаптардын сакталышы, кредит/транш берүү жөнүндө билдирме сунушталган учурда БФКУ тарабынан Улуттук банкка берилген тиешелүү маалымат жана документтер менен тастыкталат.

2.4. БФКУнун алынган кредит/транш боюнча ушул Макулдашуунун колдонуу мөөнөтү ичиндеги карызынын калдыгы ушул Макулдашуунун 2.1-пунктунда белгиленген кредиттөө лимитинен ашпоого тийиш.

2.5. БФКУга Улуттук банк тарабынан ушул Макулдашуунун алкагында берилүүчү кредиттик каражаттар максаттуу багытка ээ жана аларды БФКУ ликвиддүүлүктү колдоо үчүн гана пайдаланууга тийиш. Мында сунушталган кредиттик каражаттар биринчи кезекте жеке адамдардын депозиттерин (аманаттарын) кайтаруу жөнүндө талаптарды канааттандырууга багытталат.

2.6. БФКУ Улуттук банк тарабынан сунушталган кредиттик каражаттарды кредиттөө үчүн, баалуу кагаздар рыногунда операцияларды жүргүзүү үчүн пайдаланууга укугу жок. Улуттук банк БФКУнун байланыштуу же аффилирленген жактар менен операцияларына чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу.

3. КРЕДИТ/ТРАНШ БЕРҮҮ ТАРТИБИ

3.1. Кредит/транш алуу үчүн БФКУ кредит/транш суммасын, мөөнөтүн жана аны камсыздоо катары сунушталып жаткан активдер тизмегин көрсөтүү менен Улуттук банкка кредит/транш берүү жөнүндө билдирме берүүгө тийиш.

БФКУнун кредит/транш берүү жөнүндө билдирмесине БФКУнун негизги талаптарга жооп бериши тууралуу документтер жана маалыматтар кошо тиркелүүгө тийиш.

3.2. Кредит/транш ушул Макулдашуу түзүлгөн учурдан тартып _____ айдан ашпаган мөөнөт ичинде ордун жабуу шартында алынышы мүмкүн.

3.3. Улуттук банк БФКУга кредит/транш берүү жөнүндө тиешелүү кредиттик келишимди тариздөө аркылуу берет, анда анын өлчөмү (суммасы), мөөнөтү, пайыздык чени, негизги сумманы жана ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөөнүн конкреттүү шарттары көрсөтүлөт. Кредит/Транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдерде ушул Макулдашууга карата шилтеме камтылууга тийиш.

3.4. БФКУ Улуттук банктын кредит/транш алуу боюнча зарыл документтерди сунуштоого тиешелүү бардык талаптарын так сактоого тийиш. Улуттук банк БФКУдан кредит/транш берүү жөнүндө билдирмеге тиешелүү кошумча документтерди жана маалыматты талап кылууга укуктуу.

3.5. Негизги талаптарга ылайык кредит/транш берүүгө түздөн-түз тиешелүү бардык зарыл материалдар жана документтер иликтенгенден кийин гана Улуттук банк кредит/транш берет.

Улуттук банк БФКУ тарабынан сунушталган документтердин толуктугун, негиздүүлүгүн жана талапка ылайык келишин карап чыккандан кийин, ушул Макулдашуу шарттарын так сактоо менен өз ички жол-жоболоруна ылайык, кредит/транш берүү же аны четке кагуу жөнүндө чечим кабыл алат.

3.6. Кредит/транш БФКУ тарабынан күрөө жөнүндө келишимдин каттоодон өткөндүгү жөнүндө тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын тастыктамасы Улуттук банкка берилгенден кийинки 2 (эки) жумуш күнү ичинде кредит/транш берүү жөнүндө кол коюлган кредиттик келишимге ылайык сунушталат. Өзгөчө учурларда кредит/транш

БФКУга күрөө келишимдерин ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүү жол-жобосу аяктаганга чейин да сунушталышы мүмкүн.

4. КРЕДИТТИ/ТРАНШТЫ ЖАНА БАШКА СУММАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНГАНДЫГЫ ҮЧҮН ПАЙЫЗДАРДЫ ЭСЕПТӨӨ, ЧЕГЕРҮҮ ЖАНА ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ

4.1. Улуттук банк тарабынан сунушталган кредитти/траншты пайдалангандыгы үчүн БФКУ Улуттук банкка пайыздарды төлөп берүүгө милдеттенет. Пайыздар, БФКУнун кредиттин/транштын негизги суммасы боюнча карызынын калдыгына чегерилет.

Улуттук банктын кредит боюнча пайыздык чени так аныкталган катары саналат жана жылдык _____ пайыз өлчөмүндө белгиленет.

4.2. Кредитти/траншты пайдалангандыгы үчүн пайыздарды чегерүү жана төлөө ар айлык негизде жүргүзүлөт.

4.3. Пайыздар, жыл ичиндеги 360 күндүн жана ай ичиндеги айкын күндөрдүн негизинде кредит/транш сунушталган күндөн тартып (ошол күндү эске алуусуз) кредит төлөнгөн күнгө чейин (ошол күндү кошо алганда) кредит/транш боюнча айкын карыз калдыгына чегерилет.

4.4. Кредит/транш боюнча карыздын негизги суммасын жана чегерилген пайыздарды төлөө ушул Макулдашууну колдонуу мөөнөтү бүткөн жумуш күнүнөн кечиктирбестен ишке ашырылат.

4.5. Айрым бир кредит/транш боюнча негизги карызды жана чегерилген пайыздарды төлөө тартиби кредит/транш берүү жөнүндө өзүнчө кредиттик келишимдерде аныкталат.

5. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

5.1. Улуттук банктын укуктары жана милдеттери:

5.1.1. Улуттук банк ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык, кредит/транш берүү боюнча бардык зарыл аракеттерди өз убагында жүзөгө ашырууга милдеттенет;

5.1.2. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган, БФКУ тарабынан ушул Макулдашууга

жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык милдеттенмелердин аткарылышы үчүн зарыл болгон кандай болбосун чараларды көрүүгө укуктуу.

5.1.3. Ушул Макулдашууну колдонуу мезгили ичинде Улуттук банк БФКУнун финансылык абалын, кредит боюнча камсыздоонун абалын, кредиттин/транштын максаттуу пайдаланылышын текшерүү жагында иш-чараларды жүзөгө ашырууга укуктуу.

5.1.4. Улуттук банк мониторинг жүргүзүү жана контролдоо максатында, БФКУдан кандай болбосун зарыл маалыматты, анын ичинде кредит боюнча камсыздоонун абалы, кредиттин/транштын максаттуу пайдаланылышы боюнча, анын ичинде суммаларды чегерүү боюнча төлөм документтеринин БФКУ тарабынан тастыкталган көчүрмөлөрүн жана башка маалыматты талап кылууга жана алууга укуктуу.

5.1.5. Улуттук банк, БФКУ тарабынан ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууда жол берилген бузуулардын же болбосо ушул Макулдашуунун жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдин камсыздоосу катары БФКУ менен Улуттук банк ортосунда түзүлгөн күрөө жөнүндө келишим шарттарын жана жоболорун бузууга жол берүүнүн натыйжасында Улуттук банк тарткан чыгымдарды жана чыгашаларды кошо алганда, ушул Макулдашууда жана кредиттик келишимде каралган кредиттердин/транштардын негизги суммасы, ал боюнча чегерилген пайыздар, туумдар жана айыптык төлөмдөр жана башка суммалар түрүндөгү үстөк айыптар боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздын бардык суммасынан күрөөлүк мүлкөн өндүрүү жол-жобосун БФКУнун жактыруусун жана макулдугун алуусуз бир тараптуу тартипте демилгелөөгө укуктуу.

5.1.6. Эгерде БФКУ Улуттук банктын ушул Макулдашуунун жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча талабын аткарбаса, Улуттук банк кредит/транш боюнча негизги сумманы, ал боюнча чегерилген пайыздарды, үстөк айыптарды жана айыптык санкцияларды же болбосо камсыздоого жетишсиз эквиваленттеги тиешелүү сумманы кошо алганда, БФКУнун ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча карызынын толук суммасын же бир бөлүгүн жабуу үчүн күрөөдөн өндүрүүнү жүргүзүү жол-жобомкн баштоого укуктуу.

5.1.7. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын алып койгон учурда, алар эсептен алынып салынган/алынып коюлган күнүнө карата Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курска ылайык БФКУга берилген кредиттин/транштын валютасына конвертацияланат (которулат).

5.1.8. Улуттук банк ушул Макулдашууда, кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимде жана Улуттук банк менен БФКУ ортосунда ушул Макулдашуунун негизинде түзүлгөн күрөө жөнүндө келишимдеринде каралган жагдайларда, БФКУ тарабынан Улуттук банкка сунушталган күрөө предметинин эсебинен өндүрүп алууга укуктуу.

5.1.9. Улуттук банк бир тараптуу негизде кредит/транш берүүдөн баш тартууга жана/же аны берүүнү токтотуп турууга жана/же ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышын талап кылууга, анын ичинде кредит/транш боюнча негизги карызды, аны пайдаланган айкын мезгил үчүн пайыздарды жана ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык Улуттук банкка төлөнүүгө тийиш болгон башка суммаларды төлөөнү, кайсыл болбосун төмөнкү учурларда талап кылууга укуктуу:

- 1) БФКУ кредитти/траншты максатсыз пайдаланган учурда;
- 2) БФКУ ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык Улуттук банк тарабынан БФКУдан талап кылынган документтер жана маалымат сунушталбаса же өз убагында сунушталбаса;
- 3) БФКУ ушул келишимге жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса;
- 4) БФКУ кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык карыздын ордун жабуу графигин бузууга жол берген шартта;
- 5) БФКУ ушул Макулдашууга ылайык Улуттук банк тарабынан берилген кредиттин камсыздоосу катары БФКУ тарабынан сунушталган, БФКУ менен Улуттук банк ортосунда түзүлгөн Күрөөлүк мүлк жөнүндө келишимдин жоболорун бузууга жол берсе;
- 6) эгерде Улуттук банкта расмий маалыматтарга же ыйгарым укуктуу органдардын маалыматтарына негизденген, Улуттук

банктын пикири боюнча БФКУнун финансылык абалынын олуттуу начарлагандыгы тууралуу жана/же БФКУ ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык милдеттенмелеринин аткарылбашына же талаптагыдай аткарылбашына алып келиши мүмкүн болгон башка жагдайлар орун алгандыгы тууралуу маалымат болсо;

7) эгерде БФКУнун ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык Улуттук банкка сунушталган маалыматы такталбаган, толук эмес/бурмаланган жана/же жалган катары таанылса.

5.1.10. Улуттук банк 5.1.9-пунктта көрсөтүлгөн талаптар жөнүндө БФКУга кат жүзүндө билдирет.

Эгерде Улуттук банк 5.1.9-пунктта көрсөтүлгөн себептер боюнча кредит/транш берүүнү токтоткон болсо, ал ушул Макулдашууга ылайык берилген кредит боюнча кредиттөө лимитинин бош калдыгын бир тараптуу жабууга жана БФКУдан кредит/транш боюнча негизги сумманы, айкын пайдаланган убактысы үчүн пайыздарды мөөнөтүнөн мурда кайтарууну талап кылышы мүмкүн, бул тууралуу Улуттук банк БФКУга кат жүзүндө маалымдайт. БФКУ Улуттук банктын кат жүзүндөгү билдирмесинде белгиленген талаптарды, эгерде анда башка мөөнөт көрсөтүлбөсө, тиешелүү билдирме алган учурдан кийинки 5 (беш) жумуш күнүнөн кечиктирбестен аткарууга тийиш.

Улуттук банк кредиттөө лимити бош турган калдыкты бир тараптуу негизде жапкан шартта, мындай өзгөрүү БФКУга Улуттук банктын кат жүзүндө тиешелүү билдирүүсүндө көрсөтүлгөн датадан тартып күчүнө кирет.

5.2. БФКУнун укуктары жана милдеттери:

5.2.1. БФКУ ордун жабуу пландаштырылганга чейинки үч жумуш күнү мурда Улуттук банкка ал тууралуу алдын ала билдирүү менен ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча негизги карызды жана/же пайыздарды мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу.

5.2.2. БФКУ Улуттук банктан ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык алган акча каражаттарын ушул Макулдашуунун 2.5-пунктунда жана кредит/

транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдин тиешелүү пункттарында белгиленген максаттарда гана пайдаланууга милдеттүү.

5.2.3. БФКУ Улуттук банктын ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык бардык талаптарын, анын ичинде Улуттук банк тарабынан ушул келишимге жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык талап кылынган маалыматты жана документтерди мөөнөтүндө, талап кылынган формада жана толук көлөмдө сунуштоо талабын аткарууга милдеттүү.

5.2.4. Макулдашуунун колдонуудагы мөөнөтү ичинде БФКУ ушул Макулдашууга ылайык, Улуттук банк алдында өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн сунушталган мүлктү жана/же талап кылуу укугун кайра күрөөгө коюуга жана башка милдеттенме жүктөөгө укугу жок.

5.2.5. БФКУ ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык, алынган кредит/транш боюнча негизги сумманы жана чегерилген пайыздарды төлөө графигинин негизинде өз убагында жана толук көлөмдө төлөөгө милдеттенет.

5.2.6. БФКУ ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык Улуттук банк алдында өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн БФКУ тарабынан сунушталган күрөөлүк мүлктүн сакталышын жана бүтүндүгүн камсыздоо боюнча бардык зарыл чараларды өз убагында жана толук көлөмдө көрүүгө милдеттенет.

5.2.7. БФКУ ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарууга, анын ичинде сунушталган кредит/транш боюнча негизги сумманы, ал боюнча чегерилген пайыздарды жана башка суммаларды төлөөгө кесепетин тийгизиши мүмкүн болгон бардык жагдайлар, анын ичинде төмөнкү жагдайлар тууралуу Улуттук банкка дароо билдирүүгө милдеттүү:

– БФКУга карата ушул Макулдашуунун 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн кредиттөө лимитинин суммасына барабар же 10 (он) пайызынан ашкан суммада үчүнчү жактардын кине коюулары жана/же доо арызы жөнүндө; БФКУ ушул келишимдин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн кредиттөө лимитинин суммасына барабар же 10 (он) пайызынан ашкан суммадагы акча каражаттарын төлөө үчүн жоопкер же кошо

жоопкер катары катышкан соттук териштирүүлөр жөнүндө; ыйгарым укуктуу органдар тарабынан БФКУга карата колдонулган мажбурлоо чаралары жана санкциялар жөнүндө жана БФКУнун ушул Макулдашуу боюнча Улуттук банк алдында өз милдеттенмелерин аткарууга таасирин тийгизиши мүмкүн болгон бардык жагдайлар тууралуу;

– БФКУнун мүлкүнө, анын ичинде күрөө жөнүндө келишимге ылайык БФКУ тарабынан Улуттук банк алдында өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн сунушталган мүлккө арест коюу тууралуу.

5.2.8. БФКУ кредит/транш боюнча негизги сумманы жана чегерилген пайыздарды ушул Макулдашууда жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимде белгиленген мөөнөттө толук өлчөмдө, анын ичинде эгерде ушул Макулдашуунун 5.1-пунктунун 9-пунктчасында белгиленген жагдайлар орун алган шартта Улуттук банк БФКУга кат жүзүндө тиешелүү билдирме жөнөткөн учурда ушул келишимдин 5.1-пунктунун 10-пунктчасына ылайык мөөнөтүнөн мурда ордун жабууга (кайтарууга) милдеттенет.

6. БФКУ ТАРАБЫНАН КРЕДИТ БОЮНЧА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИНИН АТКАРЫЛЫШЫН КАМСЫЗДОО

6.1. БФКУ тарабынан ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык алган кредит/транш боюнча негизги карызды, чегерилген пайыздарды, башка жыйымдарды/төлөмдөрдү, айыптык төлөмдөрдү, туумдарды жана башка төлөөлөрдү кайтаруу боюнча милдеттенмелерин аткаруунун камсыздоосу катары БФКУга күрөө жөнүндө келишимдин негизинде таандык болгон _____ саналат. БФКУ тарабынан ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин камсыздоого Улуттук банкка өткөрүлүп жаткан мүлктүн конкреттүү тизмеси БФКУ менен Улуттук банк ортосунда түзүлгөн күрөө келишиминде көрсөтүлөт.

6.2. БФКУнун күрөө предмети болуп саналган мүлкү тараптардын макулдашуусу менен БФКУнун башка мүлкүнө алмаштырылышы мүмкүн.

6.3. Күрөө жөнүндө келишимдерде негизги милдет катары ушул Макулдашууга шилтеме камтылууга тийиш.

6.4. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык каттоодон өтүүгө тийиш болгон күрөөлүк мүлк

БФКУ тарабынан күрөө жөнүндө келишимде көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде ыйгарым укуктуу органда катталууга тийиш.

6.5. Эгерде БФКУ ушул Макулдашууда жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимде белгиленген өз милдеттенмелерин аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, ошондой эле ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимде каралган башка жагдайларда, БФКУ Улуттук банк алдындагы милдеттенмелерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган күндөн кийинки күндөн тартып, күрөөлүк амсыздоодон өндүрүү жол-жобосун баштоого Улуттук банкка укук берет.

6.6. Улуттук банк өз талаптарын күрөө келишиминде жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган шарттарга жана талаптарга ылайык, БФКУ тарабынан сунушталган күрөөнүн эсебинен соттон тышкары өндүрүүнү жүргүзүү аркылуу жана соттон тышкары сатып өткөрүү аркылуу толук көлөмдө канааттандырууга укуктуу.

БФКУ тарабынан күрөөгө коюлган мүлктү сатуудан алынган сумма өз талаптарын толук канааттандыруу үчүн жетишсиз болгон шартта, Улуттук банк жетпеген сумманы БФКУнун кайсы болбосун башка мүлкүнөн алууга укуктуу.

6.7. БФКУ/күрөө коюучу Улуттук банкка күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү, боюнча чараларды көрүүдө кандайдыр бир негизде жана кандайдыр бир формада каршылык көрсөтүүгө укугу жок. Эгерде БФКУ/күрөө коюучу Улуттук банкка күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү боюнча зарыл чараларды көрүүдө кандайдыр бир негизде каршылык көрсөтсө, Улуттук банк өз талаптарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык соттук тартипте толук көлөмдө канааттандырууга укуктуу. Бул учурда Улуттук банктын бардык тиешелүү чыгашалары, анын ичинде соттук чыгашалар БФКУга/күрөө коюучуга жүктөлөт.

7. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

7.1. Улуттук банк ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык, кредит берүү боюнча өз милдеттенмелерине жоопкерчиликтүү болот.

7.2. Улуттук банк берилүүчү кредиттин/транштын суммасы ушул Макулдашуунун 3.6-пунктунда каралган мөөнөттө БФКУнун Улуттук банктагы өзүнчө эсебине өз убагында чегерилбесе, БФКУга берилүүчү кредиттин/транштын суммасынын 0,1% өлчөмүндө бир жолку айып төлөйт.

7.3. Ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдерге ылайык алынган кредиттик каражаттар БФКУ тарабынан максатсыз пайдаланылган шартта, БФКУ Улуттук банкка кредит/транш берүү жөнүндө келишимдерге ылайык алынган кредиттин/транштын суммасынын 0,1% өлчөмүндө бир жолку айып түрүндөгү үстөк айып төлөйт. Мында, БФКУ Улуттук банктын бул тууралуу тиешелүү жазуу жүзүндөгү билдирмесин алган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде үстөк айыбын төлөө менен кредит/транштын бардык суммасын кайтарып берүүгө милдеттүү.

7.4. БФКУ кредит/транштын негизги суммасын, ал боюнча чегерилген пайыздарды жана ушул Макулдашуудан жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдерден улам келип чыккан төлөмдөрдү өз убактысынан өткөрүп же толук төлөбөгөн учурда, БФКУ, карыздын мөөнөтү өткөрүп жиберилген күндөн тарып анын ордун толук жабууга чейинки ар бир мөөнөтү өткөрүлгөн күн үчүн 0,1% өлчөмүндө туум түрүндө үстөк айып төлөйт.

7.5. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз боюнча пайыздар күндөрдүн айкын санынын негизинде чегерилет.

7.6. Эгерде БФКУ кредиттин максаттуу пайдаланылышы боюнча отчетторду жана ушул Макулдашуу жана БФКУ менен Улуттук банк ортосунда келишилген күрөө жөнүндө келишимде каралган күрөө менен камсыздоо боюнча маалыматты, ошондой эле ушул Макулдашууга жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык Улуттук банк тарабынан талап кылынуучу башка маалыматтарды жана документтерди белгиленген мөөнөттө же берүү формасын бузуу менен же болбосо толук эмес, бурмалап, туура эмес берген болсо, анда ал отчетторду/маалыматты талаптагыдай сунуштабаган ар бир учуру үчүн Улуттук банкка ушул Макулдашуунун 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн кредиттөө лимитинин суммасынан 0,01 пайыз өлчөмүндө айып төлөйт.

7.7 Айыптарды жана туумдарды төлөө БФКУну ушул Макулдашуу боюнча өз милдеттенмелерин аткаруудан бошотпойт.

7.8. Аталган Макулдашуунун мөөнөтү БФКУнун ушул Макулдашуу боюнча Улуттук банктан алган акча каражаттарын кайтарган мөөнөтүн кошо алганда, анын ичинде форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда, Улуттук банк Башкармасынын чечиминин негизинде гана пролонгацияланат.

8. ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАР, КЕПИЛДИКТЕР

8.1. БФКУ ушул Макулдашууга кол коюу менен төмөндөгүлөрдү тастыктайт жана кепилдик берет:

а) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча юридикалык жак болуп саналуу менен, ал өзүнүн атынан ушул Макулдашууну жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимди түзүүгө укуктуу;

б) ушул Макулдашуунун жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдин мазмуну жана алардын шарттарынын талаптагыдай аткарылышы, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын жана кайсы болбосун ченемдик укуктук актыларын, соттун БФКУга жана БФКУнун уставына тиешеси бар чечимдерин бузууга себеп болбойт;

в) БФКУ Улуттук банк Башкармасынын _____ «__» ____ № _____ токтому менен бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобонун талаптары менен толук таанышып чыкты.

8.2. Жердин силкинишин жана башка табият кубулуштарын, мамлекеттик органдардын аракеттерин жана чечимдерин, эл аралык келишимдердин күчүнө киришин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын кабыл алынышын, согуштук аракеттер жана ушул Макулдашуунун тараптарынын контролдоосуна мүмкүн болбогон жана жогоруда аталган келишимдер боюнча өз милдеттерин аткаруусуна бөгөт коюучу массалык баш аламандыктарды кошо алганда, алдын ала болжолдоого жана алгылыктуу аракеттер менен ага бөгөт коюуга мүмкүн болбогон күтүүсүз жагдайлар (форс-мажордук) орун алган шартта, бул милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү келишимдин 7.8-пунктунда каралган шарттар сакталган учурда, бирок ушул Келишимдин жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдин же көрсөтүлгөн форс-мажордук жагдайлар

башталгандан кийин аткарылууга тийиш болгон алардын бөлүгүн аткаруу мөөнөтүнө таасирин тийгизген чекте гана, форс-мажордук жагдайлар орун алып турган мезгилге жараша жылдырылат.

8.3. Ушул Макулдашуунун эки тарабы тең ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарууга тоскоолдук жаратуучу форс-мажордук жагдайлардын башталгандыгы жана аяктагандыгы жөнүндө 2 (эки) жумуш күнү ичинде бири-бирине оозеки жана жазуу жүзүндө билдирүүлөрү тийиш.

8.4. Эгерде Тараптардын бири ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткара албай калса жана бул форс-мажордук жагдайлардын натыйжасы болуп саналса, бирок форс-мажордук жагдайга кириптер болгон тарап мындай кесепеттерди четтетүү үчүн өз убагында бардык керектүү чараларды көрсө, анда бул ушул Макулдашуунун жана жогоруда аталган келишимдердин талаптарын бузгандык катары каралбайт.

9. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ

9.1. Ушул Макулдашууну аткаруу процессинде тараптар ортосунда келип чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимди иштеп чыгуу максатында тараптардын өз ара сүйлөшүүлөрү аркылуу жөнгө салынат.

9.2. Тараптар ортосунда сүйлөшүүлөргө жетишүү мүмкүн болбогон шартта, алардын ортосунда келип чыккан талаш маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

10. КОРУТУНДУ ШАРТТАР

10.1. Улуттук банк менен БФКУ ортосундагы бардык мамилелер купуялуулук мүнөзгө ээ жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Макулдашууда түздөн-түз каралган же башка тараптын макулдугу бар учурларды эске албаганда, ушул Макулдашуунун колдонуудагы мезгили ичинде бири-биринен алган маалыматтарын үчүнчү жактарга ачыкка чыгарууга укугу жок.

10.2. Купуя маалымат жалпыга жеткиликтүү маалыматтарды, ошондой эле билдирүүлөрдө жана отчеттордо, жарнамалык билдирүүлөрдө ж.б. камтылган маалыматтарды камтыбайт.

10.3. БФКУ Улуттук банкка ушул Макулдашуу жана кредитти/траншты берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча Улуттук банк алдында өз милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурларда ушул Макулдашуу боюнча үчүнчү жактарга маалыматты ачууга укук берет.

10.4. Ушул статьяларда каралган купуялуулук жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугун жана милдеттерди кошо алганда, укуктары ыйгарып өткөрүп берилген укуктарга таркатылбайт.

10.5. Макулдашууга анын ажырагыс бөлүгү болуп санала турган кошумча келишимдерди түзүү же болбосо кат алмашуу аркылуу тараптардын өз ара макулдашуулары боюнча өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

10.6. Ушул Макулдашууда каралган учурларды эске албаганда, ага бир тараптуу тартипте өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүүгө же аны токтотууга жол берилбейт.

10.7. Ушул Макулдашуунун бардык шарттары жана жоболору тараптар тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш.

10.8. Тараптар банктык реквизиттерин өзгөрткөн датага чейинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде бул тууралуу бири-бирине кат жүзүндө билдирүүгө милдеттенет. Банктык реквизиттеринин өзгөргөндүгү жөнүндө өз убагында билдирбегендигинен улам, ушул Макулдашуунун талаптагыдай аткарылбай калуу тобокелдиги үчүн, банктык реквизиттеринин өзгөргөндүгү жөнүндө башка тарапка билдирбеген же өз убагында билдирбеген тарап жоопкерчилик тартат.

10.9. Тараптар кайра өзгөртүп түзүлгөн же жоюлган шартта, Тараптардын ушул Макулдашуу боюнча бардык укуктары жана милдеттери алардын укугу өтүүчүлөргө өтөт.

10.10. Макулдашуунун негизинде түзүлгөн кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ага ушул Макулдашуунун бардык жобосу таркатылат.

10.11. Макулдашуу эки тарап тең кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет жана БФКУ ушул Макулдашуу жана кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча Улуттук банк алдындагы өз милдеттенмелерин аларда каралган мөөнөттө толук аткарганга чейин колдонулат.

10.12. Макулдашуу тараптардын ар бири үчүн бирден, бирдей юридикалык күчкө ээ 3 (үч) түп нускада, бир нускасы – күрөөнү каттаган ыйгарым укуктуу органдар үчүн түзүлгөн.

11. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ

Улуттук банк:	БФКУнун аталышы:
Кыргыз Республикасынын	Бишкек шаары, _____ көчөсү.
Улуттук банкы	Улуттук банктагы өзүнчө эсеби № _____
Бишкек шаары	Улуттук банктагы БИК № _____
Чүй проспекти, 168.	ИНН № _____
	ОКПО № _____
	Мамлекеттик салык кызматынын коду: _____

Кызмат орду _____ Кызмат орду _____

(кол тамгасы) _____ М.О. (кол тамгасы) _____ М.О.

20__ жылдын «__» _____
№ _____ Акыркы инстанция
кредитин алуу жөнүндө
макулдашууга карата
1-тиркеме

№ _____ Акыркы инстанция кредитин алуу жөнүндө
макулдашууга карата

№ _____ кредиттик келишим

Бишкек шаары 20__ жылдын «__» _____

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан _____ негизинде иш алып барган _____ бир тараптан жана мындан ары «БФКУ» деп аталуучу _____ атынан _____ негизинде иш алып барган _____ экинчи тараптан, мындан ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ушул кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишимди (мындан ары «Кредиттик келишим») түзүштү:

1. Кредит/транш берүү жөнүндө кредиттик келишим предмети

1.1. Улуттук банк 20__-жылдын «__» _____ Акыркы инстанция кредитин алуу жөнүндө макулдашуунун (мындан ары – Макулдашуу) жана ушул кредиттик келишимдин негизинде БФКУга ушул Кредиттик келишимде жана Макулдашууда каралган шарттарда _____ (суммасы жазуу жүзүндө) сом суммасында кредит/транш сунуштайт.

2. Кредит/Транш сунуштоо шарттары

2.1. Кредит/транш _____ ай мөөнөтүнө, _____ тартып _____ чейин сунушталат.

2.2. Кредит/транш боюнча акча каражаттары БФКУнун Улуттук банкта ачылган атайын эсебине чегерилген күн кредит/транш сунуштоо күнү болуп саналат.

2.3. БФКУ ушул Кредиттик келишимге ылайык Улуттук банктан талап кылган кредит/транш боюнча күрөө жөнүндө келишимдер

каттоодон өткөндүгү жөнүндө тиешелүү ыйгарым укуктуу органдардын тастыктамасын Улуттук банкка сунуштаган учурдан кийинки 2 (эки) жумуш күнү ичинде Улуттук банк кредит/транш боюнча акча каражаттарын чегерет.

2.4. Ушул Кредиттик келишимдин алкагында Улуттук банк тарабынан БФКУга сунушталып жаткан кредиттик каражаттар максаттуу багытка ээ жана аны БФКУ Макулдашуунун 2.5-пунктунда каралган максаттарда жана ушул эле Макулдашуунун 2.6-пунктунда каралган шарттарда пайдаланылууга тийиш.

БФКУ тарабынан ушул пункттун биринчи абзацында каралган шарттар сакталбаган учурда, ага карата Макулдашууда каралган чаралар колдонулат.

3. Кредитти/траншты пайдалануу шарттары

3.1. БФКУ кредитти/траншты пайдалангандыгы үчүн ушул Кредиттик келишимдин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн бүтүндөй мөөнөт ичинде Улуттук банкка жылдык _____ пайыз өлчөмүндө белгиленген пайыздык чен төлөйт.

3.2. Кредитти/траншты пайдалангандыгы үчүн чегерилген пайыздар БФКУ тарабынан ай сайын төлөнөт. Пайыздар кредит берилген (бул күндү кошпогондо) күндөн тартып кредит төлөнгөн күнгө чейин (бул күндө кошо алганда) кредит боюнча карыздын айкын калдыгына жыл ичиндеги 360 күндүн негизинде жана ай ичиндеги айкын күндөргө чегерилет.

3.3. Кредит/транш боюнча карыздын негизги суммасы жана/же ал боюнча чегерилген пайыздар БФКУ тарабынан ушул Келишимдин 2.1-пунктунда белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин төлөнөт.

3.4. Кредит/транш боюнча бүтүндөй негизги сумманы жана пайыздарды төлөө, БФКУ тарабынан ушул кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган карызды төлөө графигине ылайык (1-тиркеме) жүргүзүлөт.

3.5. Кредиттин/транштын негизги суммасы жана чегерилген пайыздар боюнча жыйынтыктап эсептешүүлөр _____ жылы жүргүзүлөт.

3.6. Кредиттин/транштын негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды жана/же башка төлөмдөрдү (айыптык төлөмдөрдү, туумдарды ж.б.) төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же дем алыш күндөрүнө туура келип калса, ал майрам, иштебеген же дем алыш күндөрүнөн кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.

3.7. БФКУ, кредит/транш боюнча негизги сумманы, ал боюнча чегерилген пайыздарды

жана башка төлөмдөрдү (айыптык төлөмдөрдү, туумдарды ж.б.) Улуттук банктагы тиешелүү эсепке которот (негизги карыз боюнча сумма № _____, пайыздык төлөмдөр боюнча сумма № _____).

4. Күрөөлүк камсыздоо

4.1. БФКУнун ушул кредиттик келишим боюнча алган кредит/транш боюнча карыздын негизги суммасын, ал боюнча чегерилген пайыздарды, башка жыйымдарды/төлөөлөрдү, айыптык төлөм түрүндөгү үстөк айыпты, туумдарды жана ушул кредиттик келишим жана Макулдашуу боюнча башка төлөөлөрдү кайтаруу боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткаруунун күрөөлүк камсыздоосу катары _____ саналат. БФКУнун ушул кредиттик келишимде жана Макулдашууда каралган милдеттенмелеринин камсыздоосу катары Улуттук банкка өткөрүп берген мүлкүнүн такталган тизмеги БФКУ менен Улуттук банк ортосунда түзүлгөн күрөө жөнүндө келишимде көрсөтүлөт.

5. Башка шарттар

5.1. Ушул кредиттик келишимде каралбаган башка шарттар, Тараптардын укуктары, милдеттенмелери жана жоопкерчилиги Макулдашууга ылайык жөнгө салынат.

5.2. Кредиттик келишимге өзгөртүүлөр жана толуктоолор, анын ажырагыс бөлүгү болуп саналган жазуу жүзүндөгү кошумча макулдашууну түзүү аркылуу киргизилет.

5.3. Кредиттик келишим, ошондой эле ага карата 1-тиркеме Улуттук банк менен БФКУ ортосунда түзүлгөн Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат, ал бирдей юридикалык күчкө ээ 3 (үч) түп нускада, 2 (эки) нускасы – Тараптардын ар бири үчүн бирден, 1 (бир) нускасы – күрөөнү каттаган тиешелүү ыйгарым укуктуу органга сунушталат.

6. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ

Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 168.

Кызмат орду _____
(кол тамгасы) _____ М.О.

БФКУнун аталышы:
Бишкек шаары, _____ көчөсү
Улуттук банктагы өзүнчө эсеби № _____
БИК № _____
ИНН № _____
ОКПО № _____
Мамлекеттик салык кызматынын коду: _____
Кызмат орду _____
(кол тамгасы) _____ М.О.

20__жылдын «__» _____
№_____ кредиттик келишимге
карата1-тиркеме

КРЕДИТ ТӨЛӨӨ ГРАФИГИ

Кредиттин суммасы: _____ сом

Пайыздык чен (жылдык): _____%

Пайыздарды төлөө: ар ай сайын

Эсептик жыл: 360 күн

Кредиттин мөөнөтү: _____ күн

Кредит берүү күнү: 20__-жылдын «__» _____

Кредиттин ордун жабуу күнү: 20__-жылдын «__» _____

Айлар	Төлөө датасы	Пайыздарды төлөө*	Негизги сумманы төлөө	Бардыгы болуп төлөөгө
	Жыйынтыгында			

* пайыздарды эсептөөдө кредит пайдаланылган айкын күндөрдүн саны алынат.

Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

БФКУнун аталышы:

Кызмат орду _____

Кызмат орду _____

(кол тамгасы) _____ М.О.

(кол тамгасы) _____ М.О.

Улуттук банк Башкармасынын
20____-жылдын «__»____ №____
«Депозиттерди тартуу менен иш
алып барган банк эмес финансы-
кредит уюмдарына акыркы
инстанция кредити жөнүндө»
токтому менен бекитилген
жобого карата
2-тиркеме

20__-ж. ____ акыркы инстанция кредити боюнча 20-ж. ____
№ ____ транштын максаттуу пайдаланылгандыгы жөнүндө
ОТЧЕТ

Операция ишке ашырылган дата	Операциянын максаты	Эсептин №	Берилген сумма (сом)
Жыйынтыгында:			

БФКУнун башкы бухгалтери

(кол тамгасы)

_____ сом өлчөмүндөгү транштын максаттуу пайдаланылгандыгын тастыктайм.

Кызмат орду

(кол тамгасы)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 17-январындагы
№ 2024-П-12\1-3-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы» ААКтын ишинин маселелери боюнча айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

1) 2003-жылдын 20-ноябрындагы № 32/7 «Коммерциялык банктарда аудит боюнча Комитетти түзүүгө карата негизги Талаптар тууралуу»;

2) 2004-жылдын 28-апрелиндеги № 11/2 «Пайыздык кирешелерди чегербөө статусун берүүнүн тартибин» бекитүү тууралуу»;

3) 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө»;

4) 2004-жылдын 23-октябрындагы № 26/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдардын

эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу»;

5) 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» Нускоону бекитүү тууралуу»;

6) 2005-жылдын 2-мартындагы № 4/1 «Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керкетөөчүлөрдүн таламдарын коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу»;

7) 2005-жылдын 15-декабрындагы № 37/5 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

8) 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында рыноктук тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

9) 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында өлкөлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

10) 2007-жылдын 28-мартындагы № 16/5 «Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда басымдуулук абалын аныктоо тууралуу» жобо жөнүндө»;

11) 2007-жылдын 20-декабрындагы № 54/9 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобону» бекитүү тууралуу»;

12) 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 «Тике банктык көзөмөл жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

13) 2008-жылдын 27-августундагы № 33/4 «Банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча сыйакылар өлчөмү жөнүндө маалыматты таркатууда эффективдүү пайыздык чендерди эсептөө тууралуу» жобону бекитүү жөнүндө»;

14) 2009-жылдын 10-июнундагы № 26/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелерин бекитүү тууралуу»;

15) 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

16) 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

17) 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

18) 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибин» бекитүү жөнүндө»;

19) 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/10 «Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитүү тууралуу»;

20) 2012-жылдын 29-августундагы № 36/2 «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү жөнүндө»;

21) 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

22) 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

23) 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»;

24) 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

25) 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА) «Убактылуу администрация жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

26) 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

27) 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо тууралуу»;

28) 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-8-(НПА) «Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

29) 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-9-(НПА) «Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурунда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

30) 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) «Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоону» бекитүү тууралуу»;

31) 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобо тууралуу»;

32) 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракетти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга

(изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу»;

33) 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө»;

34) 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

35) 2023-жылдын 12-апрелиндеги № 2023-П-12/23-5-(НПА) «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготкон катары таанылсын:

- 2012-жылдын 16-ноябрындагы № 43/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө»;

- 2023-жылдын 13-сентябрындагы № 2023-П-12/58-3(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы» ААКтын ишин жөнгө салуу боюнча убактылуу чечимдери жөнүндө».

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Улуттук

банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 17-январындагы
№ 2024-П-12\1-3-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
«Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү
банкы» ААКтын ишинин маселелери боюнча
айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү
жана күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы № 32/7 «Коммерциялык банктарда аудит боюнча Комитетти түзүүгө карата негизги Талаптар тууралуу » токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Коммерциялык банктарда аудит боюнча Комитетти түзүүгө карата негизги талаптардын:

– 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Бул негизги талаптар коммерциялык банктарга, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктарга, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКка таркатылат.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 28-апрелиндеги № 11/2 «Пайыздык кирешелерди чегербөө статусун берүүнүн тартибин» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Пайыздык кирешелерди чегербөө статусун берүүнүн тартибинин»:

– 1.1-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Тартип коммерциялык банктарда жана алмашуу бюролорун (мындан ары - кредиттик мекемелер) кошпогондо, иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жөнгө салынган башка финансы-кредит уюмдарда өзүнө кредиттик тобокелдикти алып жүргөн кредиттер жана активдер боюнча пайыздык кирешени чегербөө статусун ыйгаруу тартибин аныктайт.».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун:

– 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Бул Жободо активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди (мындан ары - активдер) классификациялоо, ошондой эле жөнгө салуу жана көзөмөлдөө максатында потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга тиешелүү кам (мындан ары - РППУ) түзүү боюнча талаптар белгиленген жана ал бардык коммерциялык банктарга жана кепилдик фонддорго (мындан ары - банктар) таркатылат.».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 23-октябрындагы № 26/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү» жобонун:

– преамбуласы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Бул Жободо Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларына ылайык, коммерциялык банктардын, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКсы, турак жай-сактык кредиттик компаниялар, кепилдик фонддордун, микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын (мындан ары - ФКУ) эсепке алуу саясатына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан коюлган негизги талаптар аныкталган.».

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» Нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө» нускоонун:

- преамбуласынын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Ачык позиция лимиттерин сактоо тартиби бардык коммерциялык банктарга (мындан ары - банктар) таркатылат.».

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 2-мартындагы № 4/1 «Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керкетөөчүлөрдүн таламдарын коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керкетөөчүлөрдүн таламдарын коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу принциптеринин:

- 1.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) банктык кызматтарды Улуттук банк тарабынан берилген

лицензиянын (күбөлүктүн) негизинде сунуштаган коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдардын, төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдардын, башка юридикалык жактардын ишинде монополияга каршы жөнгө салуу мыйзамдарынын жана Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда атаандаштыкты өнүктүрүү, баа түзүү, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо (мындан ары - монополияга каршы жөнгө салуу мыйзамдары) жөнүндө ченемдик укуктук актыларынын талаптары сакталгандыгын контролдойт.».

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы № 37/5 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндөгү» Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндөгү» жобонун:

- 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Жободо коммерциялык банктар (мындан ары - банктар) милдеттүү түрдө сактоосу үчүн операциялык тобокелдикти тескөөгө карата минималдуу талаптар белгиленген.»;

- 1.2-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.2. Жобо банктар үчүн «Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар» жөнүндө жободо белгиленген стандарттарын сактоо максатында саясаттарга, жол-жоболорго жана ички контролдукка минималдуу талаптарга карата кошумча колдонмо болуп саналат.».

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында рыноктук тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан

коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында рыноктук тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

– 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Жободо коммерциялык банктар (мындан ары - банктар) милдеттүү түрдө сактоосу үчүн рыноктук тобокелдикти тескөөнү уюштурууга карата минималдуу талаптар белгиленген.».

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы № 19/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында өлкөлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында өлкөлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

– 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Жободо коммерциялык банктар (мындан ары - банктар) милдеттүү түрдө сактоосу үчүн өлкөлүк тобокелдикти тескөөнү уюштурууга карата минималдуу талаптар белгиленген.».

10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 28-мартындагы № 16/5 «Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда басымдуулук абалын аныктоо тууралуу» жобо жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда басымдуулук абалын аныктоо тууралуу» жобонун:

– 1.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.2. Бул жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) коммерциялык банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары, башка юридикалык жактар, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле Улуттук банк (мындан ары - банктык кызмат көрсөтүүнү сунуштаган

жактар) тарабынан көзөмөлдүккө алынган Кыргыз Республикасынын банктык, микрофинансылык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөр жана операциялар (мындан ары - банктык кызмат көрсөтүүлөр) рыногунда монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөр укугун коргоо жагындагы иш-аракеттери аныкталган.».

11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы № 54/9 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобону» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобонун»:

– 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Жободо Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында (мындан ары - банктар) Бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планын (мындан ары - Эсептер планы) Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө» жана «Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө» мыйзамдарына ылайык түзүүгө карата талаптар белгиленет.».

12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 «Тике банктык көзөмөл жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Тике банктык көзөмөл жөнүндө» жобонун:

– 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Бул жобо Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарга (мындан ары - банк/банктар) таркатылат.».

13. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы № 33/4 «Банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча сыйакылар өлчөмү жөнүндө маалыматты таркатууда эффективдүү пайыздык чендерди эсептөө тууралуу » жобону бекитүү жөнүндө » токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча сыйакы өлчөмү жөнүндө маалыматты таркатууда эффективдүү пайыздык чендерди эсептөө тууралуу» жобонун:

- 1.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.2. Банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча сыйакы өлчөмү жөнүндө маалыматтарды таркатууда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана/же иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана финансы-кредит уюмдары (мындан ары - банктар) кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди так, жылдык, эффективдүү, салыштырууга боло тургандай эсептөө тартибин аныктоо, ушул жобонун максаты болуп саналат.».

14. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнундагы № 26/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатылып алуу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелеринин:

- 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.1. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелери бардык коммерциялык банктарга, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарга (мындан ары - банктар) таркатылат.».

15. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата коюлган талаптар жөнүндө» жобонун:

- 1-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул жободо коммерциялык банктар, анын ичинде «ислам терезесине» ээ банктар, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы (мындан ары - Улуттук банк) банктык топтун башкы компаниясынын финансылык отчетторунун компоненттерин, мазмунун жана аларды түзүүнүн жана сунуштоонун негизги эрежелери аныкталган.».

16. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул жобо мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан бардык коммерциялык банктарга, «Кредиттик союздардын финансы компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит уюмдарына жана микрофинансылык уюмдарга (мындан ары - банктар) таркатылат.».

17. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жөнүндө» жобонун:

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Жобонун аракети Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарга жана микрофинансылык компанияларга (мындан ары - банктар) таркатылат.».

18. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7 «Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибин» бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөлүк мүлк менен иш алып баруу тартибинин»:

- 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«2. Коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары (мындан ары банктар/ФКУлар) тарабынан кредиттик тартипте бекемдөө жана берилген кредиттердин реалдуу кайтарылып берилишин камсыз кылуу үчүн минималдуу талаптардын аткарылышы - ушул Тартиптин максаты болуп саналат.»

19. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/10 «Коммерциялык банктарда видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартибинин:

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул документ коммерциялык банкттын объектеринде видеобайкоо системаларын (ВБС) түзүүнүн, модернизациялоонун жана өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктайт.»

20. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы № 36/2 «Кыргыз Республикасынындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобосун бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобонун:

- 2-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«2. Ушул Жобонун талаптары, коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу укугуна ээ микрофинансылык компанияларга, анын ичинде иш өзгөчөлүгүн жана банктык операцияларды жүзөгө ашырууда алар колдонгон терминдерди эске алуу менен «ислам терезесине» ээ банктарды жана депозиттерди тартуу укугуна ээ микрофинансылык компанияларды кошо алганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу укугуна ээ микрофинансылык компанияларга, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКка, турак жай-сактык кредиттик компанияларга (мындан ары - банктар) таркатылат.».

21. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобонун:

- 1-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө» жобо (мындан ары - Жобо) бардык коммерциялык банктарга (мындан ары - банктар) таркатылат.».

22. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобонун:

– преамбуласынын биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Бул Жободо банктын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, башка юридикалык жактын (алмашуу бюросу, кредиттик бюро, төлөм системасынын оператору жана төлөм уюму) же жеке адамдын сотко чейин даттануусу, анын ичинде таасир этүү чараларын жана/же айып пул салуу чечимине (мындан ары - таасир этүү чаралары), ошондой эле лицензиялоо маселелери боюнча Улуттук банктын ыйгарым укуктуу адамдары (түзүмдүк бөлүмдөр), төраганын орун басары/ Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү же Улуттук банктын Кеземөл боюнча комитети/Төлөм системасы боюнча комитети (мындан ары - Комитет) тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган компетенциясынын чегинде кабыл алынган чечимдер боюнча даттануу тартиби жөнгө салынат.».

23. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/5 «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоонун:

– 1- пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул Нускоо, банк ишине, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ишкердикти жүргүзгөн, ислам терезесине ээ банктардын, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКтын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууда алардын ишине карата талаптарды белгилөө максатында иштелип чыккан.».

24. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун төмөнкү пункттары күчүн жоготкон катары таанылсын:

- 1-пунктунун экинчи абзацы;
- 19-пунктунун экинчи абзацы;
- 137-пунктунун экинчи абзацы;
- 329-пунктунун үчүнчү абзацы.

25. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА) «Убактылуу администрация жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Убактылуу администрация жөнүндө» жобонун:

- 1-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул Жободо Убактылуу администрацияны киргизүү жана жүзөгө ашыруу, ошондой эле Убактылуу администрация киргизилген мезгил аралыгында алар банк операцияларын жүргүзүүдө пайдаланган атайы терминдерди эске алуу менен коммерциялык банктарды, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык уюмдарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, депозиттерди тартуу менен иш алып барган, анын ичинде операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган же «ислам терезесине» ээ кредиттик союздарды, турак жай-сактык кредиттик компанияларды (мындан ары - банктар), насыялык бюролорду, ошондой эле төлөм уюмдарын/төлөм системаларынын операторлорун реструктуризациялоо негиздери, тартиби жана жол-жобосу аныкталган. Мында кредиттик союздарга жана төлөм уюмдарына/төлөм системаларынын операторлоруна карата реструктуризациялоо жол-жоболору колдонулбайт.»

26. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

– 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө жободо (мындан ары - Жобо) банктардын жана микрофинансылык компаниялардын, анын ичинде өз ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган же «ислам терезесине» ээ банктардын жана микрофинансылык компаниялардын, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун (мындан ары - банктар), турак жай-сактык кредиттик компаниялардын жана кепилдик фонддордун аудити үчүн минималдуу талаптар (критерийлер) белгиленген.».

27. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобонун:

– 1-главасынын экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын.

28. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-8-(НПА) «Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

– 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул жободо коммерциялык банктар (мындан ары - банктар), кепилдик фонддор тобокелдиктерди тескөөдө милдеттүү түрдө сактоого тийиш болгон минималдуу талаптар белгиленген.».

29. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-9-(НПА) «Кыргыз

Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурунда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурунда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:

– 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Жободо айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби, ошондой эле коммерциялык банкка убактылуу администрация режими киргизилген же анда жоюу жол-жобосу башталган учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) банктын тоорук жана/же төлөм системасына акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды которууга тапшырмасын кайтарылгыс катары таануу шарттары аныкталган.».

30. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) «Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоону» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоонун»:

– 3-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«3. Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө бул нускоо (мындан ары - Нускоо) коммерциялык банктардын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКтын ишине инспектордук текшерүүлөрдүн негизги максаттарын жана түрлөрүн аныктайт.»;

– 4-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«**банктар** – депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан коммерциялык банктар, микрофинансылык компаниялар, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКсы».

31. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) «Милдеттүү

камдар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобонун:

- 1-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары - Улуттук банк) милдеттүү камдарды депондоштуруу боюнча банктарга карата талаптар, милдеттүү кам өлчөмү, коммерциялык банктар тарабынан милдеттүү камдык талаптарды эсептөө жана аткаруу тартиби, ошондой эле милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөмдү эсептөө жана өндүрүү тартиби аныкталган.».

32. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы № 2019-П-12/42-1-(НПА) «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракетти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул Жобо террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү (мындан ары - ПФТД/ЛПД) ошондой эле шектенүүгө түрткү берген белгилер байкалган операцияларды

жүргүзүүгө бөгөт коюу максатында коммерциялык банктарда, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган, «ислам терезесине» ээ банктарда, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларда, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКында, турак жай-сактык кредиттик компанияларда (мындан ары - банктар) ички контролдукту уюштуруу боюнча минималдуу талаптарды аныктоо максатында иштелип чыккан.»;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:

- преамбуласынын экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын.

33. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун:

- 1-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Ушул Нускоодо коммерциялык банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) жана анын түзүмү аныкталат. Нускоо коммерциялык банктардын, анын ичинде «ислам терезесине» ээ банктардын, ошондой эле «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКтын капитал түзүмүн, өздүк (регулятивдик) капиталдын минималдуу өлчөмүн жана капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенттерин эсептөө тартибин аныктоо, ошондой эле баланстык активдерге жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерге тобокелдик деңгээли боюнча баа берүү ишине таркатылат.»;

- 39-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын.

34. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун:

– 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобо (мындан ары - Жобо) бардык коммерциялык банктарга, анын ичинде алар банктык операцияларды жүзөгө ашырууда колдонгон атайын терминдерди эске алуу менен ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктарга, «ислам терезесине» ээ банктарга (мындан ары - банктар) таркатылат.»;

– 30-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 35-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын.

35. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 12-апрелиндеги № 2023-П-12/23-5-(НПА) «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоонун:

– 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Нускоо бардык коммерциялык банктарга (мындан ары - банктар) таркатылат.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 24-январындагы
№ 2024-П-12/2-4-(НПА)

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-
1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-
2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын
жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө»
токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу»
токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

– 1-пунктундагы «2024-жылдын 1-февралына чейин» деген сөздөр «2024-жылдын 1-августуна чейин» дегенге алмаштырылсын.

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгы 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Альянс» алмашуу бюролору ассоциациясын жана Кыргыз Республикасынын алмашуу бюролорун тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Улуттук банктын көзөмөл блогун тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 29-январындагы
№ 2024-П-07/3-1-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 13, 63 жана 64-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 13,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2024-жылдын 30-январынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде жарыяланышын камсыз кылсын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 7-февралындагы
№ 2024-П-17/4-4-(НФКУ)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк эмес финансы-кредит уюмдарын лицензиялоо жөнүндө ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

– 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;

– 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) «Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;

– 2022-жылдын 5-октябрындагы № 2022-П-33/61-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө».

2. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Лицензиялоо башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык компанияларды жана адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомун тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 7-февралындагы
№2024-П-17/4-4-(НФКУ)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк эмес финансы-кредит уюмдарын лицензиялоо жөнүндө ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:

– 31-пунктунун 2) пунктчасынын “в” абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«в) башкы бухгалтер, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери – банк жана/же финансы системасында, талапкер дайындалып жаткан ушундай эле кызматта же ушундай эле чөйрөдө (бухгалтер, комплаенс-офицер (террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча саясаттын ишке ашырылышы үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн кызматкери); кредиттик бөлүмдүн кызматкери; ислам банк иши жана каржылоо принциптерине/«ислам терезесине» ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн кызматкери; активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу бөлүмдүн кызматкери; ички аудитор же тиешелүүлүгүнө жараша ички аудит кызматынын кызматкери катары) кеминде 1 (бир) жылдык эмгек стажы болууга;»;

– 139-1-пунктунун 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) МФК катары кайра каттоодон өтүүгө ниеттенген коммерциялык банктын уставдык капитал жана өздүк (регулятивдик) капитал өлчөмү Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда МФК үчүн белгиленген минималдуу уставдык капиталдын өлчөмүнө карата талаптарга ылайык келүүгө тийиш.»;

– 139-2-пунктунун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«2) жобонун 25-пунктуна ылайык, кардарлардын жыйымын топтоо, уставды бекитүү, МФКнын кызмат адамдарын дайындоо максатында, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кайтарымдуулук шарттарында мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугу менен же укугусуз МФК катары кайра каттоо жөнүндө акционердин чечими (бир гана уюштуруучу болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынын отурумунда толтурулган протокол (эки нускада);»;

– 139-2-пунктунун 12-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«12) МФК үчүн белгиленген экономикалык ченемдердин сакталышын тастыктаган маалыматтар.

МФКга кайра каттоо учурунда Улуттук банктын экономикалык ченемдерин жана башка талаптарын сактоого мүмкүн болбосо, Улуттук банк МФКнын ишин ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирүү үчүн МФК лицензия алган күндөн тартып 12 айдан ашпаган мөөнөт бериши мүмкүн (мында, Улуттук банк тарабынан МФК катары кайра каттоодон өтүүгө ниеттенген коммерциялык банктын уставдык капиталына жана өздүк (регулятивдик) капиталына карата Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын, анын ичинде Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунун талаптарына ылайык жаңы ачылган МФКлар үчүн белгиленген талаптарды кошпогондо).

Коммерциялык банк ченемдерди жана башка талаптарды ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирүү боюнча директорлор кеңеши тарабынан бекитилген планды Улуттук банкка сунуштоого милдеттүү.»;

– 139-7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«139-7. МФКга кайра катталган коммерциялык банк, уставдык капиталынын жана өздүк (регулятивдик) капиталынын өлчөмү Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда белгиленген МФКлардын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмүнө карата талаптарга жооп берсе, МФКнын тиешелүү лицензиясын алууга укуктуу:

– мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна чектөөлөрдү белгилебестен;

– мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна чектөөлөрдү белгилөө менен.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) «Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:

– 4-пункт төмөнкү мазмундагы 9) пунктча менен толукталсын:

«9) компаниянын кызматкерлерине кредиттерди сунуштоо»;

– 26-пунктунун 3-пунктчасынын “г”, “д”, “е” абзацтары жана 4-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«г) ички аудит кызматынын жетекчиси – финансы-кредит системасында кеминде үч жыл, анын ичинен бир жыл ички аудит кызматынын кызматкери же ички аудитор катары;

д) кредиттөө/каржылоо боюнча түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси, ислам банк иши жана каржылоо принциптери («ислам терезеси») боюнча банктык операцияларды жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси кызмат ордуна талапкер – финансы-кредит системасында, тиешелүүлүгүнө жараша, кеминде бир жыл кредиттөө же ислам банк иши жана каржылоо («ислам терезеси») принциптерине ылайык банктык операцияларды жүргүзүү боюнча түзүмдүк бөлүмдүн кызматкери катары;

е) комплаенс-контролдоо кызматынын жетекчиси – финансы-кредит системасында кеминде бир жыл комплаенс-офицер катары (террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча саясаттын ишке ашырылышы үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн кызматкери);

4) башкы бухгалтер кызмат ордуна талапкер да билим берүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын (анын ичинде

чет мамлекеттин, эл аралык уюмдун) тиешелүү уруксатына / лицензиясына ээ уюмдардан алган сертификаттар же башка документтер менен тастыкталган бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары жагында билимге ээ болуусу зарыл;».

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы № 2022-П-33/61-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

– 1-пунктунун 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) микрофинансылык компаниялар үчүн:

– депозиттерди тартпаган компаниялар үчүн 300 (үч жүз) миллион сомдон кем эмес. Мындай талап мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) кабыл алууга чектөө коюу менен микрофинансылык компания катары кайра каттоодон өтүүгө ниеттенген коммерциялык банктарга, микрокредиттик компанияларга, микрокредиттик агенттиктерге жана микрофинансылык компанияларга өзгөртүп түзүлүп жаткан кредиттик союздарга да таркатылат;

– жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугун алууга талапкер болгон компаниялар үчүн 600 (алты жүз) млн сомдон кем эмес. Бул талап мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугун чектөөсүз, микрофинансылык компанияга кайра каттоодон өтүүгө ниеттенген коммерциялык банктарга да таркатылат.»;

– төмөнкү мазмундагы 3-1-пункту менен толукталсын:

«3-1. Депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялар үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнө белгиленген талаптар жеке жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) кабыл алууга лицензиядагы чектөөлөрдү алып салууну пландаштырып жаткан микрофинансылык компанияларга да таркатылат.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 14-февралындагы
№ 2024-П-12/5-4-(НПА)

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө» жобо бекитилсин (кошо тиркелет).

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы № 49/9 «Улуттук банк Башкармасынын «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган, ошондой эле «ислам терезесине» ээ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат сунуштоосуна карата талаптар» жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) «Улуттук

банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана айрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомунун:

- 1-пунктунун 36-пунктчасы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 36-пункту.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын жана кооперативдердин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, микрофинансылык уюмдарды, депозиттерди тартуу укугуна лицензиясы бар кредиттик союздарды тааныштырсин.

6. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Улуттук банктын Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсин.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

К. Куленбеков

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 14-февралындагы
№ 2024-П-12\5-4-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө”
ЖОБО**

1-ГЛАВА. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Бул Жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк) тарабынан көзөмөлдөнгөн, операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде “ислам терезеси” аркылуу жүзөгө ашырышкан банк эмес финансы-кредит уюмдары жана башка юридикалык жактар тарабынан финансылык отчетту жарыялоо жана берүү компоненттери, мазмуну жана негизги эрежелери аныкталат.

2. Жобонун ченемдери операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде “ислам терезеси” аркылуу жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компанияларга (мындан ары - МФК), жыл сайын ишине тышкы аудит жүргүзгөн микрокредиттик компанияларга (мындан ары - МКК), өз катышуучуларынан депозиттерди тартуу укугуна лицензиясы бар кредиттик союздарга (мындан ары - кредиттик союздар), адистештирилген финансы-кредит уюмдарына (мындан ары - АФКУ) (мындан ары - БФКУ) таркатылат.

3. Убактылуу администрация режими жүргүзүлүп жаткан БФКУ да ушул Жобого ылайык финансылык отчетту түзөт жана берет.

4. Бул Жобонун ченемдери жоюу жана банкроттоо процесси жүргүзүлүп жаткан БФКУга таркатылбайт.

5. БФКУнун финансылык отчету отчеттук мезгил аралыгында БФКУнун финансылык абалын жана ал тарабынан жүзөгө ашырылган финансылык иштин натыйжаларын түзүмү боюнча сунуштоо дегенди түшүндүрөт.

6. БФКУнун финансылык отчету анын финансылык абалын, финансылык иш натыйжаларын объективдүү чагылдырууга жана ал Ислам финансылык институттар үчүн бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму (мындан ары - ААОIFI) тарабынан белгиленген стандарттарга жооп берүүгө тийиш, ал эми ААОIFI уюмунун белгилүү бир стандарттары жок учурда, алар тарабынан бекитилген шариат стандарттарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына каршы келбеген учурда Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (мындан ары –ФОЭС) шайкеш келүүгө тийиш.

“Ислам терезесине” ээ БФКУнун финансылык отчеттору ушул Жобонун 13-главасына ылайык берилет.

7. БФКУнун финансылык отчетунун максаты болуп төмөнкүлөр саналат:

- алар экономикалык чечимдерди кабыл алууда пайдалануучулардын кеңири чөйрөсүнө пайдалуу болгон БФКУнун финансылык абалы, финансылык иш натыйжалары, активдери, милдеттенмелери, капиталы, кирешелери, чыгашалары, пайдалары жана чыгымдары тууралуу маалыматты түзүмү боюнча түзүмү боюнча сунуштоо;

- БФКУда ресурстарды башкаруунун жыйынтыгы тууралуу маалыматты сунуштоо;

- БФКУну камтыган банктык топтун иш натыйжасы жана башка юридикалык жактардын капиталына алардын салымы, ушул юридикалык жактар менен операциялар жана бүтүмдөр тууралуу маалыматты сунуштоо;

- банктык топтун катышуучуларынын операциялары жана бүтүмдөрү, БФКУну камтыган банктык топтун тобокелдиктери тууралуу маалыматты сунуштоо.

8. Финансылык отчеттордун пайдалануучуларынан болуп, кызыкдар жактар, анын ичинде мамлекеттик органдар, БФКУнун менчик ээлери (акционерлер/катышуучулар), тышкы аудиторлор,

инвесторлор, кредиторлор, кардарлар, Улуттук банк жана башкалар саналат.

9. Финансылык отчет БФКУнун эсепке алуу саясатына ылайык түзүлөт.

10. Эгерде банктык топтун мүчөсү окшош шарттардагы окшош операцияларга жана окуяларга карата банктык топтун консолидацияланган финансылык отчеттун түзүү үчүн кабыл алынган эсепке алуу саясатынан айырмаланган эсепке алуу саясатты колдонсо, анда консолидацияланган финансылык отчетту даярдоо процессинде, банктык топтун катышуучусунун финансылык отчету банктык топтун эсепке алуу саясатына ылайык өзгөртүп түзүлөт.

11. БФКУнун жетекчилиги белгиленген мөөнөттөрдө БФКУнун финансылык отчетунун өз учурунда жана талаптагыдай жарыяланышын жана Улуттук банкка берилишин камсыз кылууга тийиш.

БФКУнун финансылык отчетту берүү, анык эмес маалыматты берүү, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген талаптарды сактабастан отчетторду жарыялоо тартибин жана мөөнөттөрүн бузууга жол берген учурда, БФКУга жана анын жетекчилигине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган таасир этүү чаралары колдонулат.

2-ГЛАВА. ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТҮН ТҮЗҮМҮНӨ ЖАНА МАЗМУНУНА КАРАТА ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

12. Ушул Жобонун максаттарында БФКУнун финансылык отчету төмөнкү компоненттерден турат:

- отчеттук мезгилдин акырына карата финансылык абал жөнүндө отчет;
- бир мезгил үчүн жыйынды киреше жөнүндө отчет;
- бир мезгил үчүн акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет;
- бир мезгил үчүн өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчет;
- кард фондунун акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө отчет (ушул жобонун 3-тиркемеси);
- Шарият кеңешинин корутундусу (ушул жобонун 4-тиркемеси);

- финансылык отчетко карата эскертүүлөр;
- өткөн мезгил үчүн салыштырма маалымат.

13. Финансылык отчетту жарыялоодо отчеттун ар бир компоненти башка маалыматтын ичинен өзүнчө көрсөтүлүүсү зарыл. Финансылык отчетто төмөнкү маалымат чагылдырылууга тийиш:

- отчет берип жаткан БФКУнун аталышы жана башка идентификациялык белгилери;
- БФКУнун сунушталган финансылык отчету жеке отчетпу же консолидацияланган отчет болуп саналабы;
- отчеттук мезгил аяктаган күн же финансылык отчеттордун же эскертүүлөрдүн аталган топтомунда камтылган отчеттук мезгил;
- финансылык отчет берилген валюта;
- финансылык отчетто суммаларды берүүдө колдонулуучу өлчөө бирдиги.

14. Финансылык отчетту түзүүдө БФКУ жетекчилиги БФКУнун өз ишин андан ары улантуу мүмкүнчүлүгүнө баа берүүгө тийиш. Эгерде жетекчилик БФКУну жоюуга же иш чөйрөсүн кыйла кыскартууга ниеттенбесе же мунун зарылчылыгы жок болсо, финансылык отчет иш үзгүлтүксүздүгү жөнүндө жол берүүлөрдүн негизинде түзүлүүгө тийиш. Эгерде пикир түзүү процессинде жетекчиликке БФКУнун келечекте өз ишин жүзөгө ашыруу жөндөмдүүлүгүнө кыйла шек келтириши мүмкүн болгон жагдайларга же шарттарга байланыштуу олуттуу белгисиздик тууралуу маалымдалса, алар отчетто чечмеленип берилүүгө тийиш.

Эгерде финансылык отчет иш үзгүлтүксүздүгү жөнүндө жол берүүнүн негизинде түзүлбөсө, бул факт отчет түзүлгөн негиз жана эмне себептен БФКУ үзгүлтүксүз иштеген уюм болуп саналбай тургандыгынын себеби сыяктуу эле толук чечмеленүүгө тийиш.

15. БФКУ акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетту түзүүнү эске албаганда, финансылык отчетту чегерүү ыкмасын пайдалануу менен түзүүгө тийиш.

16. Жылдык финансылык отчет берүү максатында БФКУ үчүн отчет берилүүчү мезгил катары календардык жылдын 1-январынан тартып 31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгы саналат.

1-октябрга чейин жаңыдан түзүлгөн БФКУ үчүн биринчи отчеттук жыл катары ал мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып 31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгы саналат.

1-октябрдан кийин түзүлгөн БФКУ үчүн биринчи отчеттук жыл катары ал мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып кийинки жылдын 31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгы саналат.

17. БФКУнун отчеттук мезгили өзгөргөн жана финансылык отчет бир жылдан көп же бир жылга жетпеген мезгил аралыгы үчүн сунушталган өзгөчө учурларда, БФКУ финансылык отчетто камтылган мезгил аралыгына кошумча төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө тийиш:

- отчеттук мезгилден айырмаланган кыйла узак же кыйла кыска мезгил аралыгын колдонуунун себеби;

- финансылык отчетто көрсөтүлгөн суммалардын толугу менен дал келбей калуу фактысы.

Эгерде башкы жана туунду БФКУнун отчеттук күндөрү дал келбесе, анда туунду БФКУ консолидациялоо максаттарында башкы компаниянын отчеттук мезгили бүткөн күнгө кошумча финансылык отчет даярдайт.

18. Статьялардын ар бир олуттуу классы финансылык отчетто өз-өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш. БФКУ статьялар олуттуу эмес болуп саналган учурларды кошпогондо, мүнөзү же багыты боюнча айырмаланган статьяларды өзүнчө берүүгө милдеттүү. Финансылык отчет түзүү максатында статьялардын олуттуулугу БФКУ тарабынан өз алдынча БФКУнун эсепке алуу саясатында аныкталат жана финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө чечмеленип берилет.

19. Финансылык отчеттун мазмуну жана формасы бир отчеттук мезгилден экинчисине карай ырааттуу (ырааттуулук принцибинде) колдонулат.

20. Финансылык отчетто статьялардын классификациясы жана чечмелениши төмөнкү учурларды эске албаганда, бир мезгилден кийинки мезгилге чейин сакталууга тийиш:

- БФКУнун иш мүнөзүнүн же эсепке алуу саясатынын олуттуу өзгөрүүсүнөн улам, тандоо критерийлерин жана эсепке алуу саясатынын колдонулушун эске алуу менен маалыматты башкача берүү же башкача классификациялоо кыйла алгылыктуу болсо;

– ААОIFI стандарттары өзгөрсө.

21. Эгерде ААОIFI стандарттарына ылайык башкага уруксат берилбесе же талап кылынбаса, финансылык отчеттун ар бир көрсөткүчтөрү боюнча өткөн отчеттук жылдын салыштырмалуу көрсөткүчтөрү чагылдырылууга тийиш. Салыштыруу үчүн алынган маалымат өтүп жаткан мезгил үчүн финансылык отчетту түшүнүү үчүн ылайыктуу болсо, баяндоо жана түшүндүрмө берүү бөлүгүндө камтылышы зарыл.

22. Эгерде финансылык отчетто статьялардын берилиши же классификациясы өзгөртүлсө, салыштырма суммалар өтүп жаткан мезгилге салыштырып көрүүнү камсыз кылуу үчүн кайрадан классификацияланууга тийиш (эгерде муну дээрлик ишке ашыруу мүмкүн эмес болсо).

Мындан тышкары, ар бир статьянын же кайра классификацияланган ошол статьялардын классынын мүнөзү, суммасы, ошондой эле кайра классификациялоо себеби чечмеленип берилүүгө тийиш. Эгерде, салыштырма суммаларды кайра классификациялоо дээрлик мүмкүн болбосо, БФКУ тиешелүү суммалар кайра классификацияланбай калгандыгынын себебин жана суммалар кайра классификацияланган учурда жүргүзүлүүчү корректировкалардын мүнөзүн көрсөтүүсү зарыл.

23. Бир банктык топтун башында турган БФКУ Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык консолидацияланган негизде, банк мыйзамдарынын жана ААОIFI стандарттарынын консолидацияланган отчетту берүү бөлүгүндө каралган өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен финансылык отчетту түзөт жана Улуттук банкка берет.

Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчетунда анын бардык туунду, караштуу жана байланыштуу компанияларынын финансылык отчету камтылууга тийиш. Мында, банктык топтун катышуучулары башкы компания тарабынан берилүүчү маалыматтардын аныктыгы жана толуктугу үчүн жоопкерчилик тартат.

24. Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчетун түзүүдө башкы компания активдердин, милдеттенмелердин, капиталдын, кирешелердин жана чыгашалардын ушул сыяктуу статьяларын жана акча каражаттарынын агымдарын кошуу аркылуу

башкы жана туунду уюмдардын финансылык отчетун саптан сапка консолидациялайт.

25. Консолидацияланган отчетто төмөнкү маалыматты чечмелөө зарыл:

1) башкы компанияга (туунду компаниялар аркылуу тике же кыйыр түрдө) 50% жогору добуш берүүчү акциялар (50% жогору катышуу үлүшү) таандык болбогон учурда, башкы жана туунду компаниялардын ортосундагы өз ара мамилелердин мүнөзү;

2) объекттин добуш берүүчү акцияларынын 50% жогору (50% жогору катышуу үлүшү) үлүшүнө ээ болушу (туунду компаниялар аркылуу тике же кыйыр түрдө) аларга контролдук кылууга мүмкүн эместигинин себептери;

3) эгерде туунду компаниянын консолидацияланган финансылык отчетту даярдоодо пайдаланган отчеттук күнү же финансылык отчеттуулук мезгили башкы компаниянын отчеттук күнүнөн же финансылык отчеттуулук мезгилинен айырмаланса:

- туунду компаниянын финансылык отчетунун отчеттук күнү;
- башка отчеттук күндү же мезгилди пайдалануу себеби;

4) туунду компаниянын башкы компаниянын каражаттарын акчалай түрүндө төлөнүүчү дивиденддер формасында өткөрүп берүү же болбосо зайымдарды же аванстарды төлөө мүмкүнчүлүгү жагындагы олуттуу чектөөлөрдүн мазмунун жана масштабын;

5) башкы компаниянын туунду компанияга катышуу үлүшүнүн анын үстүнөн контролдукту жоготууга алып келбеген өзгөрүүсүнүн, башкы компаниянын ээлик кылуучуларына туура келген капиталдын өлчөмүнө таасирин көрсөткөн таблицаны;

6) туунду компанияга контролдукту жоготкон шартта, башкы компания ААОIFI стандартына ылайык таанылган кирешелер жана чыгашалар жөнүндө маалыматтарды (эгерде булар болгон болсо), анын ичинде төмөнкүлөрдү ачып көрсөтүүгө тийиш:

а) мурдагы туунду компанияда сакталган инвестицияларга контролдукту жоготкон күнгө карата адилеттүү наркы боюнча таанууга туура келген кирешелердин же чыгашалардын бөлүгү;

б) курамында киреше же чыгаша таанылган (эгерде ал жыйынды киреше жөнүндө консолидацияланган отчетто өзүнчө берилбесе)

жыйынды киреше жөнүндө консолидацияланган отчеттогу статьяны (статьяларды).

26. Башкы компаниянын консолидацияланган финансылык отчетунда банктык топ тууралуу финансылык маалымат бирдиктүү экономикалык уюм катары сунушталышы үчүн төмөнкүлөрдү жүзөгө ашыруу зарыл:

- башкы компаниянын ар бир туунду компаниядагы инвестицияларынын баланстык наркын жана башкы компаниянын ар бир туунду компаниянын капиталындагы үлүшүн алып салууну;

- консолидацияланган туунду компаниялардын отчеттук мезгил ичинде пайдага же чыгымга катышуусунун контролдукка алынбаган үлүшүн (же азчылык үлүшүн) аныктоону;

- консолидацияланган туунду компаниялардын таза активдерге катышуусунун контролдукка алынбаган үлүшүн (же азчылык үлүшүн) башкы компаниянын аларда катышуусунун үлүшүнөн өзүнчө аныктоону.

Таза активдерге катышуусунун контролдукка алынбаган үлүшү (же азчылык үлүшү) төмөнкүлөрдөн турат:

- бизнести биринчи бириктирүү күнүнө карата контролдук кылынбаган катышуу үлүшүнүн (же азчылык үлүшүнүн) өлчөмү;

- бизнести бириктирген учурдан тартып капиталдагы өзгөрүүлөргө катышуусунун контролдукка алынбаган үлүшү (же азчылык үлүшүн).

27. Консолидацияланган финансылык отчетту түзүүдө банктык топтун ичиндеги эсептешүүлөр, бүтүмдөр, кирешелер жана чыгашалар боюнча калдыктар толугу менен алынып салынууга тийиш.

28. Туунду компаниянын финансылык отчету анын иши банктык топтун башка катышуучуларынын ишинен айырмаланган негизде консолидацияланган финансылык отчеттон алынып салынбайт.

29. Туунду компаниянын финансылык отчету инвесторлор катары тобокелдүү капитал, өз ара фонддор, траст менен же окшош түзүмдөгү уюм иш алып баргандыгынын негизинде консолидацияланган финансылык отчеттон алынып салынбайт.

30. Башкы компания менен туунду компаниянын ортосундагы өз ара мамилелер ушул байланышкан тараптардын ортосунда операциялар жүзөгө ашырылдыбы же жокпу, ага көз карандысыз, милдеттүү түрдө финансылык отчетто ачык көрсөтүлүүгө тийиш.

31. Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан башкы компания, эгерде ал консолидацияланган финансылык отчетту ААОIFI стандартына жана Улуттук банктын талаптарына ылайык түзсө жана сунуштаса, ушул Жобого ылайык консолидацияланган финансылык отчетту берүүдөн бошотулат.

32. Туунду (биргелешип контролдукка алынуучу жана ассоциацияланган) уюмдарга инвестициялар консолидацияланган финансылык отчетто ААОIFI стандарттарына ылайык ачып көрсөтүлөт.

33. Финансылык отчетко БФКУнун жетекчиси жана башкы бухгалтери кол коёт, ошондой эле БФКУнун мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

Консолидацияланган финансылык отчетто банктык топтун финансылык абалы боюнча маалыматтардын туура жана анык чагылдырылышы банктык топтун башкы компаниясынын байкоо органынын (болгон болсо), аткаруу органынын төрагасы жана башкы бухгалтери тарабынан тастыкталат.

34. Финансылык отчеттун формаларында, отчет түзүлгөн күнгө карата алар боюнча операциялар жүргүзүлбөгөн статьяларда “нөл” деген сандык маани көрсөтүлөт.

35. Эгерде белгиленген тартипте ратификацияланган эл аралык келишимдерде башкасы макулдашылбаса, БФКУнун финансылык отчету Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында түзүлүүгө тийиш.

36. Финансылык отчеттогу каталарды оңдоолор ушул Жобонун 33-пунктунда көрсөтүлгөн адамдардын кол тамгасы жана мөөрү менен тастыкталат жана ага оңдоолорду киргизүүнүн себеби жана күнү көрсөтүлөт.

3-ГЛАВА. ЖЫЛДЫК ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУ БЕРҮҮ ЖАНА ЖАРЫЯЛОО ТАРТИБИ ЖАНА МӨӨНӨТТӨРҮ

37. МФКнын жылдык финансылык отчету (отчеттук жылдын 31-декабры күнүнүн акырына карата финансылык абал жөнүндө отчетту, мезгил ичиндеги жыйынды киреше жөнүндө отчетту, акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетту, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту, кард фондунун акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө отчетту жана Шарият кеңешинин корутундусу) аудитордук корутунду менен бирге аудитордук текшерүү аяктагандан кийин отчеттук жылдан кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирилбестен, мамлекеттик тилде жана зарыл учурда расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарында (мындан ары - ЖМК) жарыяланат.

МФК жылдык финансылык отчетту (отчеттук жылдын 31-декабры күнүнүн акырына карата финансылык абал жөнүндө отчетту, мезгил ичиндеги жыйынды киреше жөнүндө отчетту, акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетту, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту, кард фондунун акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө отчетту жана Шарият кеңешинин корутундусу) өздөрүнүн бардык кеңселеринин, филиалдарынын, өкүлчүлүктөрү менен түзүмдүк бөлүмдөрүнүн маалымат такталарында жайгаштырууга тийиш.

Бардык компоненттерди, финансылык отчетко карата түшүндүрмөлөрдү, кард фондунун акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө отчетту жана Шарият кеңешинин корутундусун жана аудитордук корутундуну кошо алганда, МФКнын финансылык отчету расмий интернет-сайтта (болгон болсо) жарыяланууга тийиш.

Буга кошумча, МФК жылдык финансылык отчетту/ консолидацияланган финансылык отчетту жана аудитордук корутундуну электрондук түрдө отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөттө, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, финансылык отчеттуулуктун ачык депозитарийи аркылуу жарыялоо үчүн ыйгарым укуктуу органга берет.

МКК жана КС жылдык финансылык отчетту аудитордук корутунду менен бирге (болгон болсо) ЖМКда же расмий

интернет-сайтында же бардык кеңселеринде, филиалдарында, өкүлчүлүктөрүндө жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө өзүнүн маалымат такталарында мамлекеттик тилде жана зарыл болгон учурда расмий тилде аудитордук текшерүү аяктагандан кийин (эгерде ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүлсө) отчеттук жылдан кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирбестен жарыялоого тийиш.

Жылдык финансылык отчетту ЖМКда же маалымат тактасында жарыялоодо МКК жана КС отчеттук жылдын 31-декабры күнүнүн акырына карата финансылык абал жөнүндө отчетту, мезгил ичиндеги жыйынды киреше жөнүндө отчетту, акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетту жана өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту, кард фондунун акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө отчетту жана Шарият кеңешинин корутундусу, аудитордук корутунду (болгон болсо) менен бирге, ал эми расмий интернет-сайтта жарыялоодо - жылдык финансылык отчетту, анын ичинде бардык компоненттерди, финансылык отчетко карата түшүндүрмөлөрдү, кард фондунун акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө отчетту, Шарият кеңешинин корутундусу жана аудитордук корутундуну (болгон болсо) жайгаштырууга тийиш.

ЖМКга жарыялоодо жылдык финансылык отчет, ага карата эскертүүлөр жана түшүндүрмөлөр менен БФКУнун башкы кеңсесинде, башкы кеңсе жайгашкан жерден тышкары анын филиалдарында, өкүлчүлүктөрүндө жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө толук көлөмдө таанышууга болот деген эскертүү милдеттүү түрдө болууга тийиш.

38. БФКУнун жылдык финансылык отчету маалымат агенттигинин порталында да жарыяланышы мүмкүн.

Маалымат агенттигинин порталына шилтеме электрондук почта аркылуу Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүнө жөнөтүлүүгө тийиш.

39. БФКУ кеңири жайылтуу жана пайдалануучуларга жеткиликтүү болушун камсыз кылуу максатында, финансылык отчеттун формаларын аудитордук корутунду менен бирге жарыялоо үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарын тандайт.

40. Жылдык финансылык отчет ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан БФКУда пайдалануучулар үчүн мамлекеттик жана расмий тилде (башкы кеңсе, башкы кеңсе жайгашкан жерден тышкары филиалдар, өкүлчүлүктөр, түзүмдүк бөлүмдөр) толук көлөмдө жеткиликтүү болууга жана алардын биринчи талабы боюнча таанышуу үчүн берилүүгө тийиш.

41. Финансылык отчет жарыялангандыгы жөнүндө маалымат отчет жарыялангандан кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде 1 (бир) нускасын (көчүрмөсүн) кошо тиркөө менен же финансылык отчет жарыяланган БФКУнун расмий интернет-сайтына (маалымат агенттигинин порталына) шилтеме берүү жана анын көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен Улуттук банкка берилүүгө тийиш.

42. Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчету ушул Жобонун аталган главасынын талаптары сакталган шартта жарыяланат жана пайдалануучуларга берилет.

4-ГЛАВА. ЧЕЙРЕК САЙЫН БЕРИЛҮҮЧҮ ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТ, АНЫ БЕРҮҮ ТАРТИБИ ЖАНА МӨӨНӨТТӨРҮ

43. Жылдык финансылык отчетту жарыялоодон тышкары МФК ЖМКга чейректтик финансылык отчетту жарыялайт жана Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүнө жарыялангандыгы жөнүндө билдирүү жөнөтөт.

44. Чейрек сайын берилүүчү финансылык отчет төмөнкүлөрдөн турат:

- өтүп жаткан отчеттук мезгилдин аягына карата жана отчеттук мезгилге чейинки финансылык жылдын ушул эле мезгили үчүн жана буга чейинки отчеттук финансылык жылдын акырына карата абал боюнча финансылык абал жөнүндө отчет;

- өтүп жаткан мезгил, өткөн жылдын ушул эле мезгили жана отчеттук мезгилге чейинки өткөн финансылык жыл үчүн жыйынды киреше жөнүндө отчетту;

- отчеттук чейрек ичинде БФКУ тарабынан чыгарылган бардык баалуу кагаздар тууралуу маалымат;

- бардык ири акционерлердин жана акциялардын контролдук топтомунан ээлик кылуучу акционерлердин тизмеси жана алардын

1-тиркемеде көрсөтүлгөн формалар боюнча БФКУнун акцияларынын санындагы үлүшүн (акционердик коом формасында түзүлбөгөн БФКУлар катышуучулардын тизмесин жана алардын БФКУда катышуу үлүшүн көрсөтөт);

– отчеттук чейректе орун алган БФКУнун финансылык-чарбалык ишине тиешелүү олуттуу фактылар тууралуу маалымат;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалыматты.

45. МФКнын чейректик финансылык отчеттору расмий интернет-сайтта (болгон болсо), ЖМКда жана бардык кеңселердеги, филиалдардагы, өкүлчүлүктөрдөгү жана түзүмдүк бөлүмдөрдөгү өздөрүнүн маалымат такталарында чейрек аяктагандан кийинки 30 календардык күндөн кечиктирилбестен мамлекеттик тилде жана зарыл болгон учурда расмий тилде жарыяланууга тийиш.

ЖМКларга жарыялоодо чейректик финансылык отчет менен толук көлөмдө башкы кеңседе, башкы кеңсе жайгашкан жерден тышкары филиалдарда, өкүлчүлүктөрдө жана түзүмдүк бөлүмдөрдө таанышууга болот деген эскертүү милдеттүү түрдө болууга тийиш.

ЖМКлар ушул Жобонун 39-пунктунда көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык келүүгө тийиш.

МКК жана КС чейректик финансылык отчетту расмий интернет-сайтта (болгон болсо) же бардык кеңселердеги, филиалдардагы, өкүлчүлүктөрдөгү жана түзүмдүк бөлүмдөрдөгү маалымат такталарында чейрек аяктагандан кийинки 30 календардык күндөн кечиктирбестен жарыялап турууга тийиш.

46. Чейректик финансылык отчет жарыялангандыгы жөнүндө маалымат отчет жарыялангандан кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде 1 (бир) нускасын (көчүрмөсүн) тиркөө менен жана/же финансылык отчет жарыяланган расмий интернет-сайтка (маалымат агенттигинин порталына) шилтеме берүү жана анын көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен Улуттук банкка берилүүгө тийиш.

Маалымат агенттигинин расмий интернет-сайтына/порталына шилтеме да электрондук почта аркылуу Улуттук банктын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүнө жөнөтүлүүгө тийиш.

БФКУнун финансылык отчетун пайдалануучулар ушул Жобонун 44-пунктунда көрсөтүлгөн чейрек сайын берилүүчү финансылык

отчетту толук көлөмдө окуп таанышуу үчүн алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш, ушуга байланыштуу БФКУ (башкы кеңсе, филиалдар, өкүлчүлүктөр, башка кеңсе жайгашкан жерден тышкары түзүмдүк бөлүмдөр) отчетту пайдалануучулардын биринчи эле талап кылуусу боюнча мамлекеттик жана расмий тилдерде толук көлөмүндө тоскоолдуксуз берүүсү зарыл.

47. Эгерде чейрек ичинде БФКУнун финансылык абалына олуттуу таасирин тийгизген же таасирин тийгизиши мүмкүн болгон операциялар жүргүзүлсө, анда БФКУ аталган жагдайларды ачып көрсөтүүсү зарыл.

48. Олуттуу фактыларга БФКУнун финансылык-чарбалык ишине жана/же төмөнкүлөрдү кошо алганда, БФКУ тарабынан эмитирленген баалуу кагаздардын баасына таасирин тийгизиши мүмкүн болгон окуялар (фактылар) кирет:

- БФКУнун башкаруу органына кирген (катышуучулардын жалпы жыйынын эске албаганда) адамдардын тизмесиндеги өзгөрүүлөр;

- БФКУнун башкаруу шайлоо органдарына кирген адамдардын, ошондой эле анын туунду жана караштуу компанияларынын БФКУнун капиталында катышуу өлчөмүнүн өзгөрүүсү;

- акцияларга 5 же андан ашык пайыз ээлик кылуучулардын, ошондой эле (акционердик коом формасында түзүлбөгөн БФКУ үчүн катышуучулардын тизмесиндеги жана БФКУда алардын катышуу үлүшүнүн өзгөрүүсү) акцияларга 5 же андан ашык пайыз ээлик кылуучулардын үлүштөрүнүн өзгөрүүсү жөнүндө тизмедеги өзгөрүүлөр;

- БФКУнун уставдык капиталынын 20 жана андан ашык пайызына ээлик кылган юридикалык жактардын тизмесиндеги өзгөртүүлөр;

- БФКУнун, өлчөмү же мүлктүн наркы анын бүтүм келишилген күнгө карата активдеринин 10 жана андан ашык пайызын түзгөн бир жолку бүтүмдөрү;

- БФКУнун активдеринин наркынын 10 пайыздан ашык бир жолку көбөйүүсүнө же азаюусуна алып келген факты (фактылар);

- БФКУнун таза пайдасынын же таза чыгымынын 10 пайыздан ашык бир жолку көбөйүүсүнө алып келген факты (фактылар);

- БФКУну, анын туунду жана караштуу компанияларын кайра өзгөртүп түзүү;
- БФКУнун баалуу кагаздары боюнча чегерилген жана (же) төлөнүүчү (төлөнгөн) кирешелери;
- жалпы жыйындардын чечимдери;
- БФКУнун баалуу кагаздарынын ордун жабуу;
- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык өзүнө кредиттик тобокелдикти камтыган активдер боюнча түзүлгөн РППУнун отчеттук күнгө карата өлчөмү, ошондой эле РППУ өлчөмүнүн корректировкаланган өзүнчө суммасы;
- баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актыларында каралган башка окуялар (фактылар).

49. Банктык топтун консолидацияланган чейректтик финансылык отчету ушул Жобонун 45 жана 46-пункттарына ылайык жарыяланат жана пайдалануучуларга сунушталат.

5-ГЛАВА. ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

50. Финансылык абал жөнүндө отчетто активдер жана пассивдер алардын салыштырма ликвиддүүлүгүн чагылдырган тартипте алардын мүнөзү боюнча топтоштурулат (ликвиддүүлүктүн азайуу деңгээли же ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча).

51. Финансылык абал жөнүндө отчетто БФКУнун активдери, милдеттенмелери жана капиталы камтылууга тийиш.

52. Финансылык абал жөнүндө отчетто активдин статьясы милдеттенмелер статьясы менен, жана тескерисинче, милдеттенмелер статьясы актив статьясы менен өз ара чегерилүүгө тийиш эмес, мында финансылык отчеттогу эскертүүлөрдөгү бул фактыларды ачып көрсөтүү менен ААОIFI стандарттарына ылайык талап кылынган же уруксат берилген учурлар эске алынбайт.

53. Финансылык абал жөнүндө отчетто Улуттук банк, финансы-кредит уюмдар, акча рыногундагы башка өнөктөштөр, аманатчылар, кредиторлор жана карыз алуучулар менен өз ара финансылык

мамилелери, алардын бири-бирине көз карандылыгы боюнча туура түшүнүк берүү үчүн өзүнчө чагылдырылууга тийиш.

54. Финансылык абал жөнүндө отчетто кардарларга берилген каржылоону, алар боюнча түзүлгөн потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга резервдин (мындан ары - РППУ) өлчөмүн жана РППУну эсептен чыгаруу менен БФКУнун каржылоосунун таза наркын өзүнчө статьяда көрсөтүү зарыл.

55. Акционердик коом формасында түзүлгөн БФКУ финансылык абал жөнүндө отчетто же финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө төмөнкү маалыматтарды ачып көрсөтүүгө тийиш:

а) акционердик капиталдын ар бир классы үчүн:

- чыгарууга уруксат берилген акциялардын саны;
- чыгарылган жана толук төлөнгөн, ошондой эле чыгарылган, бирок толук төлөнбөгөн акциялардын саны;
- акциялардын номиналдык наркы же номиналдык наркка ээ эмес акцияларды көрсөтүү;
- мезгилдин башталышына жана аягына карата жүгүртүүдөгү акциялардын санын салыштырып текшерүү;
- тиешелүү класска байланыштуу болгон укуктар, артыкчылыктар жана чектөөлөр, анын ичинде дивиденддерди бөлүштүрүүгө карата чектөөлөр;
- БФКУнун, БФКУ же анын туунду же ассоциацияланган компаниялары тарабынан кармап калуучу акциялары;
- шарттарды жана суммаларды кошо алганда, опциондун же сатуунун келишимдери боюнча чыгаруу үчүн резервге коюлган акциялар.

б) өздүк капиталдын чегинде ар бир резервдин мүнөзүн жана максаттарын көрсөтүү.

56. БФКУ, финансылык абал жөнүндө отчетто же ага карата эскертүүлөрдө ушул БФКУнун операцияларына ылайык классификацияланган, ар бир берилген статьялардын андан аркы чакан класстарын ачып көрсөтүүгө тийиш.

«Финансылык абал жөнүндө отчеттун» формасынын аталышы төмөнкү формада берилүүгө тийиш: «20__-жылдын _____»

(кошкондо) карата финансылык абал жөнүндө отчет». Бул учурда, отчет түзүлгөн отчеттук датаны көрсөтүү керек.

57. Финансылык абал жөнүндө отчетто активдер, милдеттенмелер жана капитал боюнча аралык жыйынтык сунушталууга тийиш.

6-ГЛАВА. ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

58. БФКУ кирешелердин жана чыгашалардын бардык статьяларын төмөнкүчө берүүгө милдеттүү же болбосо:

а) жыйынды киреше жөнүндө бир отчетто (айкалыштырылган отчет); же болбосо

б) эки өзүнчө отчеттордо:

– пайдалар жана чыгымдар жөнүндө отчетто (ал өзүнө пайдалардын жана чыгымдардын компоненттерин камтыйт);

– пайданын жана чыгымдын көрсөткүчүнөн башталган жана башка жыйынды киреше компоненттерин камтыган жыйынды киреше жөнүндө отчетто.

Эгерде, отчет экинчи ыкманы (өзүнчө отчеттордо берүү) колдонуу менен берилсе, пайдалар жана чыгымдар жөнүндө отчет түздөн-түз жыйынды киреше жөнүндө отчеттон мурда берилүүгө тийиш.

59. Жыйынды киреше жөнүндө отчетто БФКУ ишинин натыйжасында келип чыккан кирешелер жана чыгашалар алардын мүнөзү боюнча топтоштурулууга жана кирешелердин жана чыгашалардын негизги түрлөрүн чагылдырууга тийиш.

60. БФКУ жыйынды киреше жөнүндө отчетто милдеттүү түрдө мезгил ичинде пайданы же чыгымды бөлүштүрүүгө тиешелүү статьяларды ачып көрсөтүүсү зарыл:

а) мезгил ичинде төмөнкүлөргө тиешелүү болгон пайда же чыгым:

– контролдонбогон катышуу үлүшүнө;

– башкы компаниянын ээлерине;

б) мезгил ичинде төмөнкүлөргө тиешелүү болгон суммардык жыйынды кирешелер:

– контролдонбогон катышуу үлүшүнө;

– башкы компаниянын ээлерине.

61. Төмөнкү жагдайларды эске албаганда, кирешелер жана чыгашалар статьялары өз ара чегерилбейт:

1) ААОИҒИ стандарттары муну талап кылат же буга уруксат берет, же;

2) ушундай же ушул сыяктуу жагдайлардын натыйжасында келип чыккан пайдалар, чыгымдар же коштоп жүрүүчү чыгашалар олуттуу болуп саналбаса.

62. Эгерде, кирешелер жана чыгашалар статьялары олуттуу болуп саналса, анда БФКУ чогуу алгандагы кирешелер жөнүндө өзүнчө отчетто же финансылык отчетко карата түшүндүрмөлөрдө алардын мүнөзүн жана өлчөмүн ачып көрсөтүүсү зарыл.

63. БФКУ кирешелердин жана чыгашалардын кандайдыр бир статьяларын отчетто же пайдалар же чыгымдар жана башка жыйынды киреше жөнүндө отчеттордо, эскертүүлөрдө да өзгөчө катары берүүгө тийиш эмес.

64. БФКУ өз ишинин финансылык натыйжаларын түшүнүүсү үчүн маанилүү болгон шарттарда, милдеттүү түрдө чогуу алгандагы кирешелер жөнүндө отчетто жана пайдалар жана чыгымдар жөнүндө өзүнчө отчетто (эгерде ушундай бериле турган болсо) кошумча статьяларды, бөлүктөрдүн аталышын жана аралык суммаларды берүүгө тийиш.

65. БФКУ кайра классификациялоо боюнча корректировкаларды кошо алганда, башка жыйынды кирешенин ар бир компоненти боюнча пайдага салык өлчөмүн жыйынды киреше жөнүндө отчетто же болбосо Финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө ачып көрсөтүүсү зарыл.

Башка жыйынды кирешенин компоненттерине тиешелүү кайра классификациялоо боюнча корректировкалоолор да милдеттүү түрдө ачып көрсөтүлүүгө тийиш.

66. БФКУ жыйынды киреше жөнүндө отчетто же финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө кирешелердин мүнөзүнө негизделген классификацияны пайдалануу менен кирешелер боюнча талдоолорду берүүсү зарыл.

67. БФКУ жыйынды киреше жөнүндө отчетто же финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө ишенимдүүлүгүнө жана өтө маанилүү маалыматты бере тургандыгына жараша чыгашалардын

мүнөзүнө же болбосо алардын БФКУ ичинде багытталышына негизделген классификацияны колдонуу менен пайдада же чыгымда таанылган чыгашаларды талдоолорду да камтууга тийиш. Мындай талдап-иликтөө төмөнкү эки ыкманын бирөөсүн колдонуу менен берилет:

- чыгашалардын мүнөзү боюнча;
- чыгашалардын багыты же сатуунун өздүк наркы боюнча.

Чыгашаларды багыты боюнча классификациялаган БФКУ, амортизацияга чыгашаларды жана кызматкерлерге сый акыларды берүүгө чыгашаларды кошо алганда, чыгашалардын мүнөзү жөнүндө кошумча маалыматты ачып көрсөтүүгө милдеттүү.

68. Башка жыйынды киреше жөнүндө өзүнчө отчетто, төмөнкүлөргө туура келген мезгил ичинде жыйынды жалпы кирешелерге да талдоо жүргүзүү зарыл:

- 1) контролдонбогон катышуу үлүшүнө;
- 2) башкы компаниянын ээлеринин үлүшүнө.

69. Жалпы жыйынды кирешелер жөнүндө айкалыштырылган отчетто пайдалардын жана чыгымдардын тиешелүү иликтөөлөрүн берүү, ошондой эле акцияларга пайдалар жөнүндө маалыматты ачып көрсөтүү зарыл. Ал эми отчетторду эки башка өз-өзүнчө берүүдө бул маалымат пайдалар жана чыгымдар жөнүндө отчетто ачып көрсөтүлүүгө тийиш.

70. БФКУ жыйынды киреше жөнүндө отчетто же финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө анда камтылган мезгил аралыгында жарыяланган же сунуш кылынган акцияларга дивиденддердин суммасын көрсөтүүгө тийиш.

71. «Жыйынды киреше жөнүндө» отчеттун формасынын аталышы «20__-жылдын «__» _____ (кошо алганда) жыйынды киреше жөнүндө отчет» деп берилсин. Мында, чейректин, жылдын акырына карата күн көрсөтүлсүн.

72. Жыйынды киреше жөнүндө отчетто капиталга киреше, сарптоолор, БФКУ тарабынан алынган пайда жана чыгым өз-өзүнчө көрсөтүлгөн маалымат берилүүгө тийиш:

7-ГЛАВА. АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

73. Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетто БФКУ аларды операциялык, инвестициялык же финансылык ишкердик боюнча классификациялоо менен отчеттук мезгил ичинде акча каражаттарынын жана акча каражаттарынын эквиваленттеринин жылышы жөнүндө маалыматты сунуштоого тийиш.

74. БФКУ акча каражаттарынын жана акча каражаттарынын эквиваленттеринин курамын аныктап, аны финансылык отчетто чечмелеп берүүгө тийиш. Мындан тышкары, БФКУ акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетто камтылган суммаларды финансылык абал жөнүндө отчетто берилген ушул сыяктуу статьялар менен салыштырууну камсыз кылуусу зарыл.

75. Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетто транзакциялар жана төлөөнү талап кылбаган же акча каражаттарынын же накталай акчага теңештирилген каражаттардын түшүүсүн шарттабаган суммаларды чегерүүлөр чагылдырылууга тийиш (мисалы, акционерлер ортосунда бөлүштүрүү үчүн каралган дивиденддерди же БФКУнун акциясындагы үлүш ордуна активдерди сатып алуу).

76. Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет менен бирге бул отчетту даярдоо үчүн негиз катары пайдаланылган акча каражаттарынын компоненттерине жана акча каражаттарына теңештирилген каражаттарга тиешелүү БФКУнун саясаты берилүүгө тийиш.

8-ГЛАВА. ӨЗДҮК КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

77. БФКУ төмөнкүлөр чагылдырылган өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту сунуштоого тийиш:

1) төлөнгөн капитал, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык түзүлгөн резервдер жана БФКУнун каалоосу боюнча түзүлгөн резервдер өзүнчө жана мүмкүн болгон шартта акча түрүндөгү активдерди жана милдеттенмелерди кайра баалоонун натыйжасында келип чыккан пайданын суммасын

өзүнчө сунуштоо менен отчеттук мезгилдин башталышындагы күнгө карата бөлүштүрүлбөгөн пайда;

2) отчеттук мезгил ичинде БФКУ тарабынан жүргүзүлгөн капитал түрүндө операциялар жана бөлүштүрүүлөр;

3) отчеттук мезгил ичиндеги таза пайда (чыгым);

4) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык отчеттук мезгил ичинде БФКУ тарабынан түзүлгөн резервдердин көбөйүүсү (кыскаруусу).

78. БФКУнун бөлүштүрүлбөгөн пайда жөнүндө маалыматында төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

1) аны пайдалануу мүмкүн болгон учурларда, акча түрүндөгү активдерди жана милдеттенмелерди кайра баалоонун натыйжасында келип чыккан суммаларды өз-өзүнчө көрсөтүү менен бир мезгилдин баш жагында катталган бөлүштүрүлбөгөн пайда;

2) отчеттук мезгил ичинде таза пайда (чыгым);

3) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык отчеттук мезгил ичинде БФКУ тарабынан түзүлгөн резервдерге чегерүүлөр;

4) отчеттук мезгил ичинде акционерлерге/катышуучуларга тиешелүү суммалар;

5) аны пайдалануу мүмкүн болгон учурларда, акча түрүндөгү активдерди жана милдеттенмелерди кайра баалоонун натыйжасында келип чыккан суммаларды өз-өзүнчө көрсөтүү менен отчеттук мезгилдин акырында катталган бөлүштүрүлбөгөн пайда.

9-ГЛАВА. ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТКО КАРАТА ЭСКЕРТҮҮЛӨР

79. БФКУнун финансылык отчетуна карата эскертүүлөрдө төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

1) олуттуу операциялар жана жагдайлар үчүн БФКУ тарабынан тандалып алынган жана колдонулган финансылык отчетту жана белгилүү бир эсепке алуу саясатын даярдоо принциптери жөнүндө маалыматтар;

2) эгерде бул маалымат финансылык отчетто бериле элек болсо, БФКУнун ишинде колдонулган ар бир ААОИҒI стандартында жана

Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында талап кылынган маалыматтарды чечмелөөлөр;

3) финансылык отчеттун өзүндө берилбеген, бирок берилген отчеттун кайсы болбосун түрлөрүн түшүнүү үчүн зарыл болгон кошумча маалыматты чечмелөөлөр.

80. БФКУ финансылык отчетко карата эскертүүлөрдү пайдалануучулар аны оңой түшүнүү жана төмөнкүлөрдү кошо алганда, башка БФКУнун финансылык отчетуна салыштыруу мүмкүнчүлүгүн бере турган тартипте сунуштайт:

1) эсепке алуу саясаты тарабынан колдонулуучу олуттуу аспекттердин кыскача берилиши;

2) ушундай отчеттордо тиешелүү отчеттор жана статьялар түзүлгөн тартипте, финансылык абал жөнүндө, пайдалар жана чыгымдар жөнүндө отчеттордо, жыйынды киреше жөнүндө отчетто (эгерде мындай бериле турган болсо) берилген статьялар боюнча коштомо маалыматтарды;

3) төмөнкүлөрдү кошо алганда, башка маалыматты чечмелөөлөр:

- шарттуу милдеттенмелер;
- финансылык инструменттерге байланыштуу келип чыккан тобокелдиктер (кредиттик тобокелдик, ликвиддүүлүк тобокелдиги, рыноктук тобокелдик);
- пайда жана чыгымдар аркылуу адилет наркы боюнча бааланган финансылык активдер жана милдеттенмелер;
- сатуу үчүн каралган финансылык активдер;
- амортизацияланган наркы боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер;
- сатуу үчүн каралган инвестициялар;
- каржылоо жана дебитордук карыз;
- каржылоо жана дебитордук карыз боюнча чыгымдар;
- депозиттерди тартуу менен иш алып барган БФКУ үчүн каржылоо боюнча күрөөлүк камсыздоо;
- “байланыштуу” тараптар менен операциялар;
- хеджирлөөнүн бардык түрлөрү боюнча;
- финансылык эмес маалымат боюнча.

4) БФКУ тарабынан отчеттук мезгилге чейин чыгарылган жана жүгүртүүдө жүргөн бардык баалуу кагаздар жөнүндө маалымат:

- баалуу кагаздарга ээлик кылуучулардын саны жөнүндө маалыматты кошо алганда, БФКУ тарабынан отчеттук жыл ичинде чыгарылган бардык баалуу кагаздар жөнүндө маалымат;

- БФКУнун акционерлеринин (катышуучуларынын) жалпы саны жөнүндө маалымат;

- бардык ири акционерлердин жана акциялардын контролдук топтомунга ээлик кылган акционерлердин тизмеси жана алардын 1-тиркемеде көрсөтүлгөн формалар боюнча көрсөтүлгөн БФКУнун акцияларындагы үлүшү (акционердик коом формасында түзүлбөгөн БФКУга катышуучулардын тизмесин жана алардын БФКУдагы катышуу үлүшүн көрсөтөт);

- БФКУнун ар бир кызмат адамы тууралуу маалыматтар;

- отчеттук мезгилдин ичинде колдонулган же өзгөртүлгөн тажрыйбаны кыскача чагылдырууну кошо алганда, эмитенттин корпоративдик башкаруу тажрыйбасын кыскача чагылдыруу;

- директорлор кеңешинин мүчөлөрү тарабынан билдирилген кайсы болбосун пикирди эске алганда, жетекчинин БФКУнун отчеттук мезгил ичиндеги иши жана финансылык натыйжалары жөнүндө отчету;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган, ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалыматтар.

81. Консолидацияланган финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө төмөнкүлөр чечмеленүүгө тийиш:

- банктык топтун түзүмү жана банктык топтун катышуучуларынын 2-тиркемеде көрсөтүлгөн схема боюнча өз ара байланыштары жөнүндө маалыматтар;

- башкы компаниянын байкоо органынын мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар;

- ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар;

- катышуучулардан алынган отчеттордун негизинде башка тобокелдиктердин концентрацияланышы жөнүндө маалыматтар;

- сегменттер жана тиешелүү сегменттик анализ боюнча маалыматтар;

– банктык топтун мурдагы катышуучулары жөнүндө маалыматтар (компанияны топтон бөлүү жөнүндө);

– «байланыштуу» тараптар менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматтар;

– банктык топтун бардык катышуучулары жөнүндө маалыматтар (аталышын, ээлик кылуу пайызын, ишинин түрүн же ар бир туунду, караштуу же байланыштуу компания тартылган иштин түрлөрүн кошо алганда, бардык туунду, караштуу же байланыштуу компаниялар жөнүндө);

– башкы компаниянын менчигинин түзүмү, ошондой эле туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялардын түзүмү боюнча маалыматтар;

– башкы компанияга ээлик кылуучулардын туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялар менен ишке ашырылган бардык операциялары, ошондой эле башкы компанияга ээлик кылуучулардын туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялар менен байланыштуулугу жөнүндө маалыматтар;

– ушул Жобонун 80-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн маалыматтар.

82. БФКУ, төмөнкүлөрдү кошо алганда, бирок булар менен эле чектелип калбастан, жарыяланган финансылык отчетто берилбеген маалыматты ачып көрсөтүүгө тийиш:

1) БФКУнун аталышы;

2) БФКУ катталган өлкө;

3) БФКУ түзүлгөн күн жана уюштуруу-укуктук формасы;

4) БФКУнун жана уюм иштеген ар бир өлкөдөгү анын туунду компанияларынын туруктуу жайгашкан жери (юридикалык дареги), юридикалык формасы жөнүндө маалымат (же иш алып барган негизги орду, эгерде ал юридикалык даректен башка болсо);

5) БФКУнун ишинин мүнөзү жана уставында каралган негизги банктык кызмат көрсөтүүлөр;

6) башкы компаниянын жана топтун түпкү башкы компаниясынын аталышы;

7) алардын финансылык отчеттору БФКУнун отчетторуна дал келбеген БФКУнун туунду компанияларынын аталышы, алар

каттоодон өткөн өлкө, БФКУнун ар бир туунду уюмунун ишинде катышуу үлүшү, алардын иш өзгөчөлүгү жана финансылык отчетторун БФКУнун жыйынтыкталган финансылык отчетторунан алып салуу себептери;

8) БФКУнун башкаруу компаниясынын, ошондой эле эгерде болгон болсо, алардын филиалдарынын аталыштары;

9) кызматкерлердин мезгилдин аягындагы саны же отчеттук мезгилдин ичинде алардын орточо саны;

10) БФКУнун ишине мониторинг жүргүзүү боюнча Шарият кеңешинин ролу жана ыйгарым укуктары жөнүндө маалымат;

11) Бүтүмдөрдү жана операцияларды ишке ашырууда шарият стандарттарын бузуунун натыйжасында БФКУга келип түшкөн жана кайрымдуулукка багытталган каражат булактары жана алардын пайдаланылышы жөнүндө маалыматтар;

12) БФКУ жана анын филиалдары каттоодон өткөн өлкөнүн жана башка өлкөлөрдүн салык алуу эрежелери. Эгерде БФКУ каттоодон өткөн өлкөдө жана башка өлкөлөрдө жеңилдетилген салыктан пайдаланса, мындай салыктык жеңилдетүүлөр каралган мезгил аралыгын жана аны колдонуунун калган бөлүгүн көрсөтүү зарыл.

13) финансылык отчетту жарыялоого бекитүүгө чейин сунуш кылынган же жарыяланган, бирок отчеттук мезгил ичинде ээлик кылуучуларга бөлүштүрүү катары таанылбаган дивиденддердин суммасы (акционердик коом формасында түзүлгөн БФКУ акцияга кайра эсептөөдө тиешелүү сумманы көрсөтүүгө тийиш);

14) артыкчылык берилген кумулятивдик акциялар боюнча таанылбаган кайсыл болбосун дивиденддердин суммасы.

83. Финансылык отчетко карата эскертүүлөр системага салынган түрдө берилүүгө тийиш. Финансылык отчеттун компоненттеринин ар бир статьясы боюнча финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө ага тиешелүү болгон кайсыл болбосун маалыматтарына утурлама шилтемелер келтирилүүсү зарыл.

84. Эгерде өткөн мезгил үчүн финансылык отчеттордо ката кетирилсе, анда ката кетирилген бардык мурунку мезгилдер үчүн финансылык отчетту кайра түзүү аркылуу алар оңдолууга тийиш.

Алгачкы мезгилдин башталышына карата бөлүштүрүлбөгөн пайда, чагылдырылбаган, бирок алардан каталар табылган мезгилдеги каталардын оңдолушунун суммардык таасирин чагылдыруу үчүн корректировкаланууга тийиш.

85. Эсепке алуу саясаты бөлүгүндө БФКУнун финансылык отчетуна карата эскертүүлөрдө кеминде төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш:

1) финансылык отчетту даярдоо үчүн пайдаланылган баа берүүлөрдүн негизин (же негиздерин);

2) финансылык отчетту туура түшүнүү үчүн олуттуу мааниге ээ эсепке алуу саясатынын аспекти.

Кошумча маалыматтар диаграммалардын, аналитикалык таблицалардын, графиктердин жана өткөн жана отчеттук мезгилдер үчүн маалыматтардын көчүрмөсү аркылуу ачып көрсөтүлүшү мүмкүн.

86. ААОIFI стандартынын талаптарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык түзүлгөн БФКУнун жана кардарлардын активдери, каржылоо боюнча үстөк баа/киреше боюнча РППУнун өлчөмдөрү финансылык отчетко карата эскертүүлөрдө кошумча көрсөтүлүүгө тийиш.

87. БФКУнун финансылык отчетуна карата эскертүүлөрдө, эгерде бар болсо, отчеттук мезгилде ААОIFI стандарттарына ылайык түзүлгөн кард фондунун каражаттарын түзүү жана пайдалануу булактары жөнүндө маалыматтар чагылдырылууга тийиш.

88. Финансылык абал жөнүндө отчетко жана жыйынды киреше жөнүндө отчетко карата эскертүүлөрдө БФКУ милдеттүү түрдө отчеттук күнгө карата регулятивдик отчеттун алкагында пайданы/чыгымды кошумча көрсөтүүгө тийиш.

10-ГЛАВА ЭСЕПКЕ АЛУУ САЯСАТЫ

89. БФКУнун эсепке алуу саясатында төмөнкүлөр каралууга тийиш:

1) эсепке алуу саясатынын аныктамасы, мында БФКУ финансылык отчетторду даярдоо жана жарыялоо үчүн кабыл алган эсепке алуу принциптери, негиздер, эрежелер жана ыкмалар камтылат;

2) финансылык отчетторду даярдоодо жана жарыялоодо колдонулган, олуттуу эсепке алуу саясатын так жана кыскача сүрөттөө;

3) финансылык отчетко карата эскертүүдө бухгалтердик эсепке алуунун негизги принциптерин сунуштоо ыкмалары;

4) белгилүү бир транзакцияларды жана окуяларды мурдагы жөнөкөй транзакциялар менен окуяларга салыштырганда айырма келип чыккандыктан, жаңы эсепке алуу саясатын кабыл алуу;

5) биринчи ирет түптөлгөн же мурда орун алган, бирок анчалык олуттуу эмес транзакциялардан же окуялардан улам жаңы эсепке алуу саясатын кабыл алуу;

6) өткөн мезгилдерге карата финансылык отчеттун статьяларынын классификациясына салыштырганда, өтүп жаткан мезгилдин финансылык отчетторунун пункттарынын классификациясына өзгөртүүлөр;

7) БФКУ тарабынан инвестициялардан (каржылоодон) түшкөн пайданы (чыгымды) инвестицияларга өз акча каражаттары менен катышкан же анда катышпаган мудариб же инвестициялык менеджер катары инвестициялык эсеп ээлери менен БФКУ ортосунда бөлүштүрүү үчүн колдонулган ыкмаларды сунуштоо.

90. Эсепке алуу саясатында өзгөртүүлөр, анын ичинде күндөлүк же өткөн мезгилдердеги финансылык көрсөткүчтөргө таасирин тийгизбеген же мындай таасирлер келечекте болушу мүмкүн болгон өзгөртүүлөр сунушталууга тийиш.

91. Эсепке алуу саясатына өзгөртүүлөр киргизилген шартта, жаңы саясат ретроспективдүү колдонулат, б.а. БФКУ мүмкүн болушунча өткөн мезгилдер үчүн салыштырма маалыматтарга карата жаңы эсептик ченди акыркы мезгилдер үчүн финансылык отчетту түзүү аркылуу колдонууга тийиш.

11-ГЛАВА. КАРД ФОНДУНУН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЕЛИП ЧЫГУУ БУЛАКТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ПАЙДАЛАНЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

92. Кард фондунун акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жана алардын пайдаланылышы жөнүндө отчет ушул Жобого карата

3-тиркемеге ылайык түзүлөт жана жылдык финансылык отчеттун курамында сунушталат.

12-ГЛАВА. ШАРИЯТ КЕҢЕШИНИН КОРУТУНДУСУ

93. Шарият кеңешинин корутундусунда отчеттук мезгил ичинде операциялар шарият принциптерине ылайык жүргүзүлгөндүгүн тастыктаган маалымат камтылууга тийиш.

94. Шарият кеңешинин корутундусунда тыюу салынган кирешелердин натыйжасында алынган же тыюу салынган чыгашалардын натыйжасында сатылып алынган активдерди БФКУ кантип тескей тургандыгы тууралуу маалымат камтылууга тийиш.

95. Шарият кеңешинин корутундусу ушул Жобонун 4-тиркемесине ылайык түзүлөт жана жылдык финансылык отчеттун курамында сунушталат.

13-ГЛАВА. “ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИНЕ” ЭЭ БФКУнун ОТЧЕТУ

96. “Ислам терезесине” ээ БФКУнун финансылык отчеттору ушул Жободо көрсөтүлгөн өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы №2021-П-33/53-9-(НФКУ) токтому менен бекитилген “Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө” жобосуна ылайык берилет.

“Ислам терезесине” ээ БФКУ ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча кошумча (өзүнчө) финансылык отчетту түзүүгө жана аны компаниянын консолидацияланган финансылык отчетуна тиркөө аркылуу сунуштоого тийиш.

97. Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген жана Шарият кеңеши тарабынан жактырылган “ислам терезесине” ээ БФКУнун эсепке алуу саясатында БФКУнун “ислам терезеси” финансылык отчетун түзүү тартиби камтылууга тийиш.

98. “Ислам терезесине” ээ БФКУнун ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган иши боюнча сунушталган кошумча (өзүнчө) финансылык отчету төмөнкү финансылык отчеттордон турат:

- “ислам терезесинин” финансылык абалы жөнүндө отчет;
- “ислам терезесинин” жыйынды кирешеси жөнүндө отчет;
- финансылык отчетко карата эскертүүлөр;
- кард фондунун акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө отчет (ушул Жобого карата 3-тиркемеге ылайык);
- Шарият кеңешинин корутундусу (ушул Жобого карата 4-тиркемеге ылайык).

Финансылык отчетко карата эскертүү кеңири мазмундуу жана түшүнүктүү болууга, ошондой эле зарыл учурда, финансылык отчеттун тиешелүү статьяларына карата шилтемелер келтирилүүгө тийиш. Финансылык отчетко тиркелген түшүндүрмө кат (чечмелөөлөр) анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

14-ГЛАВА. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

99. Финансылык отчеттун, эсепке алуу документтеринин жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына ылайык финансылык отчетто берилген башка маалыматтардын аныктыгы, толуктугу жана сакталышы үчүн жоопкерчилик БФКУнун аткаруу органынын жетекчисине (төрагага, директорго) жүктөлөт.

100. БФКУнун башкы бухгалтери финансылык отчетто бухгалтердик операциялардын жана жагдайлардын туура көрсөтүлүшү, бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчет регистрлеринин талапка ылайык сакталышы үчүн жоопкерчиликтүү болот.

101. ФОЭСке өзгөртүүлөр жана толуктоолор жарыяланып жана колдонууга киргизилгенден кийин алар БФКУ тарабынан ушул Жобого кошумча колдонулууга тийиш.

“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө” жобого карата 1-тиркеме

БФКУнун башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу чечимдерге олуттуу (тике же кыйыр) таасирин тийгизүүчү жактардын ТИЗМЕСИ

БФКУнун фирмалык толук аталышы: _____

БФКУнун фирмалык кыскартылган аталышы: _____

БФКУнун каттоо номери: _____

БФКУнун почта дареги: _____

БФКУнун акциялардын (катышуу үлүшүнүн) 5 жана андан жогору пайызына (%) ээ акционерлери (катышуучулары)	БФКУнун башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу чечимдерге кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактар	БФКУнун акционерлери (катышуучулары) жана БФКУнун башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу чечимдерге кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактар ортосунда өз ара байланыштар
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Катар №	Юридикалык жана айкын дарегин көрсөтүү менен юридикалык жактын фирмалык толук жана кыскартылган аталышы/ жарандыгын көрсөтүү менен жеке адамдын аты-жөнү	БФКУнун акционерине (катышуучусуна) тиешелүү акциялары (үлүшү) (БФКУнун добуш берүүчү акцияларынын (үлүшүнүн) жалпы санына карата добуштардын пайызы)		
1	2	3	4	5

Башкарманын төрагасы
(Директор, аткаруу органынын жетекчиси)

Аты-жөнү

(кол тамгасы)

Банктык топтун башкы компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (тике же кыйыр) таасирин тийгизүүчү жактардын ТИЗМЕСИ

Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы:

Башкы компаниянын фирмалык кыскартылган аталышы:

Башкы компаниянын каттоо номери:

Башкы компаниянын почта дареги:

Банктык топтун башкы компаниясынын акциялардын (катышуу үлүшүнүн) 5 жана андан жогору пайызына (%) ээ акционерлери (катышуучулары)		Банктык топтун башкы компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу чечимдерге кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактар	Банктык топтун башкы компаниясынын акционерлери (катышуучулары) жана банктык топтун башкы компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу чечимдерге кыйыр түрдө (үчүнчү жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактар ортосунда өз ара байланыштар	
Катар №	Юридикалык жана айкын дарегин көрсөтүү менен юридикалык жактын фирмалык толук жана кыскартылган аталышы/ жарандыгын көрсөтүү менен жеке адамдын аты-жөнү	Банктык топтун башкы компаниясынын акционерине (катышуучусуна) тиешелүү акциялары (үлүшү) (банктык топтун башкы компаниясынын добуш берүүчү акцияларынын (үлүшүнүн) жалпы санына карата добуштардын пайызы)		
1	2	3	4	5

Кызматы

Аты-жөнү

кол тамгасы

Банктык топтун туунду компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (тике же кыйыр) таасирин тийгизүүчү жактар жана туунду компаниялар, алардын акционерлери (катышуучулары) тууралуу МААЛЫМАТТАР

- Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы:
- Башкы компаниянын фирмалык кыскартылган аталышы:
- Башкы компаниянын каттоо номери:
- Башкы компаниянын почта дареги:

Катар №	Банктык топтун туунду компанияларынын аталышы (юридикалык жана айкын дарегин көрсөтүү менен)	Банктык топтун туунду компаниясынын акционеринин (катышуучусунун) аталышы/аты-жөнү жана анын катышуу үлүшү	Банктык топтун башкы компаниясынын туунду компаниянын уставдык капиталындагы катышуу үлүшү	Туунду компаниянын башкы компаниянын уставдык капиталындагы катышуу үлүшү	Туунду компаниянын уставдык капиталында башкы компаниянын акционеринин (катышуучусунун) аталышы/аты-жөнү жана анын катышуу үлүшү	Банктык топтун башкы жана туунду компанияларынын акционерлери (катышуучулары) менен банктык топтун туунду компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге кыйыр түрдө (учунчу жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жак ортосунда өз ара байланыштар
1	2	3	4	5	6	7

Кызматы

Аты-жөнү

кол тамгасы

Банктык топтун караштуу компанияларынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу таасирин тийгизүүчү (тике же кыйыр) караштуу компаниялар, алардын акционерлери (катышуучулары) жана жактар (адамдар) жөнүндө МААЛЫМАТТАР

- Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы:
 Башкы компаниянын фирмалык кыскартылган аталышы:
 Башкы компаниянын каттоо номери:
 Башкы компаниянын почта дареги:

№ п/п	Банктык топтун көз каранды компаниясынын аталышы (юрдикалык жана айкын дарегин көрсөтүү менен)	Банктык топтун көз каранды компаниясынын акционеринин (катышуучусунун) аталышы/аты-жөнү жана анын катышуу үлүшү	Банктык топтун башкы компаниясынын көз каранды компаниянын уставдык капиталындагы катышуу үлүшү	Көз каранды компаниянын башкы компаниянын уставдык капиталындагы катышуу үлүшү	Башкы компаниянын акционеринин (катышуучусунун) аталышы/аты-жөнү жана анын көз каранды компаниянын уставдык капиталындагы катышуу үлүшү	Банктык топтун башкы жана көз каранды компанияларынын акционерлери (катышуучулары) менен банктык топтун көз каранды компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге кыйыр түрдө (үчүнчү жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактар ортосунда өз ара байланыштар
1	2	3	4	5	6	7

Кызматы

Аты-жөнү

кол тамгасы

“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө” жобого карата 2-тиркеме

Банктык топтун түзүмү жөнүндө маалыматтар

(башкы компаниянын аталышы) _____ карата абал боюнча _____

Кызматы

Аты-жөнү

кол тамгасы

“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө” жобого карата 3-тиркеме

20__-жылдын _____ карата кард фондунун акча каражаттарынын келип чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө ОТЧЕТ

(банк эмес финансы-кредит уюмунун аталышы жана жайгашкан жери)

	Аталышы	20__-жылдын отчеттук мезгили	20__-жылдын өткөн мезгили
	Баштапкы сальдо		
1	Берилген кард		
2	Кард сунуштоо үчүн жеткиликтүү акча каражаттары		
	Кард фондунун каражат алуу булактары		
3	Күндөлүк эсептерден каражаттарды бөлүштүрүү		
4	Шарият стандарттарына ылайык келбеген кирешелерди бөлүштүрүү		
5	БФКУнун иш чөйрөсүнөн тышкары алынган каражаттар		
6	Жыйынтыгында, жыл ичинде каражат булактарынан түптөлгөн сумма		
	Кард фондунун каражаттарын пайдалануу		
7	Билим берүү максаттарына кард		
8	Чакан бизнес үчүн кард		

	Аталышы	20__-жылдын отчеттук мезгили	20__-жылдын өткөн мезгили
9	Күндөлүк эсептер боюнча эсептөө		
10	Жыйынтыгында, жыл ичинде пайдаланылган каражаттардын суммасы		
	Жыл акырына карата сальдо		
11	Берилген кард		
12	Кард сунуштоо үчүн жеткиликтүү акча каражаттары		

Башкарманын төрагасы
(жетекчиси)

(Аты-жөнү, кол тамгасы)

Башкы бухгалтер

(Аты-жөнү, кол тамгасы)

“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө” жобого карата 4-тиркеме

Шарият кеңешинин корутундусу (үлгү)

Биз, ... (аты-жөнү), ... (аты-жөнү), компаниянын келишимине ылайык кызматтарды сунуштоочулар/Шарият кеңешинин мүчөлөрү катары Шарият кеңешинин мүчөлөрүнүн атынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган компаниянын операциялары _____-жылы ичинде шарият принциптерине ылайык ишке ашырылгандыгын тастыктайбыз.

Шарият кеңешинин атынан:

(аты-жөнү, кол тамгасы) _____

(аты-жөнү, кол тамгасы) _____

Бишкек ш.

(датасы)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 26-февралындагы
№ 2024-П-07/7-2-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 13, 63 жана 64-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 13,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2024-жылдын 27-февралынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде жарыяланышын камсыз кылсын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

К. Куленбеков

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 28-февралындагы
№ 2024-П-12/8-3-(НПА)

Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелери бекитилсин (тиркелет).

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө жобонун:

– 1.2-пунктундагы «жана кепилдик фонддорго» деген сөздөр алып салынсын.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-3-(НФКУ) «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-4-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук

актыларына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтомунун:

- 1-пунктунун төртүнчү абзацы;
- жогоруда аталган токтомдун тиркемесинин 3-пункту;

3) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 27-майындагы № 2020-П-33/31-4-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-3-(НФКУ) «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу» токтому;

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата таасир этүү чараларын колдонуу маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун:

- 1-пунктунун онунчу абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 9-пункту;

5) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 12-апрелиндеги № 2021-П-33/17-2-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-3-(НФКУ) «Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому;

6) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомунун:

- 1-пунктунун төртүнчү абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 3-пункту;

7) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-10-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун:

- 1-пунктунун алтынчы абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 5-пункту;

8) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 26-сентябрындагы № 2022-П-33/59-4-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кепилдик фонддор боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун:

- 1-пунктунун үчүнчү абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 2-пункту;

9) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы № 2022-П-33/61-3-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталына тиешелүү маселелер боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомунун:

- 1-пунктунун онунчу абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 9-пункту;

10) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтомунун:

- 1-пунктунун жыйырма биринчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 20-пункту;

11) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттик маалымат алмашуу жана кыймылсыз мүлк маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун:

- 1-пунктунун жетинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 6-пункту.

4. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Бул токтом Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелеринин 2024-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кире турган отчет берүү мөөнөттөрү тууралуу 48-пунктунун талабын кошпогондо, 2024-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет.

6. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кепилдик фонд» ААКты тааныштырсин.

7. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Улуттук банктын Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын, Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсин.

8. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Жакыпов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 28-февралындагы
№ 2024-П-12/8-3-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу ЭРЕЖЕЛЕРИ

1-глава. Жалпы жоболор

1. Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелеринде (мындан ары – Эрежелер) кепилдик фонддордун ишине карата төмөнкү талаптар аныкталган:

- жалпы талаптар;
- экономикалык ченемдер, талаптар жана чектөөлөр;
- кепилдиктерди жана кепилдик инструменттерин берүү жана алар боюнча милдеттенмелерди аткаруу боюнча;
- эсепке алуу жана контролдоо боюнча;
- ички контролдоо жана тобокелдиктерди тескөө системасын уюштуруу жана анын иши боюнча;
- тышкы аудит жүргүзүү боюнча;
- мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту берүү боюнча.

2. Кепилдик фонддор өз ишин каржылоо келишимдери боюнча кардарлардын милдеттенмелери боюнча кепилдик берүү аркылуу, ошондой эле финансы-кредит уюмдары менен макулдашуулардын алкагында жүзөгө ашырат. Мында каржылоо дегенден улам ипотекалык/коммерциялык кредиттерди жана аларды алмаштыруучуларды, ошондой эле ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу бүтүмдөрдү/операцияларды түшүнүү зарыл.

3. Бул Эрежелерде төмөнкү түшүнүктөр жана терминдер пайдаланылат:

1) **Кардар** – милдеттенмелеринин бөлүгү финансы-кредит уюму менен түзүлгөн каржылоо келишими боюнча кепилдик менен камсыздалган ишкердик субъекти жана мамлекеттик турак-жай программаларынын катышуучусу.

2) **Кепилдик** – кепилдик фонддун финансы-кредит уюму алдында каржылоо келишимдери боюнча кардардын негизги карызы боюнча милдеттенмелердин бөлүгүн берилген кепилдик суммасы чегинде аткаруу үчүн жоопкерчилик тартуу милдеттенмеси.

3) **Кепилдик иши** – кардарларга каржылоонун жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзүүчү жана кардарларды каржылоо келишимдери жана/же макулдашуулары боюнча кепилдиктерди берүү жана башка кепилдик инструменттери аркылуу финансы-кредит уюмдардын кредиттик тобокелдиктеринин бөлүгүн төмөндөтүүгө багытталган иш.

4) **Кепилдиктерди берүү саясаты** – кепилдик фонддун ыйгарым укуктуу органы тарабынан бекитилүүчү, кепилдиктерди берүү тартибин жана шарттарын, кепилдик инструменттеринин түрлөрүн, кепилдиктерди берүү принциптерин, кардарлардын милдеттенмелерин тандоо критерийлерин жана талаптарын, ошондой эле тараптардын кепилдигин амортизациялоо шарттарын жана жоопкерчилигин жөнгө салуучу, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жооп берүүчү документ.

5) **Кепилдик инструменттери** – каржылоо келишимдери боюнча кардарлардын милдеттенмелерин камсыз кылуу үчүн пайдаланылуучу кепилдиктердин ар кандай формаларынын жана түрлөрүнүн жыйындысы.

6) **Регрессдик талап** – кепилдик фонддун кепилдик келишими боюнча милдеттенмени аткаруу үчүн финансы-кредит уюму тарабынан төлөнгөн сумманын ордун толтуруп берүүнү кардардан талап кылуу укугу.

2-глава. Кепилдик фонддун ишине карата жалпы талаптар

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк) кепилдик фонддор милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдерди, талаптарды жана

чектөөлөрдү белгилөөгө, кепилдик фонддордун ишин текшерүүгө, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө» мыйзамында, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.

5. Кепилдиктерди берүү Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын эске алуу менен кепилдик фонд, финансы-кредит уюму менен кардардын ортосунда кепилдик келишимин түзүү аркылуу жүзөгө ашырылат.

Портфельдик кепилдиктер – финансы-кредит уюмдары менен кызматташуу боюнча тиешелүү келишимдердин алкагында берилген кепилдиктер.

Кепилдик инструменттери Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө» мыйзамына, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана кепилдик фонддун кепилдик берүү саясатына ылайык берилет.

6. Кепилдик инструменттерин берүү тартиби жана кепилдик инструменттеринин түрлөрү Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган талаптарды эске алуу менен кепилдик фонддун ички документтеринде өз алдынча белгиленет.

7. Кепилдик инструменттери каржылоо келишими боюнча кардардын милдеттенмелеринин бир бөлүгүнө берилет.

8. Кепилдик фонд кардардын каржылоо келишими боюнча пайыздарды, үстөк айыпты, айып пулду, туумду, комиссиялык төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылбайт.

9. Кепилдик фонддун кызмат көрсөтүүлөрү үчүн сый акынын өлчөмү кепилдик фонддун тиешелүү ыйгарым укуктуу органы тарабынан белгиленет.

10. Кепилдик фонддун кепилдиктерин сунуштоо үчүн кардарлардын милдеттенмелерин тандоо жана аларга карата талаптар кепилдик фонддун ички документтери аркылуу жөнгө салынат.

11. Кепилдик фонддун чет өлкө валютасында активдери болгон шартта кепилдиктер чет өлкө валютасында берилиши мүмкүн болгон, экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу

ишкер субъектилерине берилген кепилдиктерди эске албаганда, кепилдиктер улуттук валютада берилет.

12. Кепилдик фонд кепилдик келишимдерин түзүүдө, өзгөртүүдө жана аткарылышына мониторинг жүргүзүүдө тобокелдикти баалоо боюнча ишти уюштуруу максатында кредиттик бюро менен кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө келишим түзүүгө укуктуу жана ага ылайык кредиттик бюрого кредиттик маалыматты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык берүүгө тийиш.

Терс кредиттик маалымат берилген учурларды эске албаганда, кепилдик фонд кардардын макулдугу боюнча кредиттик маалыматты (портфельдик кепилдиктер жөнүндө маалыматтарды кошпогондо) берүүгө милдеттүү.

13. Эгерде кепилдик фонд кредиттик бюро менен кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө келишим түзсө, анын кепилдик ишти башкаруу боюнча ички документтеринде кредиттик маалымат алмашуу боюнча ишти уюштуруу тартиби жана талаптар, ошондой эле кредиттик бюро менен кредиттик маалымат алмашуу келишимин түзүүдө кепилдик фондунун негизги шарттары, укуктары жана милдеттери, анын ичинде төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

- кредиттик маалыматка санкциясыз кирүүдөн, аны жок кылуудан, өзгөртүүдөн, пайдалануудан же ачыкка чыгаруудан сактоону жана коргоону камсыз кылуу жөнүндө;

- кепилдик фондго жана кредиттик маалымат менен алмашуу процессинде аларга маалым болгон анын кызматкерлерине алар менен эмгек келишими (контракт) токтотулгандан кийин да маалыматтарды ачыкка чыгарууга тыюу салуу жөнүндө;

- кепилдик фонд жооптуу болгон кредиттик маалыматка өзгөртүүлөр жана жаңыртуулар жөнүндө кредиттик бюрого өз убагында билдирүү жөнүндө;

- туура эмес маалымат берилген учурда, анын ичинде кредиттик маалымат субъектинин талабы боюнча кредиттик бюрого берилген кредиттик маалыматка өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык кредиттик маалымат субъекти жөнүндө маалыматтарды терс кредиттик маалыматка киргизбөө негиздери;

– кредиттик маалымат менен алмашуу келишимине ылайык кредиттик бюрога маалыматтарды берүү системасынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу жөнүндө.

Кепилдик фонд кредиттик бюрога берилген кредиттик маалыматтын бурмаланышы, бардык кардарлар боюнча толук маалымат берүү, аны өз убагында тапшыруу, анын ичинде техникалык каталардан улам берилген маалыматты оңдоо үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.

Кепилдик берүү жөнүндө маселени кароодо кепилдик фонд зарыл болгон учурда кардар жөнүндө (кредиттик отчетту) жана кепилдик фонддун чечими боюнча иштеп жаткан кредиттик бюролордон кардар менен байланышы бар жактар жөнүндө (эгерде мыйзамга ылайык алардын макулдугу болсо) маалыматты талап кылышы мүмкүн.

Кепилдик фонд кредиттик бюродон алынган кредиттик отчеттун купуялуулугун жана коопсуздугун сактоого, андагы кредиттик маалыматты үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого жана кредиттик отчетту кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө мыйзамдарда белгиленген максаттарда гана пайдаланууга тийиш.

3-глава. Кепилдик фонддор милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер, талаптар жана чектөөлөр

14. Кепилдик фонддор Улуттук банк тарабынан белгиленген төмөнкү экономикалык ченемдерди, талаптарды жана чектөөлөрдү сактоого тийиш:

- бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү;
- уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү;
- өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми;
- ликвиддүүлүк ченеми;
- кепилдик фонддордун финансы-кредит уюмдарындагы депозиттеринин өлчөмүнүн лимити;
- кепилдик менен орду жабылган каржылоонун максималдуу өлчөмү;
- мультипликатор коэффициенти;

- концентрациялануу тобокелдиги боюнча чектөөлөр;
- кайра каржылоого кепилдиктер боюнча лимит;
- портфельдик кепилдиктер боюнча лимит.

15. Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1)

Бир карыз алуучуга же байланыштуу адамдар тобуна тобокелдиктин максималдуу ченеминин K1 маанисин 10% ашпаган деңгээлде кармап туруу зарыл.

Бир карыз алуучуга же байланыштуу адамдар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеми төмөнкү формула боюнча эсептелет:

$$K1 = \text{СГ} / \text{СК} * 100\%,$$

мында:

СГ – бир кардарга же байланыштуу адамдар тобуна кепилдиктердин баа берүү күнүнө карата жалпы суммасы;

СК – кепилдик фонддун баа берүү күнүнө карата өздүк капиталы.

Бир карыз алуучуга же байланыштуу адамдар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченемин эсептөөдө ар башка карыз алуучулардын кепилдиктери боюнча калдыктардын суммасы кошулууга жана төмөнкү учурларда кепилдиктердин чогуу алгандагы бирдиктүү байланышкан суммасы катары каралууга тийиш:

- бир карыз алуучунун финансылык оор абалы башка жактарда да кепилдик менен камсыздалган кредит/каржылоо боюнча төлөө проблемаларынын келип чыгышын шарттаса;

- бир карыз алуучу башкасын контролдосо;

- кредит/каржылоо юридикалык жакка да жана ал юридикалык жактын катышуучусуна/уюштуруучусуна да берилген болсо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары контролдоочу жак же олуттуу катышуучу болуп саналган учурларды эске албаганда, алар кеминде бир контролдоочу жакка же олуттуу катышуучуга ээ болсо;

- бир нече карыз алуучу ортосунда олуттуу финансылык өз ара көз карандылык болсо. Өз ара кызматташуу тууралуу келишимди

кошо алганда, олуттуу финансылык өз ара көз карандылык адатта бир карыз алуучунун жылдык дүң кирешесинин/чыгашасынын же башка келип түшүүлөрүнүн же төлөмдөрүнүн 50 же андан жогору пайызы башка карыз алуучу менен келишилген бүтүмдөрдөн улам келип чыккан учурда орун алат;

– кредитти/каржылоону төлөө үчүн бир эле каражат алуу булагы колдонулса, мында карыз алуучулар кредиттик каражаттарды жалпы ишканада же жалпы ишке катышуу үчүн колдонушкан же экөө тең ошол эле төлөө булагын (камсыздоо) колдонушкан жагдайды кошо алганда;

– карыз алуучулардын бири экинчи карыз алуучунун милдеттенмесине кепилдик берсе (кросс-кепилдик) же ошол эле үчүнчү жак эки карыз алуучунун кепилдиги болуп саналса;

– бир же бир нече карыз алуучу тарабынан алынган каражаттар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын кошпогондо, үчүнчү жактын түздөн-түз пайдасы үчүн колдонулса же ошол алынган каражаттарга сатылып алынган каражаттар же активдер адаттагы бизнести жүргүзүүдө андан товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алган учурларды эске албаганда, үчүнчү жакка берилсе;

– күрөө коюучу катары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы саналган учурларды эске албаганда, алардын күрөө коюучусу бирөө болсо.

16. Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү (K2)

Кепилдик фонддордун уставдык капиталы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында түзүлөт.

Кепилдик фонддор үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана аны түзүү мөөнөтү Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы № 2022-П-33/61-2-(НФКУ) «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомуна белгиленген.

Кепилдик фонддор уставдык капиталдын өлчөмүн уставдык капиталга карата белгиленген талаптардан төмөн эмес мааниде кармап турууга тийиш.

17. Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми (K2.1)

Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми кепилдик фонд тарабынан уставдык капиталдын өлчөмүнүн 100% кем эмес деңгээлде сакталууга тийиш.

Кепилдик фонддун өздүк капиталынын минималдуу өлчөмүнүн ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$$K2.1 = (СК / УК) * 100\%,$$

мында:

СК – кепилдик фонддун баа берүү күнүнө карата өздүк капиталы;

УК – жаңыдан ачылган кепилдик фонддор үчүн Улуттук банк тарабынан белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү.

Кепилдик фонддор өздүк капиталын (баа берүү күнүнө карата) төмөнкү көрсөткүчтөрдүн негизинде эсептөөгө тийиш:

- толугу менен төлөнгөн уставдык капиталдын;
- номиналдан үстөк салынган капиталдын;
- жеке адамдар жана юридикалык жактар салган кошумча капиталдын;
- келечектеги керектөөлөр үчүн резервдердин;
- өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасынын (чыгымдарынын);
- учурдагы жылдын чыгымын минуска чыгаруу менен.

18. Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3):

– жалпы ликвиддүүлүк (K2.1) ченеминин (көрсөткүчүнүн) маанисин 45% кем эмес деңгээлде кармап туруу зарыл;

– кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк (K2.2) ченеминин (көрсөткүчүнүн) маанисин 35% кем эмес деңгээлде кармап туруу зарыл.

1) Жалпы ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$$K3.1 = (ЛА / ОБ) * 100\%,$$

мында:

ЛА – ликвиддүү активдер, буга кассадагы жана банктардагы эсептешүү (күндөлүк) эсептердеги акча каражаттар, банктарда жайгаштырылган депозиттер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана Улуттук банк тарабынан чыгарылган мамлекеттик казына векселдери жана башка жогору ликвиддүү баалуу кагаздар (мындан ары - жогору ликвиддүү баалуу кагаздар) кирет. Бул баалуу кагаздар ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө сый акыны (дисконтту) жана өздөштүрүлбөгөн пайданы (чыгымдарды) минуска чыгаруу менен эске алынат;

ОБ – кепилдик фонддун милдеттенмелери, буга кепилдик фонддун кепилдиктери боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелеринин жалпы суммасы, төлөө мөөнөтү 30 күнгө чейинки кайсы болбосун милдеттенмелер кирет;

2) Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) төмөнкү формула боюнча аныкталат:

$$К3.2 = (ВЛА / КОБ) * 100\%,$$

мында:

ВЛА – жогорку ликвиддүү активдер, буга кассадагы жана банктагы эсептешүү (күндөлүк) эсептериндеги акча каражаттары, ошондой жогору ликвиддүү баалуу кагаздар кирет;

КОБ – кыска мөөнөттүү милдеттенмелер, буларга кепилдик фонддун кепилдиктери боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелеринин суммасы, төлөө мөөнөтү 30 күнгө чейинки кайсы болбосун милдеттенмелер кирет.

Жетиштүү ликвиддүүлүктү кармап туруу үчүн активдерди жана пассивдерди, милдеттенмелерди төлөө мөөнөтүн, ошондой эле баланстан тышкаркы милдеттенмелерди аткаруу ыктымалдыгын эске алуу зарыл. Кепилдик фонддун каражаттарын Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин эмитенттери чыгарган акцияларга, облигацияларга (жогору ликвиддүү баалуу кагаздардан тышкары) инвестициялоого жол берилбейт.

19. Кепилдик менен орду жабылган каржылоонун максималдуу өлчөмү (К4)

Кепилдик менен орду жабылган каржылоонун максималдуу өлчөмүнүн ченеминин K4 маанисин кардардын же байланыштуу адамдардын тобунун финансы-кредит уюмунун алдындагы негизги милдеттенмелеринин көлөмүнөн (каржылоонун негизги суммасы) 50% ашпаган деңгээлде кармап туруу зарыл.

Кепилдик менен орду жабылган каржылоонун максималдуу өлчөмүнүн ченеми төмөнкү формула боюнча эсептелет:

$$K4 = OG / OC * 100\%,$$

мында:

OG – кардарга же байланыштуу адамдардын тобуна берилген кепилдиктердин жалпы суммасы;

OC – кардарды же байланыштуу адамдардын тобун каржылоо боюнча негизги милдеттенмелердин жалпы көлөмү, анын бир бөлүгү кепилдик менен камсыздалган.

20. Мультипликатор коэффициентинин (K5)

Мультипликатор коэффициентинин маанисин (K5) 2ден ашпаган деңгээлде кармап туруу зарыл.

Мультипликатор коэффициентинин төмөнкү формула боюнча эсептелет:

$$K5 = GP / CK,$$

мында:

GP – кепилдик фонддун кепилдиктери (кепилдик портфели) боюнча милдеттенмелеринин баа берүү күнүнө карата жалпы суммасы;

CK – кепилдик фонддун баа берүү күнүнө карата өздүк капиталы.

21. Кепилдик фонд каражаттарды коммерциялык банктардын аманаттарына (депозиттерине) өз алдынча жайгаштырат. Кепилдик фонддун каражаттарын жайгаштыруу үчүн коммерциялык банктарды тандоонун негизги критерийлери кепилдик фонд тарабынан ички ченемдик документтерде аныкталууга тийиш жана анда жайгаштырылган активдерден жогору деңгээлде киреше алуу мүмкүнчүлүгү гана эмес, ошондой эле кредиттик тобокелдикке,

концентрациялануу тобокелдигине жана башка кошумча тобокелдиктерге талапка ылайык баа берүү жана контролдоо эске алынуусу зарыл.

22. Кепилдик фонддун каражаттары банктагы депозитке Улуттук банктын колдонуудагы талаптарын эске алуу менен кепилдик фонддун директорлор кеңешинин чечими менен бекитилген тиешелүү ички саясатта кепилдик фонд тарабынан белгиленген лимиттердин өлчөмүндө (депозиттин суммасы) которулат.

23. Кепилдик фонддун каражаттарын коммерциялык банктардагы мөөнөттүү аманаттарда (депозиттерде) жайгаштыруунун белгилүү бир коммерциялык банкка карата белгиленген лимиттеринин мааниси кепилдик фонддун өздүк капиталынын 20% ашпоого тийиш. Мында, эгерде каражаттар банкта калк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана каржылоонун жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган мамлекеттик программаларды ишке ашыруу максатында жайгаштырылса, кепилдик фонддун каражаттарын ошол коммерциялык банктагы мөөнөттүү аманаттарга (депозиттерге) жайгаштыруу лимиттерин кепилдик фонддун өздүк капиталынан 25 %дан ашпаган чекте белгилөөгө жол берилет.

24. Кепилдик фонд концентрациялануу тобокелдигинин кайсы түрдө болбосун орун алуу деңгээлине ай сайын көз салып турууга, күндөлүк жагдайга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө жана тобокелдикти тескөө ишин пландаштырууга (аналитикалык отчеттор, таблицалар, графиктер жана диаграммалар) тийиш, булар кепилдик фонддун директорлор кеңешине жана башкармасына сунушталууга тийиш. Кепилдик фонддун директорлор кеңеши жана башкармасы концентрациялануу тобокелдигин тескөө саясатын мезгил-мезгили менен карап туруусу зарыл.

25. Концентрациялануу тобокелдиги боюнча төмөнкү чектөөлөр белгиленген:

- ири карыз алуучулар боюнча концентрациялануу (К6.1) – 65 % ашык эмес;
- тармактар боюнча концентрациялануу (К6.2) – 50 % ашык эмес.

1) Ири карыз алуучулар боюнча концентрациялануу ченеми төмөнкү формула боюнча эсептелет:

$$K6.1 = СКР / СК * 100\%,$$

мында:

СКР – бардык ири тобокелдиктердин (карыз алуучулардын) баа берүү күнүнө карата жалпы суммасы;

СК – кепилдик фонддун баа берүү күнүнө карата өздүк капиталы.

Бир карыз алуучунун жана аны менен байланыштуу адамдардын кепилдик фонддун өздүк капиталынын 2% ашкан кепилдиктеринин чогуу алгандагы суммасы ири тобокелдик катары каралат. Кепилдик фонддун бардык ири тобокелдиктеринин жалпы суммасы анын өздүк капиталынын өлчөмүнөн ашпоого тийиш.

2) Тармактар боюнча концентрациялануу ченеми төмөнкү формула боюнча эсептелет:

$$K6.2 = СКО / ГП * 100\%,$$

мында:

СКО – кепилдик фонддун бир тармакка берилген кепилдиктери боюнча милдеттенмелеринин баа берүү күнүнө карата суммасы;

ГП – кепилдик фонддун кепилдиктери (кепилдик портфели) боюнча милдеттенмелеринин баа берүү күнүнө карата жалпы суммасы.

Тармактар боюнча концентрациялануу (K6.2) ченеминин маанисин кепилдик фонддун кепилдиктери боюнча милдеттенмелеринин жалпы суммасынын 50% ашпаган деңгээлде кармап туруу зарыл.

26. Кепилдик фонддор кайра каржылоого кепилдиктер боюнча лимитти так сактоого тийиш. Кайра каржыланган кредиттер боюнча берилген кепилдиктердин жалпы суммасы кепилдик фонддун өздүк капиталынын 10 пайызынан ашпоого тийиш. Кайра каржыланган кредит боюнча кепилдиктер берилгенден кийин 180 күндүн ичинде алар боюнча мөөнөтү өткөн төлөмдөр болбогон кепилдиктер бул ченемден алынып салынышы мүмкүн.

Мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун алкагында, кайра каржылоого кепилдиктер боюнча лимит кепилдик фонддун өздүк капиталынын 20% ашпоого тийиш.

27. Кепилдик фонддор портфелдик кепилдиктер боюнча лимитти сактоосу зарыл. Финансы-кредит уюму менен кызматташуунун алкагында берилген портфелдик кепилдиктер боюнча лимит бир финансы-кредит уюмуна карата кепилдик фонддун өздүк капиталынын 25 % ашпоого тийиш.

28. Дивиденддердин өлчөмүн эсептөө үчүн кепилдик фонду Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (мындан ары – ФОЭС) жана Улуттук банктын талаптарына ылайык эсептелген таза пайданын эң эле төмөн маанисин колдонууга тийиш.

29. Кепилдик фонд акционерлерине дивиденддерди төлөө үчүн Улуттук банктан уруксат алууга милдеттүү. Дивиденддерди төлөөгө Улуттук банктан уруксат алуу үчүн документтер кепилдик фонддун акционерлеринин жалпы жыйынын өткөрүүгө чейин он жумуш күнүнөн кечиктирбестен Улуттук банкка берилүүгө тийиш. Документтерге кепилдик фонддун дивиденддерди төлөө мөөнөттөрү боюнча пландары, ФОЭСке жана Улуттук банктын талаптарына ылайык эсептелген таза пайданын көрсөткүчтөрү жана дивиденддерди төлөгөндөн кийин экономикалык ченемдердин сакталышы боюнча эсептөөлөр тиркелүүгө тийиш.

Улуттук банк кепилдик фонддун ишинин туруктуулугуна карата төмөндөгү коркунучтардын бири болгон учурда дивиденддерди төлөөгө тыюу салышы же чектөөлөрдү белгилеши мүмкүн:

1) кепилдик фонд Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди, талаптарды жана чектөөлөрдү сактабаса;

2) дивиденддерди төлөө Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин, талаптардын жана чектөөлөрдүн бузулушуна алып келсе;

3) Улуттук банктын талаптарына ылайык потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабуу үчүн камдар түзүлбөсө же жетишсиз өлчөмдө түзүлсө;

4) өткөн жылдарда же отчеттук жыл ичинде чыгым орун алса;

5) Улуттук банктын талаптары аткарылбаса.

4-глава. Кепилдиктерди берүү жана алар боюнча милдеттенмелерди аткаруу

30. Кепилдик фонд ички документтерде каралган мөөнөттө жана тартипте кепилдик берүү же берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим кабыл алат. Кепилдик берүү же берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим кепилдик фонддун ыйгарым укуктуу коллегиялдуу органы тарабынан кабыл алынат.

31. Кепилдик менен камсыздалган милдеттенмелер кардар тарабынан аткарылбаган же талапка ылайык аткарылбаган учурда кепилдик фонддун жоопкерчилиги субсидиардык болуп саналат.

32. Кепилдик фонддун кардардын милдеттенмелерин аткаруу милдети кардар каржылоону кайтарып берүү мөөнөтүн бузган учурдан тартып башталат. Мында финансы-кредит уюму (мындан ары - ФКУ) кардар каржылоо келишими боюнча милдеттенмелерин аткарбаган күндөн тартып, Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө кепилдик фондго кардар тарабынан келишим шарттары бузууга жол берилгендиги тууралуу кат жүзүндө маалымдайт.

33. Кепилдик фонддун ушул Эрежелердин 32-пунктунда көрсөтүлгөн милдети кардардын милдеттенмелерди аткаруусу үчүн зарыл документтерди тиркөө менен ссудалык эсеп боюнча күбөлөндүрүлгөн көчүрмө жана ФКУ келишимдерде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте карызды өндүрүү боюнча бардык чараларды ишке ашыргандыгы тууралуу маалымат берилгенден кийин келип чыгат. ФКУ карызды өндүрүү боюнча бардык чараларды ишке ашыргандыгы жөнүндө маалыматтардын тизмеги кепилдик берүү саясатында белгиленүүгө тийиш.

34. Ушул Эрежелердин 33-пунктунда каралган шарттар аткарылгандыгы тастыкталган учурда, кепилдик фонд кепилдик келишимге жана/же ФКУ менен кызматташуу келишимине ылайык өздүк каражаттардын эсебинен кепилдик боюнча милдеттенмелерди аткарат.

35. Милдеттенмелер аткарылгандан кийин кепилдик фонд төлөнгөн (аткарылган) кепилдиктин суммасынын ордун жабууну талап кылуу укугуна ээ болот. ФКУ кепилдик фонду милдеттенмелерин

аткарган күндөн тартып үч күндүн ичинде кепилдиктерди берүү саясатында каралган талап кылуу укугун ырастоочу документтердин тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн берүүгө милдеттүү.

36. Кепилдик фонд Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык, кардардан кепилдик келишими жана/же ФКУ менен кызматташуу жөнүндө макулдашуу боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн ФКУга төлөнгөн сумманын ордун регресс тартибинде толтурууну талап кылууга укуктуу.

37. Карызгер-кардарга карата белгиленген регрессдик талаптар канааттандырылгандан кийин кепилдик фонд тарабынан алынган каражаттар кепилдик фонддун тескөөсүндө калат жана кепилдик фондду өнүктүрүүгө багытталат.

5-глава. Кепилдик фонддордун ишине көзөмөл

38. Улуттук банктын көзөмөлдөө системасы бири-бирин толуктап жана колдоп турган көзөмөлдөө ишинин эки негизги түрүнөн турат, булар – тышкы көзөмөлдөө жана инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү.

39. Кепилдик фонддор, аларды уюштуруучулар же акционерлер, кепилдик фонддордун кызмат адамдары жана башка кызматкерлери Улуттук банктын талабы боюнча отчетторду, документтерди жана кайсы болбосун башка маалыматты өз убагында сунуштап турууга милдеттүү.

40. Улуттук банк кепилдик фонддордун ишине текшерүүлөрдү Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптардын жана шарттардын негизинде жүзөгө ашырат.

41. Улуттук банк кепилдик фонддордун ишине көзөмөлдү алардын ишинин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына шайкеш келишин камсыз кылуу максатында жүзөгө ашырат.

42. Улуттук банк кепилдик фонддордун ишин текшерүү үчүн негиз болуп саналган документти көрсөтүү менен алдын ала билдирүүсүз текшерүүгө укуктуу.

43. Кепилдик фонддордун ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-

2-(НФКУ) токтому менен бекитилген Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүү жүргүзүү жөнүндө нускоодо белгиленген.

6-глава. Эсепке алуу жана контролдоо

44. Кепилдик фонддун отчету Улуттук банктын кепилдик фонддун финансылык отчетун түзүү, жарыялоо жана Улуттук банкка берүү боюнча талаптарына ылайык Улуттук банкка сунушталат.

45. Кепилдик фонддун директорлор кеңеши тарабынан бекитилген Эсепке алуу саясатында бухгалтердик эсепке алуунун жалпы принциптери, бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу ыкмалары жана эрежелери, финансылык отчетту түзүү тартиби камтылууга жана Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 23-октябрындагы № 26/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү» жобосуна ылайык келүүгө тийиш.

46. Финансылык отчетту аудитордук корутунду менен бирге жарыялоо аудитордук текшерүү аяктап, финансылык отчет бекитилгенден кийин, отчеттук жылдан кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирилбестен, мамлекеттик тилде жана зарыл учурда расмий тилде жүзөгө ашырылат.

47. Кепилдик фонддо эсепке алуу төмөнкүчө уюштурулууга тийиш:

1) анын негизинде төмөнкүлөр туура түзүлүүсү зарыл:

а) кепилдик фонддун анык финансылык абалын жана иш натыйжаларын чагылдырган, эл аралык стандарттарга ылайык келген финансылык отчет;

б) Улуттук банктын талаптарына жооп берген регулятивдик отчет;

в) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, отчеттун башка түрлөрү;

2) кепилдик фонддун активдерин жана орун алган тобокелдиктерди коопсуз жана ишенимдүү тескөө;

3) акционерлер жана директорлор кеңеши кепилдик фонддун финансылык абалын жана кызмат адамдарынын ишин контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу.

Кепилдик фонддун башкармасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык финансылык отчеттун, эсепке алуу документтеринин жана башка маалыматтардын тактыгына, толуктугуна жана сакталышына жооп берет. Кепилдик фонддун башкы бухгалтери финансылык отчетто бухгалтердик операциялардын жана жагдайлардын туура чагылдырылышы, бухгалтердик эсепке алуу регистрлеринин жана финансылык отчеттун талаптагыдай сакталышы үчүн жооп берет.

48. Кепилдик фонддун ишин жөнгө салууну жана көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруу максатында, кепилдик фонд ай сайын отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 10 жумуш күнү ичинде отчетторду ушул Эрежелердин 2 жана 3-тиркемелеринде көрсөтүлгөн формалар боюнча Улуттук банкка электрондук форматта жөнөтүүгө жана кагаз жүзүндө берүүгө тийиш.

49. Кепилдик фонд бухгалтердик эсепке алууда жана отчет түзүүдө колдонулган документтердин сакталышын камсыз кылууга милдеттүү. Сакталууга тийиш болгон негизги документтердин тизмеги жана сактоо мөөнөтү Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы № 22/9 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтер тизмегине» ылайык белгиленет.

50. Кепилдик ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу келип чыккан чыгымдын ордун өз убагында жабуу үчүн кепилдик фонд тиешелүү кам түзүүгө жана ФОЭСке ылайык активдердин реалдуу наркын финансылык отчетто чагылдырууга милдеттүү.

51. Кепилдик фонддун активдерин классификациялоо жана потенциалдуу жоготууларынын жана чыгым тартууларынын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого ылайык жүргүзүлөт.

7-глава. Ички контролдоо системасы, ички аудит, тобокелдиктерди тескөө

52. Ички контролдоо – кепилдик фонддун төмөнкү максаттарга жетүүсү үчүн багытталган үзгүлтүксүз процесс:

1) иштин натыйжалуулугу жана иштиктүүлүгү, активдерди жана пассивдерди натыйжалуу тескөө, активдердин сакталышын камсыз кылуу, тобокелдиктерди натыйжалуу тескөө;

2) ички жана тышкы колдонуучулар үчүн финансылык, регулятивдик жана башка отчеттун так, толугу менен, объективдүү жана өз убагында түзүлүшүн камсыз кылуу;

3) жарандык мыйзамдарды жана кепилдик фонддун ички ченемдик документтерин сактоо.

53. Кепилдик фонддун ички контролдоо системасында төмөнкү компоненттер камтылууга тийиш:

1) кепилдик фонддун башкаруу органдарынын, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана кызмат адамдарынын компетенциясы, ыйгарым укуктарын бөлүштүрүү жана жоопкерчилиги каралган тиешелүү уюштуруу түзүмү;

2) өз убагында тиешелүү чечим кабыл алууга, маалымат коопсуздугун камсыз кылууга мүмкүндүк берген тиешелүү ички маалымат системасы жана башкаруу органдарына маалымдоо системасы;

3) тобокелдиктерге, тобокелдиктерди тескөө жана аларга баа берүү системасына туруктуу байкоо жүргүзүү;

4) ички контролдоонун тиешелүү жол-жоболору;

5) кемчиликтерди аныктоо жана ишин өркүндөтүү максатында ички контролдоо системасына мезгил-мезгили менен өз алдынча баа берүү.

54. Кепилдик фонддо тобокелдиктерди тескөөнүн шайкеш системасын түзүүгө карата минималдуу талаптар жана кепилдик фонддун тобокелдиктерди натыйжалуу аныктоону, баа берүүнү жана чектөөнү камсыз кылган контролдоо методдорун колдонуу каралган ички контролдоо системасын уюштурууга карата талаптар Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-8-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын

банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого жана Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-3-(НПА) токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда, банк эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелерине ылайык аныкталат.

55. Кепилдик фонд тарабынан тобокелдиктерди тескөө саясаты иштелип чыгууга, ал директорлор кеңеши тарабынан бекитилүүгө тийиш.

56. Кепилдик фонддун башкармасы директорлор кеңеши менен биргеликте жылына кеминде бир жолу саясаттын шайкештигине байкоо жүргүзүп турат жана зарыл учурларда өзгөртүүлөрдү киргизет.

57. Кепилдик фонд тобокелдик-менеджменти, ички аудит жана комплаенс-контролдоо кызматтарын түзүүгө тийиш. Тобокелдик-менеджменти, ички аудит жана комплаенс-контролдоо кызматтарынын жетекчилеринин кызмат ордуна талапкерлер Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте Улуттук банк менен макулдашылат.

58. Тобокелдик-менеджменти кызматы/тобокелдик-менеджери күн сайын тобокелдиктерди аныктайт, өлчөйт, мониторинг жүргүзөт жана контролдойт. Тобокелдиктерди түздөн-түз тескөө үчүн тобокелдиктин тигил же бул түрүн тескеген аткаруу органы жана/же түзүмдүк бөлүмдөр/кызмат адамдары жоопкерчилик тартышат.

59. Ички аудит кызматы ички аудитордук текшерүүлөрдү жүргүзүү аркылуу ички контролдоо системасынын, тобокелдиктерди тескөө жана корпоративдик башкаруу процессинин натыйжалуулугуна талдоо жүргүзөт жана баалайт.

60. Комплаенс-контролдоо кызматы кепилдик фонддун ишинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын, кепилдик фонддун ички документтеринин талаптарына (эрежелерине, жол-жоболоруна ж. б.) ылайык келүүсүн ички контролдоону жүзөгө ашырат, ошондой эле террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички контролдоону уюштурат.

8-глава. Тышкы аудит

61. Кепилдик фонддун ишине Кыргыз Республикасында таанылган, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жыл сайын тышкы аудитордук текшерүү жүргүзүлүп турууга тийиш.

62. Аудитордук уюмду тандоо кепилдик фонддун директорлор кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын сактоо менен жүзөгө ашырылат.

Тышкы аудит жүргүзүүгө, аларды тандоо боюнча жалпы кабыл алынган жол-жоболорду киргизүүгө карата минималдуу талаптар жана аудитордук кызмат көрсөтүүдө аудиторлордун көз карандысыздыгы Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-Р-12/25-2-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобого ылайык аныкталат.

63. Финансылык жыл аяктаганда кепилдик фонд отчеттук жылдан кийинки финансылык жыл башталган күндөн тартып 90 (токсон) күндөн кеч эмес мөөнөт ичинде кепилдик фонддо тышкы аудиттин жүргүзүлүшүн камсыз кылууга тийиш.

64. Жыл сайын көз карандысыз тышкы аудит жүргүзүлгөндөн кийин кепилдик фонд жетекчиликке катты кошо алганда, тышкы аудитордун толук отчетунун бир нускасын (көчүрмөсүн) өзгөртүүсүз, тышкы аудитор отчетту берген күндөн тартып 30 (отуз) күн ичинде Улуттук банкка берүүгө милдеттүү.

65. Кепилдик фонддун тышкы аудитору төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын аудит боюнча мыйзам талаптарына же эл аралык квалификацияга ылайык квалификацияга ээ болууга;

- көз карандысыз жана объективдүү болууга, ошондой эле кызыкчылыктар каршы келген катары эсептөөгө негиз берген жагдайларга жол бербөөгө.

9-глава. Таасир этүү чаралары

66. Улуттук банк кепилдик фондго жана анын кызмат адамдарына карата таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.

67. Улуттук банк таасир этүү чараларын кепилдик фонддордун ишинин туруктуулугун колдоо үчүн проблемаларга каршы ыкчам чара көрүү, аларды жөнгө салуу жана четтетүү максатында колдонот.

68. Улуттук банк кепилдик фондго жана анын кызмат адамдарына карата таасир этүү чараларын колдонуунун максатка ылайыктуулугун, таасир этүү чараларынын түрүн жана аларды колдонуу тартибин өз алдынча аныктайт.

69. Кепилдик фондуна, анын кредиторлоруна, акционерлерине же банк системасына карата объективдүү кооптуу жагдайларды жана/же жогору жоготуу же чыгым тартуу ыктымалдыгын шарттаган кепилдик фонддун иши, анын кызмат адамдарынын иш-аракеттери (аракеттенбей коюулары) кепилдик фонддордун алгылыксыз жана кооптуу тажрыйбасы катары эсептелет.

70. Улуттук банктын кепилдик фонддорго карата таасир этүү чараларын колдонуу негиздери, учурлары жана тартиби, ошондой эле кепилдик фонддордун алгылыксыз жана кооптуу тажрыйбага тартылышынын белгилери жана мындай ишке кепилдик фонддун жана анын кызмат адамдарынын катыштыгы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-12-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобого ылайык аныкталат.

Кепилдик фонд Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык кайра өзгөртүлүп түзүлүшү же жоюлушу мүмкүн.

71. Жарыялоо кепилдик фонддун кредиторлорунун кызыкчылыктарына, Кыргыз Республикасынын финансы системасынын туруктуулугуна, коопсуздугуна жана бүтүндүгүнө зыян келтириши мүмкүн болгон учурларды кошпогондо, Улуттук банк кепилдик фонддорго карата колдонгон таасир этүү чаралары тууралуу, ошондой эле мындай чараларды кандай болбосун

өзгөртүүлөр же алардын токтотулушу тууралуу маалыматты жарыялап турат. Мындай маалыматты жарыялоо банктык сырды жайылтуу болуп саналбайт.

72. Улуттук банктын чечимдерине карата сотко чейин даттануу милдеттүү болуп саналат. Мында Улуттук банк Башкармасынын сотто каралууга тийиш болгон чечимдерин кошпогондо, Улуттук банктын кайсы болбосун чечимине карата сотко чейин даттанууга жол берилет.

73. Улуттук банктын чечимдерине сотко чейин даттануу тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жободо белгиленген.

10-глава. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту тапшыруу

74. Кепилдик фонддор белгиленген мөөнөт ичинде кепилдик фондунун иши жөнүндө мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту (мындан ары – ПРО) ушул Эрежелердин 3-тиркемесинде келтирилген формаларга ылайык белгиленген мөөнөттө Улуттук банкка тапшырууга милдеттүү.

75. ПРОнун жалпы курамы, мезгил аралыгы, форматы жана отчетторду берүү мөөнөтү ушул Эрежелерге карата 1-тиркемеде келтирилген.

76. ПРО формаларын толтурууда төмөнкү эрежелер сакталууга тийиш:

а) маалымат Улуттук банктын отчеттук датага карата расмий курсу боюнча сом эквивалентинде чагылдырылууга тийиш;

б) операциялар отчеттук мезгилде бухгалтердик эсептин жана баланстан тышкары эсепке алуу маалыматтарынын негизинде чагылдырылышы зарыл;

в) отчеттор мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет;

г) отчеттор электрондук форматта берилет жана кагаз жүзүндө жөнөтүлөт.

77. Кепилдик фонддун жетекчилиги ПРОДо чагылдырылган маалыматтардын аныктыгы үчүн толук жоопкерчилик тартат.

78. 31-декабрга карата ПРО жылдык болуп саналат жана Улуттук банкка ушул Эрежелерге карата 1-тиркемеде белгиленген мөөнөттө берилет. Тышкы аудиттин жыйынтыгы боюнча, эгерде жылдык ПРОДо оңдоолор бар болсо, өзгөртүүлөр киргизилген бөлүктөр боюнча түшүндүрмөлөрдү чагылдыруу менен өзгөртүүлөр киргизилген отчеттук формалар берилет. Оңдоолор киргизилген отчеттор көз карандысыз аудитордук компаниянын корутундусун алгандан кийин 15 (он беш) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка берилет.

79. ПРО отчеттору өз убагында берилбеген учурда, кепилдик фонду ПРОнун өз убагында берилбегендигинин себептерин көрсөтүү менен жазуу жүзүндө түшүндүрмө берүүгө милдеттүү.

80. Отчеттордо так эмес маалыматтар системалуу түрдө берилсе жана белгиленген мөөнөттөр сакталбаган учурда, кепилдик фондго карата Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган таасир этүү чаралары колдонулушу мүмкүн.

**Кепилдик фонддордун ишин жөнгө
салуу эрежелерине карата
1-тиркеме**

**Кепилдик фонддун мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчетунун
КУРАМЫ**

N	Бөлүк	Аталашы	Мезгил- дүүлүгү	Тапшыруу мөөнөтү	Берүү форматы
1		Кепилдик фонду жөнүндө негизги маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
2		Акционерлер жөнүндө маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
3		Айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
4		Комитеттер жана комитет мүчөлөрү жөнүндө маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
5		Кепилдик фонддун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери жөнүндө маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
6		Филиалдар/өкүлчүлүктөр (кеңселер) жөнүндө маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»

N	Бөлүк	Аталашы	Мезгил-дүүлүгү	Тапшыруу мөөнөтү	Берүү форматы
7	1-бөлүк	Баланстык отчет А. Активдер В. Милдеттенмелер У. Капитал Д. Баланстан тышкаркы эсептер Д. Башка активдердин жана башка милдеттенмелердин чечмелениши Е. Системадан тышкаркы эсеп	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«xlsx»
8	2-бөлүк	Пайда жана чыгым жөнүндө отчет А. Пайыздык кирешелер Б. Пайыздык чыгашалар В. Пайыздык эмес кирешелер Г. Пайыздык эмес чыгашалар Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар Е. Кепилдик фонддун активдерин жайгаштыруу Ж. Кепилдик фонддун милдеттенмелерин өлкө белгиси боюнча тартуу З. Кепилдик фонддун милдеттенмелерин өлкө белгиси боюнча тартуу (чет өлкө валютасында) К. Капиталды өлкө белгиси боюнча тартуу	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»

N	Бөлүк	Аталашы	Мезгил-дүүлүгү	Тапшыруу мөөнөтү	Берүү форматы
9	3-бөлүк	<p>Кепилдиктер жөнүндө маалымат</p> <p>3.A1. Кепилдик фонддун региондор боюнча иши</p> <p>3.A1-1. Уюштуруучулары/катышуучулары катары аялдар болгон ишкердик субъекттерине же жеке ишкер катары иштеген аялдарга берилген кепилдиктер жөнүндө региондор боюнча маалымат</p> <p>3.A2. Кепилдик фонддун тармактар боюнча иши</p> <p>3.A3. Тармактар/региондор боюнча бекитилген кепилдиктер тууралуу маалымат (кепилдик фонд ишин баштагандан тартып)</p> <p>3.A3-1. Уюштуруучулары / катышуучулары катары аялдар болгон ишкердик субъекттерине же жеке ишкер катары иштеген аялдарга берилген кепилдиктер жөнүндө (кепилдик фонд ишин баштагандан тартып) тармактар/региондор боюнча маалымат</p> <p>3.A4. Тармактар / региондор боюнча берилген кепилдиктер жөнүндө маалымат (кепилдик фонд ишин баштагандан тартып)</p> <p>3.A4-1. Кепилдик фонду ишин баштагандан тартып алардын уюштуруучулары/катышуучулары катары аялдар болгон ишкердик субъекттерине же жеке ишкер катары иштеген аялдарга берилген кепилдиктер жөнүндө тармактар/региондор боюнча маалымат</p> <p>3.A5. Тармактар / региондор боюнча колдонуудагы кепилдиктер боюнча маалымат (отчеттук датага карата)</p> <p>3.A5-1. Уюштуруучулары / катышуучулары катары аялдар болгон ишкердик субъекттерине же жеке ишкер катары иштеген аялдарга берилген колдонуудагы (отчеттук датага карата) кепилдиктер жөнүндө тармактар/региондор боюнча маалымат</p>	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»

N	Бөлүк	Аталашы	Мезгил-дүүлүгү	Тапшыруу мөөнөтү	Берүү форматы
		<p>3.А6. Кепилдиктер берилген кредиттер жөнүндө тармактар/ региондор боюнча маалымат (кепилдик фонд ишин баштагандан тартып)</p> <p>3.А6-1. Уюштуруучулары / катышуучулары катары аялдар болгон ишкердик субъекттерине же жеке ишкер катары иштеген аялдарга алар боюнча кепилдиктер (кепилдик фонд ишин баштагандан тартып) берилген кредиттер жөнүндө маалымат</p> <p>3.А7. Алар боюнча кепилдиктер берилген колдонуудагы кредиттер (отчеттук датага карата) жөнүндө тармактар/региондор боюнча маалымат</p> <p>3.А7-1. Уюштуруучулары / катышуучулары катары аялдар болгон ишкердик субъекттерине же жеке ишкер катары иштеген аялдарга алар боюнча кепилдиктер берилген колдонуудагы кредиттер (отчеттук датага карата) жөнүндө тармактар/ региондор боюнча маалымат</p> <p>3.А8. Тармактар / региондор боюнча аткарылган кепилдиктер боюнча маалымат (кепилдик фонд ишин баштагандан тартып)</p> <p>3.А8-1. Уюштуруучулары / катышуучулары катары аялдар болгон ишкердик субъекттерине же жеке ишкер катары иштеген аялдарга берилген (кепилдик фонд ишин баштагандан тартып), аткарылган кепилдиктер жөнүндө тармактар / региондор боюнча маалымат</p> <p>3.А9. Тармактар / региондор боюнча аткарылган кепилдиктер жөнүндө маалымат (отчеттук мезгил ичинде)</p> <p>3.А9-1. Уюштуруучулары / катышуучулары катары аялдар болгон ишкердик субъекттерине же жеке ишкер катары иштеген аялдарга берилген (отчеттук мезгил ичинде), аткарылган кепилдиктер жөнүндө тармактар/региондор боюнча маалымат</p>			

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2024

N	Бөлүк	Аталашы	Мезгил-дүүлүгү	Тапшыруу мөөнөтү	Берүү форматы
10	4-бөлүк	<p>Кепилдик фонддун ФКУ-өнөктөштөр боюнча иши жөнүндө маалымат</p> <p>4.A1. Отчеттук мезгил ичинде ФКУ-өнөктөштөр/тармактар боюнча берилген кепилдиктер жөнүндө маалымат</p> <p>4.A2. Отчеттук мезгил ичинде ФКУ-өнөктөштөр/региондор боюнча берилген кепилдиктер жөнүндө маалымат</p> <p>4.Б1. Кепилдик фонд ишин баштагандан тартып ФКУ-өнөктөштөр/тармактар боюнча берилген кепилдиктер жөнүндө маалымат</p> <p>4.Б2. Кепилдик фонд ишин баштагандан тартып ФКУ-өнөктөштөр/региондор боюнча берилген кепилдиктер жөнүндө маалымат</p> <p>4.В1. ФКУ- өнөктөштөр/тармактар боюнча колдонуудагы кепилдиктер жөнүндө маалымат</p> <p>4.В2. ФКУ- өнөктөштөр/региондор боюнча колдонуудагы кепилдиктер жөнүндө маалымат</p> <p>4.Г1. ФКУ- өнөктөштөр/тармактар боюнча аткарылган кепилдиктер жөнүндө маалымат</p> <p>4.Г2. ФКУ- өнөктөштөр/региондор боюнча аткарылган кепилдиктер жөнүндө маалымат</p>	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
11	5-бөлүк	<p>Мөөнөтү өтүп кеткен активдер жөнүндө маалымат</p> <p>А. Мөөнөтү өтүп кеткен активдер жөнүндө маалымат (бардыгы)</p> <p>В. Мөөнөтү өтүп кеткен активдер жөнүндө маалымат (чет өлкө валютасында)</p>	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
12	6-бөлүк	Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2024

N	Бөлүк	Аталашы	Мезгил-дүүлүгү	Тапшыруу мөөнөтү	Берүү форматы
13	7-бөлүк	РППУдагы өзгөртүүлөр РППУнун эсебинен эсептен чыгарылган жана кайтарылган (мурда эсептен чыгарылган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
14	8-бөлүк	Баалуу кагаздар портфели	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
15	9-бөлүк	Депозиттер жана эсептер боюнча маалымат А. Коммерциялык банктарда жайгаштырылган мөөнөттүү депозиттер жөнүндө маалымат В. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча маалымат В. Эсептешүү эсептери боюнча маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
16	10-бөлүк	Отчеттук мезгилде кепилдиктердин аткарылышы	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
17	11-бөлүк	Байланыштуу жана аффилирленген жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
18	12-бөлүк	Ири тобокелдиктер тууралуу маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
19	13-бөлүк	Активдердин/милдеттенмелердин ордун жабуу мөөнөтү	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
20	14-бөлүк	Экономикалык ченемдердин, чек-төөлөрдүн жана талаптардын сакталышы жөнүндө маалымат	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»

N	Бөлүк	Аталашы	Мезгил-дүүлүгү	Тапшыруу мөөнөтү	Берүү форматы
21	15-бөлүк	Лимиттердин сакталышы жөнүндө отчет А1. Портфельдик кепилдиктер боюнча лимиттин сакталышы жөнүндө отчет А2. Аманаттарда (депозиттерде) жана ФКУнун эсептеринде акча каражаттарын жайгаштыруу боюнча лимиттердин сакталышы жөнүндө отчет	Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»
Кепилдик портфельдин реестри (2-тиркеме)			Ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 10 жумуш күнү ичинде	«.xlsx»

Кепилдик фонддордун ишин
жөнгө салуу эрежелерине карата
2-тиркеме

Наименование
организации/
Уюмдун аталышы

Реестр гарантийного
портфеля/ Кепилдик
портфелдин реестри

млн сом%/тыс сомое%

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Аталышы/Карыз алуучунун аты-жөнү/ Наименование/Ф.И.О. Заемщика	Укуктук статус: жеке адам/юрдикалык жак/ Правовой статус: физ.лицо/юр.лицо	Жетекчинин аты-жөнү/ФИО руководителя	ФКУ-өнөктөштүгү аталышы/ Наименование ФКУ-партнера	Кредиттик линия Ооба/жок/ Кредитная линия Да/нет	Берилген кредиттин суммасы (номинал)/ Сумма выданного кредита(номинал)	Берилген кредиттин суммасы (экв. сом менен)/ Сумма выданного кредита (экв. в сом)	Кредиттин калдыгынын суммасы (номинал)/ Сумма остатка кредита (номинал)	Кредиттин калдыгынын суммасы (экв. сом менен)/ Сумма остатка кредита (экв. в сом)	Валютасы (KZT, USD, EUR, RUB)/ Валюта (KGS, USD, EUR, RUB)	Кредиттин номиналдык пайыздык чени/ Номинальная процентная ставка по кредиту	Кепилдикти берүү үчүн комиссиялык төлөмдүн өлчөмү %/Размер комиссии за выдачу гарантии в %	Кепилдикти берүү үчүн комиссиялык төлөмдүн суммасы /Сумма комиссии за выдачу гарантии	Берилген датасы/Дата выдачи	Төлөө датасы/Дата погашения	Мөөнөтү өткөн сумма (негизги сумма боюнча)/ Просроченная сумма (по основной сумме)	Мөөнөтү өткөн күндөрдүн саны (негизги сумма боюча)/ Количество просроченных дней (по основной сумме)	ФКУ кредитинин негизги суммасы боюнча классификацияны аталышы/Наименование классификации по основной сумме кредита ФКО	РППНун өлчөмү кредиттин негизги суммасы боюнча % менен/ Размер РПП в % по основной сумме кредита	Кредиттин негизги суммасы боюнча РППНун суммасы/Сумма РПП по основной сумме кредита

21	Мөөнөтү өткөн сумма (пайыздар боюнча)/ Просроченная сумма (по процентам)
22	Мөөнөтү өткөн күндөрдүн саны (пайыздар боюнча)/ Количество просроченных дней (по процентам)
23	Реструктуризациялардын саны/ Количество реструктуризаций
24	Дата реструктуризации
25	Регион
26	Өнөр жай/ Отрасль
27	Максаттуу багыты (толук маалымат)/ Целевое назначение (подробная информация)
28	Күрөөлүк камсыздоо/ Залоговое обеспечение
29	Кайра каржылоонун үлгүшү % менен/ Доля рефинансирования в %
30	Берилген кепилдиктин суммасы/ Сумма выданной гарантии
31	Берилген кредит боюнча берилген кепилдиктердин үлгүшү % менен/Доля выданной гарантии от выданного кредита в %
32	Кепилдиктин калган бөлүгү (сом менен)/ Остаток гарантии (в сомах)
33	Гарантиянын классификациясынын аталышы/ Наименование классификации гарантии
34	РПНунун өлчөмү гарантия боюнча % менен/ Размер РПН в % по гарантии
35	Гарантия боюнча РПНун суммасы/ Сумма РПН по гарантии
36	Байланыштын/аффилирленгендигинин инсайдердин түрү/Тип связанности/ аффилированности/инсайдер
37	Кепилдиктин параллельдүүлүгүнүн белгиси (параллель/параллель эмес)/Приснак параллельности гарантии (параллельная/непараллельная)
38	Продукт түрү/Вид продукта
39	Гендер
40	Портфель кепилдиги Ооба / жок/ Портфельная гарантия Да/нет

Кепилдик фонддордун ишин
жөнгө салуу эрежелерине карата
3-тиркеме

Кепилдик фонддордун мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 28-февралындагы
№ 2024-П-12/8-4-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 13-майындагы № 2020-П-12/27-1-(НПА) «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алгандан тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык көзөмөл башкармалыгын, Төлөм системалары башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төраганын милдетин аткаруучу

М. Жакыпов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 28-февралындагы
№ 2024-П-12/8-4-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын «Кардарларды аралыктан тейлөө
режиминде идентификациялоо жана верификациялоо
тартиби жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөр**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 13-майындагы № 2020-П-12/27-1-(НПА) «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартибинин:

– 5-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«5-1. Кардарларды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо үчүн программалык камсыздоону колдонууда банк Тартиптин талаптарына ылайык, программалык камсыздоонун толук сыпаттамасы жана кардарларды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо методдору менен тиешелүү билдирүүнү, ошондой эле директорлор кеңеши тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдигин анализдөө боюнча ички документти Улуттук банктын дарегине жөнөтүүгө милдеттүү.»;

– төмөнкү редакциядагы 4-1-глава менен толукталсын:

«4-1-глава. Кардарларды – жеке ишкерлерди аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо

34-1. Ишкердик иш менен алектенген кардарларды – Кыргыз Республикасынын жарандарын мамлекеттик маалымат системалары аркылуу жеке ишкер катары аралыктан идентификациялоо жана

верификациялоо видеобайланыш аркылуу идентификациялоого жана верификациялоого барабар.

34-2. Ишкердик иш менен алектенген кардарларды – Кыргыз Республикасынын жарандарын жеке ишкер катары аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо үчүн максималдуу баланс ушул Тартиптин 6-1-тиркемесине ылайык келүүгө тийиш.»;

– Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартибине карата 1-тиркеме төмөнкү редакциядагы 6-1-таблица менен толукталсын:

«6-1-таблица. Кардарлар – жеке ишкерлер үчүн максималдуу баланска чектөөлөр

	Электрондук капчык үчүн	функционалдык банктык эсепке чектөөлөр үчүн
Максималдуу баланс	10 000 эсептик көрсөткүч	80 000 эсептик көрсөткүч

».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 13-мартындагы
№ 2024-П-10/10-2-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9, 40 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) «Регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

– 2-пунктундагы «2024-жылдын 1-апрелинен тартып» деген сөздөр жана сандар «2024-жылдын 1-июлунан тартып» деген сөздөргө жана сандарга алмаштырылсын.

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 7 (жети) жумуш күнү өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик

реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын жана «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 13-мартындагы
№ 2024-П-12/10-3-(БС)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

– 2019-жылдын 27-декабрындагы № 2019-П-12/68-4-(НПА) «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2022-жылдын 2-июнундагы № 2022-П-12/35-1-(НПА) «Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу».

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларды, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 13-мартындагы
№ 2024-П-12/10-3-(БС)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы № 2019-П-12/68-4-(НПА) «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жобонун:

– 31-пунктунун биринчи графасынын экинчи сабындагы «Өкмөтүнүн» деген сөз «Министрлер Кабинетинин» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 2-июнундагы № 2022-П-12/35-1-(НПА) «Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоонун:

– 12-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

– «Агенттик банктын жана/же финансы-кредит уюмунун жоюучусу катары иш алып барган учурда, гарантиялык учур келип жеткенден кийин 10 (он) календардык күн ичинде Агенттик тарабынан

белгиленген форма боюнча «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптары жайылтылган аманатчылар жөнүндө маалымат түзөт.»;

- Нускоонун 1-тиркемеси төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоого карата
1-тиркеме

**Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин _____
(банктын аталышы) компенсацияланууга тийиш болгон жайгаштырылган
аманаттары (депозиттер) жөнүндө
МААЛЫМАТ**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2024

№ п/п	Аманатчынын, электрондук акча ээсинин толук аты-жөнү	Исандыгын тастыктаган документти, № жана берилген датасы, ким тарабынан берилгендиги	Күбөлүктүн/патенттин №	ИНН	Аманатчынын/ электрондук акча ээсинин жашаган дарегі, телефон номери	Банктик төлөөгө алуу келишиминин (банктик аманат, карта эсеби ж.б.), карыз алуу/гарантия келишиминин электрондук көрсөтүлү жөнүндө келишимдин /офертанын аталышы жана/же №, келишим түзүлгөн датасы	Депозиттин, электрондук капчыктын валютасынын, мөөнөтү өткөн угурама талптарды түрү	Башкы китени эсебинин номери	Аманаттын, карта эсебинин, электрондук капчыктын, социалдык карыза чегерилген пайыздардын өзгүч эсебинин номери	Аманат (депозит) боюнча салынган акча каражаттарынын суммасы, ошондой эле чегерилген пайыздардын саны	Банктын аманатчыга мөөнөтү өтпөкчө угурама талптарынын суммасы	Өз ара чегерилүүнүн натыйжалары боюнча банктын аманатчыга карата милдеттенмелеринин/талптарынын калдыгы	Сом эквивалентинде өз ара чегерилүүнүн натыйжалары боюнча банктын аманатчы алдындагы милдеттенмелеринин калдыгы	Аманатчыга, электрондук капчык ээсине төлөнүүгө тийиш болгон компаниянын суммасы, бирок аманатчы жана банктын мөөнөтү өтпөкчө угурама талптарынын өз ара чегерилүүсүнүн кыялы боюнча Кыргыз Республикасынын "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" мыйзамында белгиленген суммадан ашык эмес	Сом эквивалентинде компаниянын төлөөндөн кийин чегерилген пайыздарды эсепке алуу менен аманаттардын (депозиттердин), электрондук капчыктардын калдыгы	Төлөмдөр токтоулган, аярга карата сот жана төрөө органдарынын камакка алуу жөнүндө чечиминин (токтом) бар аманаттар (депозиттер), электрондук капчыктар
-------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п	1
Аманатчынын, электрондук акча ээсинин толук аты-жөнү	2
Инсандыгын тастыктаган №	3
Берилген датасы, ким тарабынан берилген	4
	4-1
	5
	6
	7
	8
	9
	10
аманат боюнча аманаттын/электрондук капчыктыктын валютасындагы учурдагы калдыктыктын суммасы	11
сом эквивалентинде аманаттын/электрондук капчыктыктын валютасында чегерилген пайыздардын суммасы	12
аманаттын/электрондук капчыктыктын валютасында чегерилген пайыздардын суммасы	13
сом эквивалентинде аманат (депозит)/электрондук капчык боюнча чегерилген пайыздардын суммасы	14
бардыгы болуп, сом эквивалентинде	15=12+14
талптын валютасындагы негизги карыз боюнча талптардын калдыгынын суммасы	16
сом эквивалентиндеги негизги карыз боюнча талптардын калдыгынын суммасы	17
талптын валютасында чегерилген банктык пайыздар боюнча талптардын суммасы	18
сом эквивалентинде банктын чегерилген пайыздары боюнча талптардын суммасы	19
20=17+19	20
мөөнөтү өтүп кеткен кредиттер жана аманатчылардын кепилдиктери боюнча талаш-тартыштар жана соттук тергештирүүлөр жөнүндө маалымат	21
22=14+20	22
өз ара эсепке алуунун жыйынтыгы боюнча сом эквивалентиндеги негизги карыздын суммасы	23
калдыгынын суммасы	24
Бардыгы болуп, сом эквивалентиндеги талптардын калдыктары боюнча	25
	26
	27=24-26
	28

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2024

	5000,00	4000,00	-
	-	-	-
	155000,00	84000,00	5000,00
	5000,00	4000,00	
		100,00	
	250000,00	80000,00	5000,00
		2000,00	100,00
	КСГ	USD	EUR
	Банктык аманат келишими №50 20-ноябрындагы 2008-жылдын	Банктык аманат келишими №51 20-ноябрындагы 2008-жылдын	Банктык аманат келишими №52 20-ноябрындагы 2008-жылдын
	Тарабынан 19.08.2002 Кыргыз Республикасынын НИМ	Тарабынан 19.08.2002 Кыргыз Республикасынын НИМ	Тарабынан 19.08.2002 Кыргыз Республикасынын НИМ
	A1325465	A1325465	A1325465
Мисалы:	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович
	1		

– Нускоонун 2-тиркемесинин:

2-пунктунун:

– экинчи абзацындагы «аманатчынын» деген сөздөн кийин «, электрондук акча ээсинин» деген сөздөр менен толукталсын;

– алтынчы абзацындагы «аманатчынын» деген сөздөн кийин «, электрондук акча ээсинин» деген сөздөр менен толукталсын;

– 3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«3. 7-графада келишимдин номерин жана келишим түзүлгөн датаны көрсөтүү менен аманатчынын, электрондук акча ээсинин банк менен аманат (депозит) сыяктуу эле, кредит боюнча да (мөөнөтү өтүп кеткен утурлама талаптар, эгер болсо), ошондой эле электрондук капчык кызматтарын көрсөтүү боюнча келишимдери жөнүндө маалыматтар камтылган.»;

– 6-пунктунда «аманаттын (депозиттин)», деген сөздөрдөн кийин «,электрондук капчыктын» деген сөздөр менен толукталсын;

– 7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«7. Аманаттардын, электрондук акчанын калдыктары жана чет өлкө валютасындагы аманат (депозит), электрондук акча боюнча чегерилген пайыздар жөнүндө маалыматтар, тиешелүүлүгүнө жараша, 11 жана 13-графаларда чагылдырылат. Таблицадагы калдыктардын суммалары жүздүк үлүшүн көрсөтүү менен валюта бирдиктеринде чагылдырылат.»;

– 8-пунктунун экинчи абзацындагы «аманаттар (депозиттер),» деген сөздөрдөн кийин «электрондук капчык» деген сөздөр менен толукталсын;

– 20-пунктундагы «аманаттары» деген сөздөн кийин «электрондук капчыктары» деген сөздөр менен толукталсын;

– 21-пунктундагы «аманаты (депозити)» деген сөздөрдөн кийин «,электрондук капчыгы» деген сөздөр менен толукталсын;

– 23-пунктундагы «аманаттарына» деген сөздөрдөн кийин «,электрондук капчыктарына» деген сөздөр менен толукталсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 20-мартындагы
№ 2024-П-12/12-1-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 6-октябрындагы № 2022-П-12/62-2-(НПА) «Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдардын кардарларына колдоо көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

– 6-пунктундагы «2024-жылдын 30-мартына чейин» деген сөздөр жана сандар «2024-жылдын 30-сентябрына чейин» деген сөздөргө жана сандарга алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-ноябрындагы № 2022-П-12/71-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү маселелери боюнча айрым убактылуу чечимдери тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

– 8-пунктундагы «2024-жылдын 30-мартына чейин» деген сөздөр жана сандар «2024-жылдын 30-сентябрына чейин» деген сөздөргө жана сандарга алмаштырылсын.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алгандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Кепилдик фонд» ААКты, «Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын жана кооперативдердин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарын жана кредиттик бюролорду тааныштырсын.

6. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 17 января 2024 года
№ 2024-П-09/1-2-(НФКУ)

Об утверждении Положения «О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты»

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению денежно-кредитных операций со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения небанковских

финансово-кредитных организаций, привлекающих депозиты, и соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитных операций.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 17 января 2024 года
№ 2024-П-09/1-2-(НФКУ)

ПОЛОЖЕНИЕ

«О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение «О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты» (далее – Положение) определяет общие условия и порядок предоставления Национальным банком Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) кредита последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты (далее – НФКО), которые испытывают проблемы с платежеспособностью.

2. Кредит последней инстанции (далее – кредит) НФКО предоставляется в соответствии со статьями 5, 6 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» (далее – конституционный Закон) и настоящим Положением.

3. В целях предотвращения системного риска, обеспечения целостности и сохранения стабильности финансовой системы Национальный банк вправе предоставить кредит отдельным НФКО, испытывающим временные проблемы с ликвидностью. При этом НФКО являются платежеспособными. Предоставление кредитов в виде овердрафта запрещается.

4. Предоставляя данный кредит, Национальный банк реализует свою функцию кредитора последней инстанции, оказывая временную поддержку НФКО. Кредит предоставляется НФКО в целях предотвращения риска неплатежеспособности и защиты вкладов физических лиц в национальной валюте.

5. Кредит предоставляется НФКО, испытывающей проблемы с платежеспособностью и осуществляющей мероприятия по финансовому оздоровлению. При этом под НФКО, испытывающей проблемы с платежеспособностью, в целях реализации настоящего Положения, понимается НФКО, в которой установлены:

- факты и обстоятельства, в том числе форс-мажорные обстоятельства, приведшие к неспособности НФКО выполнять обязательства перед вкладчиками;

- риски невыполнения обязательств перед вкладчиками.

6. Решение о предоставлении кредита, в том числе условия предоставления, срок и объем кредита принимается Правлением Национального банка. Процентная ставка по кредиту устанавливается Правлением Национального банка.

7. Правление Национального банка имеет право установить определенные требования, которые НФКО должна исполнить перед началом рассмотрения вопроса о предоставлении кредита.

8. Кредит предоставляется в национальной валюте с соблюдением общих принципов кредитования: срочности, платности, возвратности и обеспеченности.

9. Обязательство по возврату кредита обеспечивается залогом. Требования к залому, объему достаточности (в процентном выражении), виду и другим параметрам залогового обеспечения устанавливаются Правлением Национального банка.

Глава 2. Условия предоставления кредита

10. После обращения в Национальный банк на получение кредита НФКО не может принимать новые обязательства (депозиты и прочие виды обязательств согласно законодательству Кыргызской Республики) без согласия Национального банка до полного погашения кредита.

11. Правление Национального банка вправе устанавливать иные требования для НФКО на период до полного погашения кредита.

12. На период действия кредита НФКО не вправе использовать кредит на покупку ГЦБ (ГКВ, ГКО) и нот Национального банка через коммерческие банки.

13. НФКО не вправе использовать кредит на выплату депозитов (вкладов) должностным лицам и связанным или аффилированным с НФКО лицам. Национальный банк может установить дополнительные ограничения по операциям со связанными или аффилированными с НФКО лицами.

14. НФКО не вправе использовать кредит для оплаты административных расходов, включая все виды вознаграждений и иных видов стимулирующих выплат должностным лицам и работникам НФКО. Кроме того, Национальный банк вправе установить требование о сокращении НФКО своих административных расходов. НФКО также не вправе принимать решения о распределении прибыли, выплате дивидендов (в том числе по ранее вынесенным решениям), выполнении любых финансовых обязательств и платежей перед акционерами (участниками), а также о выплате любых вознаграждений должностным лицам и работникам НФКО, за исключением заработной платы.

15. В случае принятия Правлением Национального банка решения об отказе в предоставлении НФКО кредита, Национальный банк письменно уведомляет НФКО об этом.

Глава 3. Обеспечение кредита

16. Обязательство НФКО по возврату кредита обеспечивается залогом. Предмет залога, предоставленный в обеспечение кредита, не может быть заложен или перезаложен третьему лицу.

17. В качестве обеспечения кредита может выступать залог в виде:

- 1) государственных ценных бумаг Кабинета Министров Кыргызской Республики;
- 2) депозитов в финансово-кредитной организации, приемлемой для Национального банка;
- 3) иностранной валюты;

4) права требования по портфелю кредитов, соответствующих определенным характеристикам, в порядке, предусмотренном постановлением Правления Национального банка «Минимальные требования по формированию кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового обеспечения». При этом кредиты, по которым права требования предоставляются в залог, на момент подачи заявки на получение кредитных средств должны быть выданы за счет собственных средств НФКО в национальной валюте и относиться к категории неклассифицированных активов (за исключением активов под наблюдением) и не быть реструктуризированными.

5) других видов активов и имущества, приемлемых для Национального банка, в случаях, установленных Правлением Национального банка.

18. Предмет залога должен принадлежать залогодателю на праве собственности и не быть обремененным другими обязательствами.

19. Предметом залога не могут выступать акции поднадзорных Национальному банку юридических лиц.

20. Недостаточное обеспечение является основанием для отказа в предоставлении запрашиваемой НФКО суммы кредита.

21. Рыночная стоимость заложенного имущества, должна быть не ниже суммы запрашиваемого кредита, включая сумму начисленных процентов за предполагаемый период его пользования. В случае если НФКО предоставляется залоговое обеспечение в виде прав требования по кредитам, часть от суммы запрашиваемого НФКО кредита с учетом применения соответствующего залогового коэффициента должна быть обеспечена залогом, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 17 настоящего Положения и принадлежащих НФКО на праве собственности. Требования к максимальному объему залогового обеспечения в виде прав требования по кредитам определяются Правлением в процентном выражении вместе с другими требованиями к залоговому обеспечению.

22. Процедура принятия, обращения, взыскания и реализация имущества, переданного в качестве обеспечения (залога), устанавливается законодательством Кыргызской Республики, договорами о залоге и дополнительными соглашениями к ним.

Глава 4. Порядок предоставления и погашения кредита

23. Для получения кредита НФКО обязана предоставить в Национальный банк следующие документы:

- заявление-ходатайство о предоставлении кредита с указанием цели получения кредита;
- протокол совета директоров НФКО или другого уполномоченного лица о принятии решения о получении кредита и предоставлении активов и/или имущества в обеспечение запрашиваемого кредита;
- заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих право собственности залогодателя на предмет залога;
- документы, содержащие характеристику предмета залога, подтверждающие право собственности и оценку предмета залога независимым оценщиком;
- документы, подтверждающие, что НФКО уведомил акционеров НФКО о намерении обратиться в Национальный банк для получения кредита (уведомления вручаются лично под роспись либо направляются по почте по последнему известному адресу);
- Национальный банк имеет право запросить другие документы необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита;
- план финансового оздоровления НФКО, утвержденный советом директоров НФКО.

24. Для выдачи кредита Национальный банк и НФКО заключают Соглашение на получение кредита последней инстанции согласно Приложению 1 к настоящему Положению, Кредитный договор, а также Договор о залоге, формат и требования которого определяются Национальным банком в зависимости от вида залога.

25. Кредит предоставляется траншами (очередями) по мере выполнения плана финансового оздоровления проблемной НФКО и предоставления ею отчета о целевом использовании ранее полученного транша в развернутом виде согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

26. Транши выдаются на срок, не превышающий дату закрытия кредита, определенного решением Правления. Дата закрытия

кредита и/или дата окончательного погашения траншей могут быть продлены решением Правления Национального банка.

27. Погашение основной суммы транша и начисленных процентов по нему производятся на условиях, определенных в Соглашении на получение кредита последней инстанции.

28. В случае нецелевого использования кредита или неисполнения/ненадлежащего исполнения НФКО своих обязательств, Национальный банк вправе прекратить выдачу очередного транша кредита и досрочно предъявить требование о возврате, либо обратиться взыскание на заложенное имущество.

Глава 5. Расчет процентов по кредиту

29. Проценты на сумму каждого транша кредита начисляются по формуле простых процентов за период фактического пользования выданным траншем, исходя из количества календарных дней в году 360, по следующей формуле:

$P = (C \times I \times T) / 360 / 100$, где:

P – сумма процентов по траншу;

C – сумма транша (сом);

I – процентная ставка (в % годовых);

T – срок пользования траншем (в днях).

30. В подсчет фактического числа календарных дней, в течение которых НФКО пользовался выданным траншем, включаются установленные законодательством либо объявленные Кабинетом Министров Кыргызской Республики выходные и праздничные дни.

31. В случае, если дата погашения основной суммы кредита и/или уплаты начисленных процентов по нему приходится на праздничный, нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита и/или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий рабочий день.

Глава 6. Особые условия

32. Национальный банк имеет право в любое время, по своему усмотрению, проводить проверку деятельности НФКО.

33. В период действия кредита, НФКО обязан соблюдать все требования, определенные Соглашением на получение кредита последней инстанции и Договорами залога, а также решениями Национального банка.

34. При несоблюдении НФКО в период действия кредита любого из требований, определенных решениями Правления Национального банка, Соглашением на получение кредита последней инстанции и/или договорами залога, Национальный банк имеет право приостановить действие кредита и потребовать досрочного погашения предоставленных траншей и начисленных по ним процентов. При неисполнении НФКО требования о досрочном погашении обязательств, Национальный банк может начать процедуру внесудебного обращения взыскания на предмет залога.

35. По требованию Национального банка НФКО предоставляет отчет об использовании кредита и другие необходимые документы в форме и сроки, установленные Национальным банком.

Глава 7. Ответственность и противоправные действия

36. Национальный банк не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате неисполнения или частичного исполнения НФКО условий предоставления кредита.

37. Предоставление кредита со стороны Национального банка не может рассматриваться как принятие Национальным банком на себя обязательств в отношении НФКО.

38. На любой стадии получения и использования кредита Национальный банк вправе применить в отношении НФКО меры воздействия, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и нормативными правовыми актами Национального банка.

39. Ответственность за соблюдение целевого использования кредита и всех иных условий договоров по кредиту несет НФКО.

40. Должностные лица НФКО, акционеры НФКО, связанные или аффилированные с НФКО лица, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за следующие противоправные действия:

- сокрытие, фальсификация записей или внесение фальшивых записей в бухгалтерскую и иную документацию НФКО;
- оказание воздействия на должностных лиц НФКО и его служащих с целью принятия ими решений в пользу отдельных кредиторов и дебиторов;
- отказ от сотрудничества с должностными лицами или воспрепятствование при возврате имущества НФКО;
- препятствование должностным лицам НФКО в выполнении обязанностей и невыполнение его законных требований;
- действия, признанные судом и которые привели к принудительной ликвидации, включая банкротство;
- препятствование Национальному банку в выполнении обязанностей и невыполнение законных требований Национального банка.

**Приложение 1
к Положению «О кредите
последней инстанции
небанковским финансово-
кредитным организациям,
привлекающим депозиты»**

**СОГЛАШЕНИЕ
на получение кредита последней инстанции**

г. Бишкек № _____ от _____

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «НФКО», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение на получение кредита последней инстанции (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Соглашения нижеперечисленные термины имеют следующее значение:

Лимит кредитования – установленный в соответствии с настоящим Соглашением предельный размер общей суммы, в пределах которого НФКО, в течение действия настоящего Соглашения, имеет право получить кредиты/транши при соблюдении основных требований.

Основные требования – требования, установленные Положением «О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от _____ года № _____.

Период доступности лимита кредитования – период времени с момента подписания настоящего Соглашения по _____ года

включительно, в течение которого НФКО вправе получить кредиты/транши по настоящему Соглашению.

Кредит/транш – денежные средства, предоставляемые Национальным банком НФКО на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в общей сумме, не превышающей лимит кредитования. Кредиты/транши предоставляются в соответствии с заявками НФКО. Условия выдачи и погашения кредитов/траншей определяются конкретными кредитными договорами о выдаче кредита/транша.

Свободный остаток лимита кредитования – сумма денежных средств по лимиту кредитования, оставшаяся после последней выдачи кредита/транша Национальным банком НФКО равна разнице между лимитом кредитования и между общей суммой выданных, но не погашенных (т.е. действующих) кредитов/траншей в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Свободный остаток лимита кредитования может быть выдан НФКО в виде кредита/транша в пределах его размера и периода доступности лимита кредитования, а также при достаточности залогового обеспечения.

Кредитный договор о выдаче кредита/транша – договор, заключаемый сторонами в рамках настоящего Соглашения, на основании которого Национальный банк предоставляет НФКО кредит/транш, и являющийся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Кредитный договор о выдаче кредита/транша заключается по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

Дата предоставления кредита/транша – день перечисления суммы кредита/транша на счет НФКО в коммерческом банке.

Дата погашения кредита/транша – день поступления денежных средств от НФКО на счет Национального банка, в сумме, покрывающей объем требований Национального банка по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша, включая сумму основного долга, начисленных процентов по нему и других выплат, но не позднее _____ года.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Национальный банк предоставляет (открывает) НФКО кредит с лимитом кредитования в сумме _____ (сумма прописью) сомов на условиях срочности, возвратности, платности, обеспеченности и других условиях, определенных настоящим Соглашением, а НФКО обязуется возвратить Национальному банку полученные кредиты/транши и уплатить проценты за пользование ими в размере, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша.

2.2. Кредит с лимитом кредитования предоставляется (открывается) с _____ года по _____ года, по окончании которого НФКО должен полностью погасить задолженность по кредитам/траншам, предоставленным в соответствии с настоящим Соглашением, включая сумму основного долга, начисленных процентов и других выплат по кредитам/траншам.

2.3. В рамках установленного лимита кредитования в течение срока действия настоящего Соглашения, но не позже периода доступности лимита кредитования, НФКО вправе получить очередной кредит/транш в пределах свободного остатка лимита кредитования, при условии соблюдения основных требований на момент подачи соответствующей заявки о выдаче кредита/транша. Соблюдение основных требований подтверждается соответствующей информацией и документами, предоставленными НФКО в Национальный банк на момент подачи заявки о выдаче кредита/транша.

2.4. Остаток задолженности НФКО по полученным кредитам/траншам в течение всего срока действия настоящего Соглашения не может превышать лимит кредитования, установленный пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

2.5. Кредитные средства, выдаваемые Национальным банком НФКО в рамках настоящего Соглашения, имеют целевое назначение и должны быть использованы НФКО на поддержание ликвидности. При этом предоставленные кредитные средства в первую очередь направляются на удовлетворение требований о возврате депозитов (вкладов) физических лиц.

2.6. НФКО не вправе использовать предоставляемые Национальным банком кредитные средства для кредитования, для проведения операций на рынке ценных бумаг. Национальный банк вправе установить ограничения на операции со связанными или аффилированными с НФКО лицами.

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ/ТРАНШЕЙ

3.1. Для получения кредита/транша НФКО должен подать в Национальный банк заявку о выдаче кредита/транша с указанием суммы, срока кредита/транша и перечня активов, предлагаемых в качестве обеспечения по кредиту/траншу.

К заявке НФКО о выдаче кредита/транша должны быть приложены документы и информация о соответствии НФКО основным требованиям.

3.2. Кредит/транш может быть получен со сроком погашения не более _____ месяцев с момента заключения настоящего Соглашения.

3.3. Кредиты/транши будут предоставляться Национальным банком НФКО с оформлением соответствующих кредитных договоров о выдаче кредита/транша, в которых будут оговорены конкретные условия выдачи кредита/транша: размер (сумма), срок, процентная ставка, условия погашения основной суммы и процентов по кредиту/траншу и др. В указанных кредитных договорах о выдаче кредита/транша должна содержаться ссылка на настоящее Соглашение.

3.4. НФКО обязан соблюдать все требования Национального банка по представлению необходимых документов по получению кредита/транша. Национальный банк вправе запросить у НФКО дополнительные документы и информацию, касающуюся заявки НФКО о выдаче кредита/транша.

3.5. Предоставление кредита/транша будет производиться Национальным банком после изучения всех необходимых материалов и документов, непосредственно касающихся выдачи кредита/транша, в соответствии с основными требованиями.

Национальный банк, рассмотрев полноту, обоснованность и соответствие предоставленных НФКО документов для выдачи кредита/транша, принимает решение о предоставлении либо отказе

в выдаче кредита/транша, в соответствии со своими внутренними процедурами, с соблюдением условий настоящего Соглашения.

3.6. Кредит/транш будет предоставляться НФКО в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления НФКО в Национальный банк подтверждения соответствующего уполномоченного органа о регистрации договора о залоге в соответствии с подписанным кредитным договором о выдаче кредита/транша. В исключительных случаях кредит/транш может быть выдан НФКО до окончания процедур регистрации договоров залога в уполномоченных органах.

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА, НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ/ТРАНШЕМ И ИНЫХ СУММ

4.1. За пользование предоставленными Национальным банком кредитами/траншами, НФКО обязуется выплатить Национальному банку проценты. Проценты начисляются на остаток задолженности НФКО по основной сумме кредита/транша.

Процентная ставка Национального банка по кредиту является фиксированной и устанавливается в размере _____ процентов годовых

4.2. Начисление и выплата процентов за пользование кредитом/траншем производится на ежемесячной основе.

4.3. Проценты начисляются с даты предоставления кредита/транша (не включая этот день) до даты погашения кредита (включая эту дату) на фактический остаток задолженности по кредиту/траншу из расчета 360 дней в году и фактического количества дней в месяце.

4.4. Погашения основной суммы долга и/или начисленных процентов по кредиту/траншу производятся не позднее рабочего дня окончания действия настоящего Соглашения.

4.5. Порядок выплаты основного долга и начисленных процентов по отдельным кредитам/траншам будет определяться отдельными кредитными договорами о выдаче кредита/транша.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Национального банка:

5.1.1. Национальный банк обязуется своевременно осуществлять все необходимые действия по выдаче кредита/транша в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша;

5.1.2. Национальный банк вправе предпринимать любые предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики меры, необходимые для исполнения НФКО своих обязательств по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша;

5.1.3. В течение периода действия настоящего Соглашения Национальный банк имеет право проводить мероприятия по проверке финансового состояния НФКО, состояния обеспечения по кредиту, целевого использования кредита/транша;

5.1.4. Национальный банк вправе запрашивать и получать от НФКО любую необходимую ему информацию, включая информацию о состоянии обеспечения по кредиту, целевому использованию кредита/транша, включая заверенные НФКО копии платежных документов по перечислению сумм и другую информацию, и документы в целях мониторинга и контроля;

5.1.5. Национальный банк вправе в одностороннем порядке, без одобрения и согласия НФКО, инициировать процедуру взыскания залогового обеспечения на всю сумму просроченной задолженности по основной сумме кредитов/траншей, начисленным процентам по ним, неустойки в виде пени и штрафов, и прочих сумм, предусмотренных настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша, включая убытки и расходы Национального банка, понесенные в результате нарушений исполнения обязательств НФКО по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша либо нарушения НФКО условий и положений договоров о залоге, заключаемых между НФКО и Национальным банком в обеспечение настоящего Соглашения и кредитных договоров о выдаче кредита/транша;

5.1.6. В случае если НФКО не выполняются требования и условия Национального банка по настоящему Соглашению и кредитным

договорам о выдаче кредита/транша, Национальный банк вправе начать процедуру взыскания залога для покрытия всей или частичной суммы задолженности НФКО по настоящему Соглашению, кредитным договорам о выдаче кредита/транша, включая основную сумму по кредитам/траншам, начисленных процентов по нему, неустойки и штрафных санкций либо соответствующей суммы, эквивалентной недостающему обеспечению;

5.1.7. В случае изъятия денежных средств в иностранной валюте, конвертирование (перевод) изъятых/списанных денежных средств в валюту выданного Национальным банком НФКО кредита/транша производится в соответствии с официальным курсом, установленным Национальным банком на дату списания/изъятия денежных средств в иностранной валюте.;

5.1.8. Национальный банк вправе в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, кредитными договорами о выдаче кредита/транша и договорами о залоге, заключенными между Национальным банком и НФКО в соответствии с настоящим Соглашением, обратиться с взысканием на предметы залога, предоставленные НФКО Национальному банку;

5.1.9. Национальный банк вправе в одностороннем порядке отказаться от выдачи кредита/транша и/или приостановить выдачу кредита/транша и/или потребовать исполнения НФКО обязательств по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша, включая погашение основного долга по кредитам/траншам, выплату начисленных процентов за фактическое время пользования кредитами/траншами и иных сумм, причитающихся Национальному банку в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша, в любом из следующих случаев:

- 1) в случае нецелевого использования кредита/транша НФКО;
- 2) в случае не предоставления либо несвоевременного представления НФКО запрашиваемых Национальным банком документов и информации в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша;

3) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения НФКО взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению и кредитными договорами о выдаче кредита/транша;

4) в случае нарушения НФКО графиков погашения задолженности согласно кредитным договорам о выдаче кредита/транша;

5) в случае нарушения НФКО положений заключенных между НФКО и Национальным банком договоров о залоге имущества, предоставляемых НФКО в обеспечение кредита, выданного НФКО Национальным банком в соответствии с настоящим Соглашением;

6) в случае наличия у Национального банка информации, основанной на официальных данных либо данных уполномоченных органов, о том, что произошло существенное, по мнению Национального банка, ухудшение финансового положения НФКО и/или в случае появления иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению либо ненадлежащему исполнению НФКО своих обязательств перед Национальным банком по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша;

7) в случае, если информация, предоставленная НФКО Национальному банку, в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша, является недостоверной, в существенной степени неполной/искаженной, и/или заведомо ложной.

5.1.10. О своих требованиях, указанных в пункте 5.1.9 Национальный банк уведомляет НФКО в письменной форме.

В случае прекращения Национальным банком выдачи кредита/транша по причинам, указанным в пункте 5.1.9, Национальный банк имеет право в одностороннем порядке закрыть НФКО свободный остаток лимита кредитования и потребовать от НФКО досрочного возврата основной суммы по выданным кредитам/траншам и начисленных за фактическое время пользования процентов по ним, о чем Национальный банк уведомляет НФКО в письменной форме. НФКО обязан исполнить требования, содержащиеся в письменном уведомлении Национального банка, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения НФКО соответствующего письменного уведомления Национального банка, если в уведомлении не предусмотрены иные сроки.

В случае закрытия Национальным банком свободного остатка лимита кредитования в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу с даты, указанной Национальным банком в соответствующем письменном уведомлении НФКО.

5.2. Права и обязанности НФКО:

5.2.1. НФКО вправе производить досрочное погашение основного долга и/или процентов по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша, с предварительным уведомлением об этом Национального банка в срок не позднее трех рабочих дней до планируемого дня погашения.

5.2.2. НФКО обязан использовать денежные средства, полученные от Национального банка в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша, строго по целевому назначению, установленному в пункте 2.5. настоящего Соглашения и соответствующих пунктах кредитных договоров о выдаче кредита/транша о выдаче кредита/транша.

5.2.3. НФКО обязан исполнять все требования Национального банка, выдвигаемые им в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша, включая предоставление в срок, в требуемой форме и в полном объеме информации и документов, запрашиваемых Национальным банком в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша.

5.2.4. В течение всего срока действия настоящего Соглашения НФКО не вправе перезакладывать и обременять иным образом имущество и/или права требования, предоставленные для обеспечения исполнения им своих обязательств перед Национальным банком, в соответствии с настоящим Соглашением.

5.2.5. НФКО обязуется своевременно и в полном объеме погашать основную сумму и начисленные проценты по полученным кредитам/траншам согласно графикам погашений, в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша.

5.2.6. НФКО обязуется своевременно и в полном объеме принимать все необходимые меры по обеспечению сохранности и целостности заложенного имущества, предоставленного НФКО для обеспечения исполнения им своих обязательств перед

Национальным банком, в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша.

5.2.7. НФКО обязуется незамедлительно извещать Национальный банк обо всех обстоятельствах, способных негативно повлиять на исполнение НФКО своих обязательств перед Национальным банком по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша, включая возврат основной суммы по выданным кредитам/траншам, выплату начисленных по ним процентов и иных сумм, в том числе незамедлительно извещать Национальный банк о следующих обстоятельствах:

- о получении претензий и/или исковых заявлений, предъявленных к НФКО третьими лицами на сумму равную или превышающую 10 (десять) процентов от суммы лимита кредитования, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения; о судебных разбирательствах, в которых участвует НФКО в качестве ответчика или соответчика о выплате денежных средств на сумму, равную или превышающую 10 (десять) процентов от суммы лимита кредитования, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения; о принудительных мерах и санкциях, примененных к НФКО со стороны уполномоченных государственных органов и обо всех других обстоятельствах, способных повлиять на исполнение НФКО своих обязательств перед Национальным банком по настоящему Соглашению;

- о наложении ареста на имущество НФКО, в том числе имущество, предоставленное НФКО для обеспечения исполнения им своих обязательств перед Национальным банком в соответствии с договорами о залоге.

5.2.8. НФКО обязуется погасить (возвратить) основную сумму и начисленные проценты по кредитам/траншам в полном объеме в сроки, установленные настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша, в том числе досрочно – в случае направления Национальным банком соответствующего письменного уведомления в НФКО в связи с возникновением обстоятельств, изложенных в подпункте 9 пункта 5.1. настоящего Соглашения, в сроки, установленные подпунктом 10 пункта 5.1. настоящего Соглашения.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НФКО СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТУ

6.1. Обеспечением выполнения НФКО взятых на себя обязательств по возврату основной суммы кредитов/траншей, полученных НФКО по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша, начисленных по ним процентов, других сборов/выплат, неустойки в виде штрафов, пени и других выплат НФКО по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша являются, _____, принадлежащие НФКО на праве собственности согласно договору о залоге. Конкретный перечень имущества, передаваемого НФКО в залог Национальному банку, в обеспечение своих обязательств по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша, будет указываться в договорах о залоге, заключаемых между НФКО и Национальным банком.

6.2. Имущество НФКО, являющееся предметом залога, может быть заменено по соглашению сторон на другое имущество НФКО.

6.3. Договора о залоге должны содержать ссылку на настоящее Соглашение как на основное обязательство.

6.4. Залог имущества, подлежащий регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики, должен быть зарегистрирован НФКО в уполномоченном органе, в течение сроков, указанных в договоре о залоге.

6.5. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения НФКО своих обязательств по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша, НФКО предоставляет право Национальному банку незамедлительно, начиная со следующего дня ненадлежащего исполнения либо неисполнения НФКО своих обязательств перед Национальным банком, начать процедуру взыскания залогового обеспечения.

6.6. Национальный банк вправе удовлетворить свои требования в полном объеме за счет заложенного НФКО имущества путем внесудебного обращения взыскания на заложенное НФКО имущество и внесудебной реализации предмета залога в соответствии

с условиями и требованиями, предусмотренными соответствующими договорами о залоге и действующим законодательством Кыргызской Республики.

В случае недостаточности суммы, вырученной от реализации заложенного НФКО имущества, для полного удовлетворения своих требований к НФКО Национальный банк вправе получить недостающую сумму из любого другого имущества НФКО.

6.7. НФКО/залогодатель не вправе каким-либо образом и в какой-либо форме противодействовать Национальному банку при принятии Национальным банком мер по обращению взыскания на предмет залога. В случае какого-либо противодействия НФКО/залогодателя при принятии Национальным банком необходимых мер по обращению взыскания на предмет залога, Национальный банк вправе удовлетворить свои требования в полном объеме в судебном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В этом случае все соответствующие расходы Национального банка, в том числе и судебные, несет НФКО/залогодатель.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Национальный банк несет ответственность за свои обязательства по выдаче кредита в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша.

7.2. В случае несвоевременного перечисления суммы выдаваемого кредита/транша на счет НФКО в коммерческом банке в сроки, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Соглашения, Национальный банк выплачивает НФКО единовременный штраф в размере 0,1% от суммы выдаваемого кредита/транша.

7.3. В случае нецелевого использования НФКО полученных кредитных средств Национального банка, в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша, НФКО выплачивает Национальному банку неустойку в виде единовременного штрафа в размере 0,1% от суммы полученного кредита/транша в соответствии с кредитными договорами о выдаче кредита/транша. При этом НФКО обязан возратить всю сумму кредита/транша в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня

соответствующего письменного уведомления Национальным банком НФКО об этом, с уплатой неустойки.

7.4. В случае несвоевременного и/или неполного перечисления НФКО платежей в погашение основной суммы кредита/транша, начисленных по нему процентов и иных платежей, вытекающих из настоящего Соглашения и кредитных договоров о выдаче кредита/транша, НФКО выплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и до ее полного погашения.

7.5. Проценты на просроченную задолженность начисляются на основании фактического количества дней.

7.6. В случае если НФКО предоставляет с нарушением установленных сроков или форм предоставления, либо предоставляет не в полном объеме, искаженно или недостоверно отчеты по целевому использованию кредита и информацию по залоговому обеспечению, предусмотренные настоящим Соглашением и договорами о залоге, заключенными между НФКО и Национальным банком, а также иную информацию и документы, запрашиваемые Национальным банком в соответствии с настоящим Соглашением и кредитными договорами о выдаче кредита/транша, НФКО выплачивает Национальному банку штраф в размере 0,01 процента от суммы лимита кредитования, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, за каждый случай такого ненадлежащего предоставления отчетов/информации.

7.7. Выплата штрафов и пени не освобождает НФКО от исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.8. Пролонгация сроков настоящего Соглашения, включая сроки возврата полученных НФКО денежных средств от Национального банка по настоящему Соглашению, в том числе в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, осуществляется только на основании решения Правления Национального банка.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ГАРАНТИИ

8.1. НФКО, подписывая настоящее Соглашение, подтверждает и гарантирует, что:

а) являясь юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики, он обладает правом от своего имени заключать настоящее Соглашение и кредитные договора о выдаче кредита/транша;

б) содержание настоящего Соглашения и кредитных договоров о выдаче кредита/транша, и соответствующее исполнение их условий, не станут причиной нарушения действующего законодательства и любого нормативного правового акта Кыргызской Республики, решений суда, имеющих отношение к НФКО, и устава НФКО;

в) НФКО в полной мере ознакомлен с требованиями Положения «О кредите последней инстанции небанковским финансово-кредитным организациям, привлекающим депозиты», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от _____ года № ____.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), вызванных прямо или косвенно проявлением обстоятельств чрезвычайного характера, включая землетрясения и иные природные стихии, действия и решения государственных органов, вступления в силу международных договоров, принятие нормативных правовых актов Кыргызской Республики, военные действия и массовые беспорядки, находящихся вне возможности контроля сторон настоящего Соглашения и препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша, сроки исполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия указанных форс-мажорных обстоятельств, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 7.8 настоящего Соглашения, но лишь в той мере, в какой они значительно влияют на исполнение в срок всего настоящего Соглашения и кредитных договоров о выдаче кредита/транша или той их части, которая подлежала исполнению после наступления указанных форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Обе стороны настоящего Соглашения должны незамедлительно, в течение 2 (двух) рабочих дней, известить устно и в письменной форме друг друга о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению ими своих обязательств по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша.

8.4. Неисполнение одной из сторон своих обязательств по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша не рассматривается как нарушение настоящего Соглашения и кредитных договоров о выдаче кредита/транша, если это является следствием форс-мажорных обстоятельств, при условии того, что сторона, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, своевременно предприняла все необходимые меры для устранения таких последствий.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры между сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров сторон между собой, в целях выработки взаимоприемлемого решения.

9.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров сторон, споры между сторонами подлежат рассмотрению в суде Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все отношения между Национальным банком и НФКО носят конфиденциальный характер и стороны не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную друг от друга в период действия настоящего Соглашения, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Соглашением, либо, когда имеется соответствующее согласие другой стороны.

10.2. Конфиденциальная информация не включает в себя сведения, являющиеся общедоступными, а также сведения, содержащиеся в официально опубликованных сообщениях и отчетах, рекламных сообщениях и т.п.

10.3. НФКО предоставляет право Национальному банку раскрывать информацию по настоящему Соглашению третьим лицам в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения НФКО своих обязательств перед Национальным банком по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша.

10.4. Положения о конфиденциальности, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются в случае уступке прав, включая право требования, и обязанностей по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10.5. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному соглашению сторон путем заключения дополнительных соглашений либо обмена письмами, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

10.6. Настоящее Соглашение не может быть изменено, дополнено или расторгнуто в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.

10.7. Все условия и положения настоящего Соглашения являются обязательными для исполнения Сторонами.

10.8. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих банковских реквизитов не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты изменений. Риск ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения, возникший в связи с несвоевременным уведомлением об изменении своих банковских реквизитов, несет та сторона, которая не известила или несвоевременно известила другую сторону об изменении своих банковских реквизитов.

10.9. В случае реорганизации или ликвидации сторон, все права и обязанности сторон по настоящему Соглашению переходят на правопреемников сторон.

10.10. Кредитные договоры о выдаче кредита/транша, заключенные на основе настоящего Соглашения, являются

неотъемлемой частью настоящего Соглашения и на них распространяются все положения настоящего Соглашения.

10.11. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения НФКО всех своих обязательств перед Национальным банком по настоящему Соглашению и кредитным договорам о выдаче кредита/транша в сроки, предусмотренные в них.

10.12. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр – для уполномоченного органа, осуществляющего регистрацию залога.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Национальный банк:
Национальный банк Кыргызской
Республики
г. Бишкек, пр. Чуй, 168.

Наименование НФКО:

г. Бишкек, ул. _____
Счет в ___ № _____
БИК № _____
ИНН № _____
ОКПО № _____
Код ГНИ: _____

Должность _____

Должность _____

(подпись) _____ М.П.

(подпись) _____ М.П.

Приложение 1
к Соглашению на получение
кредита последней инстанции
от «___» _____ 20__ г.
№ _____

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № _____
к Соглашению на получение кредита последней
инстанции № _____

г. Бишкек от _____ года

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в дальнейшем «Национальный банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «НФКО», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий кредитный договор о выдаче кредита/транша (далее – «Кредитный договор») о нижеследующем:

1. Предмет кредитного договора о выдаче кредита/транша

1.1. Национальный банк, на основании Соглашения на получение кредита последней инстанции от _____ (далее – Соглашение) и настоящего кредитного договора предоставляет НФКО кредит/транш в сумме _____ (сумма прописью) сомов на условиях, предусмотренных настоящим кредитным договором и Соглашением.

2. Условия предоставления кредита/транша

2.1. Кредит/транш предоставляется сроком на ___ месяца, с _____ по _____ года.

2.2. Датой предоставления кредита/транша является день перечисления денежных средств по кредиту/траншу на счет НФКО в коммерческом банке Кыргызской Республики.

2.3. Национальный банк перечисляет денежные средства по кредиту/траншу в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления НФКО в Национальный банк подтверждения соответствующего уполномоченного органа о регистрации договоров о залоге по кредиту/траншу, запрашиваемому НФКО у Национального банка в соответствии с настоящим кредитным договором.

2.4. Кредитные средства, выдаваемые Национальным банком НФКО в рамках настоящего Кредитного договора, имеют целевое назначение и должны быть использованы НФКО на цели, предусмотренные пунктом 2.5. Соглашения и в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 2.6. Соглашения.

В случае если НФКО не будут соблюдаться условия, предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта, к НФКО будут применяться меры, предусмотренные Соглашением.

3. Условия пользования кредитом/траншем

3.1. За пользование кредитом/траншем НФКО уплачивает Национальному банку фиксированную процентную ставку в размере _____ процентов годовых, в течение всего срока, указанного в пункте 2.1. настоящего кредитного договора.

3.2. Выплата начисленных процентов за пользование кредитом/траншем производится НФКО на ежемесячной основе. Проценты начисляются с даты предоставления кредита (не включая эту дату) до даты погашения кредита (включая эту дату) на фактический остаток задолженности по кредиту из расчета 360 дней в году и фактического количества дней в месяце.

3.3. Погашение основной суммы долга и/или начисленных процентов по кредиту/траншу производится НФКО по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора.

3.4. Погашение всей основной суммы и всех процентов по кредиту/траншу производится НФКО согласно графику погашения задолженности (Приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего кредитного договора.

3.5. Окончательный расчет по основной сумме кредита/транша и начисленным процентам по нему производится _____ года.

3.6. В случае если дата погашения основной суммы кредита/транша и/или уплаты начисленных процентов по нему и/или других платежей (штрафы, пеня и др.) приходится на праздничный, нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита/транша и/или начисленных процентов по нему и/или других платежей (штрафы, пеня и др.) осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за соответствующим праздничным, нерабочим или выходным днем.

3.7. Проценты и другие выплаты по кредиту/траншу будут начисляться на базе 360 дней в году и расчетного фактического количества дней в месяце.

Выплаты по погашению основной суммы по кредиту/траншу и начисленных процентов по нему и других платежей (штрафы, пеня и др.) НФКО перечисляет на соответствующий счет в Национальном банке (суммы по основному долгу на счет № _____, суммы по процентным платежам на счет № _____).

4. Залоговое обеспечение

4.1. Залоговым обеспечением выполнения НФКО взятых на себя обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту/траншу, полученному НФКО по настоящему кредитному договору, начисленных по нему процентов, других сборов/выплат, неустойки в виде штрафов, пени и других выплат НФКО по настоящему Кредитному договору и Соглашению являются _____. Конкретный перечень имущества, передаваемого НФКО в залог Национальному банку, в обеспечение своих обязательств по настоящему Кредитному договору и Соглашению, будет указываться в договорах о залоге, заключаемых между НФКО и Национальным банком.

5. Прочие условия

5.1. Другие условия, не предусмотренные настоящим Кредитным договором, права, обязанности и ответственность сторон, регулируются Соглашением.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему кредитному договору вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.

5.3. Настоящий кредитный договор, включая Приложение 1 к нему, является неотъемлемой частью Соглашения, заключенного между Национальным банком и НФКО, в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 2 (два) экземпляра – по одному для каждой из сторон, 1 (один) экземпляр – для представления в соответствующий уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию залога.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Национальный банк:

Национальный банк Кыргызской

Республики

г. Бишкек, пр. Чуй, 168.

Должность _____

(подпись) _____ М.П.

Наименование НФКО:

г. Бишкек, ул. _____.

Счет в № _____

БИК № _____

ИНН № _____

ОКПО № _____

Код ГНИ: _____

Должность _____

(подпись) _____ М.П.

Приложение 1
к Кредитному договору
от «__» _____ г.
№ _____

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

Сумма кредита: _____ сомов

Процентная ставка (годовых): _____ %

Погашение процентов: ежемесячно

Расчетный год: 360 дней

Срок кредита: _____ дней

Дата выдачи кредита: «__» _____ 20__ года.

Дата погашения кредита: «__» _____ 20__ года.

Месяцы	Даты погашения	Погашение процентов*	Погашение основной суммы	Всего к погашению
	Итого			

* при расчете процентов используется фактическое количество дней использования кредита

Национальный банк:
Национальный банк Кыргызской
Республики

Наименование НФКО:

Должность _____

Должность _____

(подпись) _____ М.П.

(подпись) _____ М.П.

Приложение 2
к Положению
«О кредите последней
инстанции
небанковским финансово-
кредитным организациям,
привлекающим депозиты»

ОТЧЕТ

по целевому использованию транша № ____ от _____
по кредиту последней инстанции от _____

Дата совершения операции	Назначение операции	№ лицевого счета	Выданная сумма в сомах
Итого:			

Гл. бухгалтер НФКО _____

(подпись)

Целевое использование средств _____ сомов данного транша подтверждаю.

(должность)

(подпись)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 17 января 2024 года
№ 2024-П-12\1-3-(НПА)

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики по вопросам деятельности ОАО «Государственный банк развития»

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

1) «Об основных требованиях к Комитету по аудиту» от 20 ноября 2003 года № 32/7;

2) «Об утверждении «Порядка придания статуса неначисления процентного дохода» от 28 апреля 2004 года № 11/2;

3) «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3;

4) «Об утверждении Положения «О требованиях к учетной политике коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 23 октября 2004 года № 26/2;

5) «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции и открытой позиции в драгоценных

металлах коммерческими банками на территории Кыргызской Республики» от 29 декабря 2004 года № 36/13;

6) «Об утверждении Политики и основных принципов антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых коммерческими банками, другими финансово-кредитными организациями, операторами платежных систем и платежными организациями, лицензируемыми и регулируемыми Национальным банком Кыргызской Республики» от 2 марта 2005 года № 4/1;

7) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению операционным риском в коммерческих банках Кыргызской Республики» от 15 декабря 2005 года № 37/5;

8) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению рыночным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 28 июня 2006 года № 19/2;

9) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению страновым риском в коммерческих банках и иных финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 28 июня 2006 года № 19/3;

10) «О Положении «Об определении доминирующего положения на рынке банковских услуг» от 28 марта 2007 года № 16/5;

11) «Об утверждении Положения о требованиях к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики» от 20 декабря 2007 года № 54/9;

12) «Об утверждении Положения «О прямом банковском надзоре» от 28 мая 2008 года № 22/4;

13) «Об утверждении Положения «О расчете эффективной процентной ставки при распространении информации о размере вознаграждения по банковским услугам» от 27 августа 2008 года № 33/4;

14) «Об утверждении «Правил создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 года № 26/3;

15) «Об утверждении Положения «О требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 марта 2010 года № 6/2;

16) «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4;

17) «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 14 сентября 2011 года № 52/4;

18) «Об утверждении «Порядка работы коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7;

19) «Об утверждении Порядка организации видеонаблюдения в коммерческих банках» от 4 июля 2012 года № 28/10;

20) «Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/ операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимым имуществом» от 29 августа 2012 года № 36/2;

21) «Об утверждении Положения «О корпоративном управлении в коммерческих банках Кыргызской Республики» от 17 мая 2017 года № 19/12;

22) «Об утверждении Положения «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами» от 17 мая 2017 года № 19/13;

23) «Об утверждении Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами» от 31 мая 2017 года № 21/5;

24) «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА);

25) «Об утверждении Положения «О Временной администрации» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-8-(НПА);

26) «Об утверждении Положения о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных

организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА);

27) «О Положении «О мерах воздействия, применяемых к банкам, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4-(НПА);

28) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-8-(НПА);

29) «Об утверждении Положения «О порядке проведения отдельных банковских операций банками Кыргызской Республики в случае введения режима Временной администрации или начала процедуры ликвидации» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-9-(НПА);

30) «Об утверждении Инструкции об осуществлении банковского надзора» от 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2-(НПА);

31) «О Положении «Об обязательных резервах» от 13 марта 2019 года № 2019-П-07/10-1-(ДКП);

32) «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА);

33) «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА);

34) «Об утверждении Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА);

35) «Об утверждении Инструкции «Об ограничениях кредитования» от 12 апреля 2023 года № 2023-П-12/23-5-(НПА).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики:

– «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 16 ноября 2012 года № 43/1;

– «О временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по регулированию деятельности ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» от 13 сентября 2023 года № 2023-П-12/58-3(НПА).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

4. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 17 января 2024 года
№ 2024-П-12\1-3-(НПА)

**О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правления Национального
банка Кыргызской Республики по вопросам деятельности
ОАО «Государственный банк развития»**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об основных требованиях к Комитету по аудиту» от 20 ноября 2003 года № 32/7 следующее изменение:

в Основных требованиях к Комитету по аудиту, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящие Основные требования распространяются на коммерческие банки, в том числе осуществляющие операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов».».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Порядка придания статуса неначисления процентного дохода» от 28 апреля 2004 года № 11/2 следующее изменение:

в «Порядке придания статуса неначисления процентного дохода», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок определяет порядок придания статуса неначисления процентного дохода по кредитам и активам, несущим в себе кредитный риск (далее - кредиты) в коммерческих банках и иных финансово-кредитных организациях, регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, кроме обменных бюро (далее - кредитные организации).».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3 следующее изменение:

в Положении о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение устанавливает требования по классификации активов и забалансовых обязательств (далее - активы), а также по созданию соответствующих резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков (далее - РППУ) в целях регулирования и надзора и распространяется на все коммерческие банки и гарантийные фонды (далее - банки).».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях к учетной политике коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 23 октября 2004 года № 26/2 следующее изменение:

в Положении о требованиях к учетной политике коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение определяет основные требования, предъявляемые Национальным банком Кыргызской Республики к учетной политике коммерческих банков, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» (далее - ФККС), жилищно-сберегательных кредитных компаний, гарантийных фондов, микрофинансовых организаций и кредитных союзов (далее по тексту - ФКО) в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке

соблюдения лимитов открытой валютной позиции и открытой позиции в драгоценных металлах коммерческими банками на территории Кыргызской Республики» от 29 декабря 2004 года № 36/13 следующее изменение:

в Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции и открытой позиции в драгоценных металлах коммерческими банками на территории Кыргызской Республики», утвержденной вышеуказанным постановлением:

- абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции:

«Настоящий порядок соблюдения лимитов открытой позиции распространяется на все коммерческие банки (далее - банки).».

6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Политики и основных принципов антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых коммерческими банками, другими финансово-кредитными организациями, операторами платежных систем и платежными организациями, лицензируемыми и регулируемые Национальным банком Кыргызской Республики» от 2 марта 2005 года № 4/1 следующее изменение:

в Политике и основных принципах антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых коммерческими банками, небанковскими финансово-кредитными организациями, операторами платежных систем и платежными организациями, иными юридическими лицами, лицензируемыми и регулируемые Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Национальный банк Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) осуществляет контроль деятельности коммерческих банков, небанковских финансово-кредитных организаций, операторов платежных систем и платежных организаций, иных юридических лиц, предоставляющих банковские услуги на основании лицензии (свидетельства), выдаваемой Национальным банком по соблюдению ими антимонопольного

законодательства и нормативных правовых актов Национального банка о развитии конкуренции, ценообразовании, защите прав потребителей (далее - антимонопольное законодательство) на рынке банковских услуг Кыргызской Республики.».

7. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению операционным риском в коммерческих банках Кыргызской Республики» от 15 декабря 2005 года № 37/5 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению операционным риском в коммерческих банках Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение устанавливает обязательные для соблюдения коммерческими банками (далее - банки) минимальные требования к организации управления операционным риском.»;

– абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Положение является дополнительным руководством для банков в отношении минимальных требований к политикам, процедурам и внутреннему контролю с целью соблюдения стандартов управления операционным риском, установленных Положением «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики».».

8. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению рыночным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики»» от 28 июня 2006 года № 19/2 следующее изменение:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению рыночным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение устанавливает обязательные для соблюдения коммерческими банками (далее - банки) минимальные требования к организации управления рыночным риском.»

9. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению страновым риском в коммерческих банках и иных финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 28 июня 2006 года № 19/3 следующее изменение:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению страновым риском в коммерческих банках и иных финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение устанавливает обязательные для соблюдения коммерческими банками (далее - банки) минимальные требования к организации управления страновым риском.»

10. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «Об определении доминирующего положения на рынке банковских услуг» от 28 марта 2007 года № 16/5 следующее изменение:

в Положении «Об определении доминирующего положения на рынке банковских услуг», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Настоящее Положение определяет действия, применяемые Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) в области антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских, микрофинансовых и платежных услуг (далее - банковские услуги) и операций в Кыргызской Республике, оказываемых коммерческими банками, небанковскими финансово-кредитными организациями, операторами платежных систем и платежными организациями и иными юридическими лицами, поднадзорными

Национальному банку (далее - лица, предоставляющие банковские услуги).».

11. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о требованиях к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики» от 20 декабря 2007 года № 54/9 следующее изменение:

в Положении о требованиях к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к формированию Плана счетов бухгалтерского учета (далее - План счетов) в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях (далее - банки) в соответствии с законами Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» и «О бухгалтерском учете».».

12. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О прямом банковском надзоре» от 28 мая 2008 года № 22/4 следующее изменение:

в Положении «О прямом банковском надзоре», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение распространяется на коммерческие банки, лицензируемые Национальным банком (далее - банк/и).».

13. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О расчете эффективной процентной ставки при распространении информации о размере вознаграждения по банковским услугам» от 27 августа 2008 года № 33/4 следующее изменение:

в Положении «О расчете эффективной процентной ставки при распространении информации о размере вознаграждения

по банковским услугам», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Целью настоящего Положения является определение порядка исчисления коммерческими банками и иными финансово-кредитными организациями, лицензируемых и/или регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики (далее - банки), процентных ставок по кредитам и депозитам в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении при распространении информации о размере вознаграждения по банковским услугам.»

14. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 № 26/3 года следующее изменение:

в «Правилах создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики», утвержденных вышеуказанным постановлением:

- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящие Правила создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики распространяются на все коммерческие банки, в том числе банки, осуществляющие операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (далее - банки).».

15. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 марта 2010 года № 6/2 следующее изменение:

в Положении «О требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет компоненты, содержание и основные правила составления и представления финансовой

отчетности коммерческими банками, в том числе имеющими «исламское окно», материнской компанией (головной компанией) банковской группы в Национальный банк Кыргызской Республики (далее - Национальный банк).».

16. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4 следующее изменение:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение распространяется на все коммерческие банки, специализированную финансово-кредитную организацию ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» и микрофинансовые компании, привлекающие срочные депозиты (далее - банки).».

17. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 14 сентября 2011 года № 52/4 следующее изменение:

в Положении «О работе банков с ценными бумагами», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение распространяется на коммерческие банки Кыргызской Республики и микрофинансовые компании, привлекающие депозиты, в том числе банки и привлекающие депозиты микрофинансовые компании, осуществляющие операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (далее - банки).».

18. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка работы коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской

Республики, с залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7 следующее изменение:

в «Порядке работы коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с залоговым имуществом», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Целью настоящего Порядка является выполнение минимальных требований коммерческими банками и другими финансово-кредитными организациями (далее - банки/ФКО) для укрепления кредитной дисциплины и реального обеспечения возврата выдаваемых кредитов.».

19. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка организации видеонаблюдения в коммерческих банках» от 4 июля 2012 года № 28/10 следующее изменение:

в Порядке организации видеонаблюдения в коммерческих банках, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий документ определяет основные направления создания, модернизации и развития систем видеонаблюдения (СВН) на объектах коммерческого банка.».

20. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимым имуществом» от 29 августа 2012 года № 36/2 следующее изменение:

в Положении «Об отдельных сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимым имуществом», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее Положение распространяется на коммерческие банки и имеющие право на привлечение депозитов микрофинансовые компании, в том числе осуществляющие операции в соответствии

с исламскими принципами банковского дела и финансирования, включая банки и имеющие право на привлечение депозитов микрофинансовые компании с «исламским окном», с учетом специфики их деятельности и терминологии, применяемой ими при осуществлении банковских операций, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», жилищно-сберегательные кредитные компании (далее - банки).».

21. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О корпоративном управлении в коммерческих банках Кыргызской Республики» от 17 мая 2017 года № 19/12 следующее изменение:

в Положении «О корпоративном управлении в коммерческих банках Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Положение «О корпоративном управлении в коммерческих банках Кыргызской Республики» (далее - Положение) распространяется на все коммерческие банки (далее - банки).».

22. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами» от 17 мая 2017 года № 19/13 следующее изменение:

в Положении «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение регулирует порядок досудебного обжалования банком, в том числе небанковской финансово-кредитной организацией, иным юридическим (обменное бюро, кредитное бюро, оператор платежной системы и платежная

организация) или физическим лицом, в том числе обжалование решений о применении мер воздействия и/или о наложении штрафов (далее - меры воздействия), а также решений по вопросам лицензирования, принятых уполномоченными лицами (структурными подразделениями), заместителем председателя/членом Правления Национального банка или Комитетом по надзору Национального банка/Комитетом по платежной системе Национального банка (далее - Комитет) в рамках компетенции, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.».

23. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами» от 31 мая 2017 года № 21/5 следующее изменение:

в Инструкции «О требованиях к операциям банка с аффилированными и связанными с банком лицами», утвержденной вышеуказанным постановлением:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Инструкция разработана в целях установления требований к деятельности банков, в том числе осуществляющих деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, банков, имеющих исламское окно, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» при осуществлении операций и сделок с аффилированными и связанными с банком лицами.».

24. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О лицензировании деятельности банков», утвержденном вышеуказанным постановлением, признать утратившими силу:

- абзац второй пункта 1;
- абзац второй пункта 19;
- абзац второй пункта 137;
- абзац третий пункта 329.

25. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О Временной администрации» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-8-(НПА) следующее изменение:

в Положении «О Временной администрации», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет основания, порядок, процедуры введения и осуществления Временной администрации и осуществления в период Временной администрации реструктуризации коммерческих банков, микрофинансовых организаций, привлекающих депозиты, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», кредитных союзов, привлекающих депозиты, в том числе осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования или имеющих «исламское окно», жилищно-сберегательных кредитных компаний, кредитных бюро с учетом специальной терминологии, применяемой ими при осуществлении банковских операций (далее - банки), а также платежных организаций/операторов платежных систем (далее - ПО/ОПС). При этом процедуры реструктуризации к кредитным союзам и ПО/ОПС не применяются.»

26. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА) следующее изменение:

в Положении о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение о минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» (далее - Положение) устанавливает минимальные

требования (критерии) для аудита банков и микрофинансовых компаний, в том числе осуществляющих деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования или имеющих «исламское окно», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», жилищно-сберегательных кредитных компаний и гарантийных фондов (далее - банк).».

27. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «О мерах воздействия, применяемых к банкам, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4-(НПА) следующее изменение:

в Положении «О мерах воздействия, применяемых к банкам, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац второй главы 1 признать утратившим силу.

28. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-8-(НПА) следующее изменение:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает обязательные для соблюдения коммерческими банками, гарантийными фондами (далее - банки) минимальные требования к организации управления рисками.».

29. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения отдельных банковских операций банками Кыргызской Республики в случае введения режима Временной администрации или начала процедуры ликвидации» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-9-(НПА) следующее изменение:

в Положении «О порядке проведения банками отдельных банковских операций в случае введения режима Временной

администрации или начала процедуры ликвидации», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения отдельных банковских операций, а также условий признания Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) безотзывными поручения на перевод денежных средств и ценных бумаг, переданных банком в торговую и/или платежную систему в случае введения режима временной администрации или начала процедуры ликвидации в коммерческом банке.».

30. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции об осуществлении банковского надзора» от 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2-(НПА) следующие изменения:

в Инструкции об осуществлении банковского надзора, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Настоящая Инструкция об осуществлении банковского надзора (далее - Инструкция) определяет основные принципы внешнего надзора, цели и виды инспекторских проверок деятельности коммерческих банков, микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов».»;

- абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«**банки** - коммерческие банки, микрофинансовые компании, привлекающие депозиты, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов».».

31. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении «Об обязательных резервах» от 13 марта 2019 года № 2019-П-07/10-1-(ДКП) следующее изменение:

в Положении «Об обязательных резервах», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает требования к банкам по депонированию в Национальном банке Кыргызской Республики

(далее – Национальный банк) обязательных резервов, определяет размер обязательных резервов, порядок расчета и выполнения коммерческими банками, обязательных резервных требований (далее – ОРТ), а также порядок расчета и взыскания штрафа за несоблюдение ОРТ.».

32. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА) следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в целях определения минимальных требований по организации внутреннего контроля в коммерческих банках, в том числе осуществляющих деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, банках, имеющих исламское окно, микрофинансовых компаниях, привлекающих депозиты, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», жилищно-сберегательных кредитных компаниях (далее - банки), в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД), а также проведению операций, имеющих признаки подозрительных операций.»;

в Положении «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац второй преамбулы признать утратившим силу.

33. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА) следующие изменения:

в Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Инструкция устанавливает стандарты достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков и определяет его структуру. Настоящая Инструкция распространяется на коммерческие банки, в том числе, имеющие «исламское окно», а также на ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» в части определения структуры капитала, порядка расчета минимального размера собственного (регулятивного) капитала и коэффициентов достаточности (адекватности) капитала, а также оценки балансовых активов и забалансовых обязательств по степени риска (далее - банки).»;

- абзац второй пункта 39 признать утратившим силу.

34. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-7-(НПА) следующие изменения:

в Положении «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Положение «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками

Кыргызской Республики» (далее - Положение) распространяется на все коммерческие банки, в том числе коммерческие банки, осуществляющие операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, включая банки, имеющие «исламское окно», с учетом специальной терминологии, применяемой ими при осуществлении банковских операций (далее - банки).»;

- пункт 30 признать утратившим силу;
- абзац второй пункта 35 признать утратившим силу.

35. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «Об ограничениях кредитования» от 12 апреля 2023 года № 2023-П-12/23-5-(НПА) следующее изменение:

в Инструкции «Об ограничениях кредитования», утвержденной вышеуказанным постановлением:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Инструкция распространяется на все коммерческие банки (далее - банки).».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 24 января 2024 года
№ 2024-П-12/2-4-(НПА)

**О внесении изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«О приостановлении действия постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«О временных решениях в сфере проведения
обменных операций с иностранной валютой»
от 22 июля 2022 года №2022-П-33/45-2-(НПА)»
от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА)**

В соответствии со статьями 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях в сфере проведения обменных операций с иностранной валютой» от 22 июля 2022 года № 2022-П-33/45-2-(НПА)» от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА) следующее изменение:

– в пункте 1 слова «до 1 февраля 2024 года» заменить словами «до 1 августа 2024 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 1 (одного) рабочего дня опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 1 (одного) рабочего дня довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

5. Управлению надзора за небанковскими организациями в течение 1 (одного) рабочего дня довести настоящее постановление до сведения Ассоциации обменных бюро «Альянс» и обменных бюро Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего надзорный блок Национального банка Кыргызской Республики.

Председатель

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 29 января 2024 года
№ 2024-П-07/3-1-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 13, 63, 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 13,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 января 2024 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего экономическое управление.

Председатель

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 7 февраля 2024 года
№ 2024-П-17/4-4-(НФКУ)

О внесении изменений в нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по лицензированию небанковских финансово кредитных организаций

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

- Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний» от 23 декабря 2015 года № 78/26;
- Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности специализированной финансово-кредитной организации Открытого акционерного общества «Финансовая компания кредитных союзов» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-10-(НФКУ);
- «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» от 5 октября 2022 года № 2022-П-33/61-2-(НФКУ);

2. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на

официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

4. Управлению лицензирования в течение 3 (трех) рабочих дней довести данное постановление до сведения коммерческих банков, микрофинансовых компаний и специализированной финансово-кредитной организации Открытого акционерного общества «Финансовая компания кредитных союзов».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения всех структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление лицензирования.

Председатель

К. Боконтаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 7 февраля 2024 года
№ 2024-П-17/4-4-(НФКУ)

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики по
лицензированию небанковских финансово
кредитных организаций**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний» от 23 декабря 2015 года № 78/26 следующие изменения:

в Положении «О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац «в» подпункта 2 пункта 31 изложить в следующей редакции:

«в) главный бухгалтер, руководители структурных подразделений – как минимум¹ (один) год в банковской и/или финансовой системе, в аналогичной должности или аналогичной сфере на которую назначается кандидат (бухгалтером; комплаенс-офицером (сотрудником структурного подразделения, ответственного за реализацию политики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов); сотрудником кредитного подразделения; сотрудником подразделения по финансированию в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования/«исламского окна»; сотрудником подразделения, ответственного за управление активами и пассивами, внутренним аудитором или сотрудником службы внутреннего аудита, соответственно);»;

– подпункт 1 пункта 139-1 изложить в следующей редакции:

«1) размеры уставного капитала и собственного (регулятивного) капиталов коммерческого банка, намеревающегося перерегистрироваться в МФК, должны соответствовать требованиям,

установленным постановлением Правления Национального банка «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» к минимальному размеру уставного капитала для МФК;»;

– подпункт 2 пункта 139-2 изложить в следующей редакции:

«2) решение акционера (при единственном учредителе) или протокол заседания общего собрания акционеров (в двух экземплярах) о перерегистрации в МФК с правом или без права на прием срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов, утверждении устава, назначении должностных лиц МФК в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения;»;

– подпункт 12 пункта 139-2 изложить в следующей редакции:

«12) сведения, подтверждающие соблюдение экономических нормативов, установленных для МФК.

В случае невозможности соблюдения экономических нормативов и иных требований Национального банка на момент перерегистрации в МФК Национальным банком может быть предоставлен период для приведения деятельности МФК в соответствие требованиям нормативных правовых актов, не превышающий 12 месяцев со дня получения лицензии МФК (за исключением требований, установленных Национальным банком к уставному капиталу и собственному (регулятивному) капиталу коммерческого банка, намеревающегося перерегистрироваться в МФК, согласно требованиям нормативных правовых актов Национального банка, в том числе постановлению Правления Национального банка «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» для вновь открываемых МФК.-

Коммерческим банком должен быть предоставлен в Национальный банк план, утвержденный советом директоров, по приведению нормативов и иных требований в соответствие с требованиями нормативных правовых актов.»;

– пункт 139-7 изложить в следующей редакции:

«139-7. Коммерческий банк, перерегистрированный в МФК, при соответствии размера уставного капитала и собственного (регулятивного) капиталов требованиям, установленным

постановлением Правления Национального банка «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» к минимальному размеру уставного капитала для МФК, вправе получить соответствующую лицензию МФК:

- без установления ограничения на право привлечения срочных вкладов (депозитов);
- с установлением ограничения на право привлечения срочных вкладов (депозитов).».

2. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности специализированной финансово-кредитной организации Открытого акционерного общества «Финансовая компания кредитных союзов» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) следующие изменения:

в Положении «О лицензировании деятельности специализированной финансово-кредитной организации Открытого акционерного общества «Финансовая компания кредитных союзов», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 4 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«предоставление кредитов сотрудникам Компании»;
- абзацы «г», «д», «е» подпункта 3 и подпункт 4 пункта 26 изложить в следующих редакциях:

«г) руководитель службы внутреннего аудита – не менее трех лет в финансово-кредитной системе, из них один год сотрудником службы внутреннего аудита или внутренним аудитором;

д) руководитель структурного подразделения по кредитованию/финансированию, руководитель структурного подразделения, осуществляющего операции по исламским принципам банковского дела и финансирования («исламское окно») – как минимум один год в финансово-кредитной системе сотрудником подразделения по кредитованию или по финансированию по исламским принципам банковского дела и финансирования («исламское окно») соответственно;

е) руководитель службы комплаенс-контроля – как минимум один год в финансово-кредитной системе комплаенс-офицером

(сотрудником структурного подразделения, ответственного за реализацию политики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов);

4) кандидат на должность главного бухгалтера также должен владеть знаниями в области международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, подтвержденными соответствующими сертификатами или иными документами, полученными в организациях, имеющих соответствующее разрешение/лицензию уполномоченного государственного органа (в том числе иностранного государства, международной организации) в сфере образования;».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» от 5 октября 2022 года № 2022-П-33/61-2-(НФКУ) следующие изменения:

– подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) для микрофинансовых компаний:

– не привлекающих депозиты в размере не менее 300 (трехсот) млн сомов. Данное требование также распространяется на коммерческие банки, намеревающиеся перерегистрироваться в микрофинансовую компанию, с установлением ограничения на прием срочных вкладов (депозитов) микрокредитные компании, микрокредитные агентства и кредитные союзы, преобразующиеся в микрофинансовые компании;

– претендующих на получение права приема срочных вкладов от физических и юридических лиц в размере не менее 600 (шестисот) млн сомов. Данное требование также распространяется на коммерческие банки, намеревающиеся перерегистрироваться в микрофинансовую компанию, без установления ограничения на право привлечения срочных вкладов (депозитов).»;

– дополнить пунктом 3-1. следующего содержания:

«3-1. Требования, установленные к минимальному размеру уставного капитала для действующих микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты, также распространяются на микрофинансовые компании, которые планируют снять в лицензии

ограничения на прием срочных вкладов (депозитов) от физических и юридических лиц.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 14 февраля 2024 года
№ 2024-П-12/5-4-(НПА)

Об утверждении Положения «О требованиях к формированию, публикации и предоставлению в Национальный банк Кыргызской Республики финансовой отчетности небанковскими финансово-кредитными организациями, осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О требованиях к формированию, публикации и предоставлению в Национальный банк Кыргызской Республики финансовой отчетности небанковскими финансово-кредитными организациями, осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях к формированию финансовой отчетности и представлению информации небанковскими финансово-кредитными учреждениями, осуществляющими деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования или имеющими «исламское окно» от 21 декабря 2016 года № 49/9;

2) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года №2017-П-12/25-12-(НПА):

- подпункт 36 пункта 1;
- пункт 36 приложения к вышеуказанному постановлению.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

5. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования довести настоящее постановление до сведения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», Объединения юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций», Объединения юридических лиц «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов», микрофинансовых организаций, кредитных союзов, имеющих лицензию на право привлечения депозитов.

6. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления надзора за небанковскими организациями, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Исполняющий обязанности председателя

К. Куленбеков

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 14 февраля 2024 года
№ 2024-П-12/5-4-(НПА)

ПОЛОЖЕНИЕ

«О требованиях к формированию, публикации и предоставлению в Национальный банк Кыргызской Республики финансовой отчетности небанковскими финансово-кредитными организациями, осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет компоненты, содержание и основные правила публикации и представления финансовой отчетности небанковскими финансово-кредитными организациями и другими юридическими лицами, поднадзорными Национальному банку Кыргызской Республики (далее – Национальный банк), осуществляющими операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, в том числе через «исламское окно».

2. Нормы настоящего Положения распространяются на осуществляющие операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, в том числе через «исламское окно», микрофинансовые компании (далее - МФК), микрокредитные компании, проводящие внешний аудит своей деятельности на ежегодной основе (далее – МКК), кредитные союзы, имеющие лицензию на право привлечения вкладов (депозитов) от своих участников (далее – КС), специализированные финансово-кредитные организации (далее - СФКО) (далее – НФКО).

3. НФКО, находящиеся в режиме временной администрации, также составляют и представляют финансовую отчетность в соответствии с настоящим Положением.

4. Нормы настоящего Положения не распространяются на НФКО, находящиеся в процессе ликвидации и банкротства.

5. Финансовая отчетность НФКО представляет собой структурированное представление финансового положения и финансовых результатов деятельности, осуществленной НФКО за отчетный период.

6. Финансовая отчетность НФКО должна объективно представлять финансовое положение, финансовые результаты деятельности НФКО и соответствовать стандартам Организации бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов (далее – ААОIFI), а в случае отсутствия определенных стандартов ААОIFI соответствовать стандартам МСФО при условии, что они не будут противоречить стандартам Шариата, утвержденным ААОIFI и требованиям законодательства Кыргызской Республики.

Финансовая отчетность НФКО, имеющей «исламское окно», представляется в соответствии с главой 13 настоящего Положения.

7. Целью финансовой отчетности НФКО является:

- структурированное представление информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности, активах, обязательствах, капитале, доходах, расходах, прибылях и убытках НФКО, полезной для широкого круга пользователей при принятии ими экономических решений;

- представление информации о результатах управления ресурсами в НФКО;

- представление информации о результатах деятельности банковской группы, включающей НФКО, и их вложений в капитал других юридических лиц, об операциях и сделках с этими юридическими лицами;

- представление информации об операциях и сделках участников банковской группы, рисках банковской группы, включающей НФКО.

8. Пользователями финансовых отчетов являются заинтересованные лица, в том числе государственные органы, собственники НФКО (акционеры/участники), внешние аудиторы, инвесторы, кредиторы, клиенты, Национальный банк и другие.

9. Финансовая отчетность формируется в соответствии с учетной политикой НФКО.

10. Если участник банковской группы использует учетную политику, отличную от учетной политики, принятой для составления консолидированной финансовой отчетности банковской группы в отношении аналогичных операций и событий в аналогичных условиях, то в процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности участника банковской группы преобразовывается в соответствии с учетной политикой для банковской группы.

11. Руководство НФКО должно обеспечить своевременную и достоверную публикацию и предоставление финансовой отчетности НФКО в Национальный банк в установленные сроки.

В случае нарушения НФКО порядка и сроков предоставления финансовой отчетности, предоставления недостоверной информации, а также публикации отчетов без соблюдения установленных законодательством требований, к НФКО и ее руководству применяются меры воздействия, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

12. В целях настоящего Положения финансовая отчетность НФКО состоит из следующих компонентов:

- отчета о финансовом положении на дату окончания периода;
- отчета о совокупном доходе за период;
- отчета о движении денежных средств за период;
- отчета об изменениях в собственном капитале за период;
- отчета об источниках формирования и использования денежных средств карт фонда (приложение 3 к настоящему Положению);
- заключение Шариатского совета (приложение 4 к настоящему Положению);
- примечаний к финансовой отчетности;
- сравнительной информации за предшествующий период.

13. При публикации финансовой отчетности каждый компонент отчетности должен быть выделен среди прочей информации. В финансовой отчетности должна быть отражена следующая информация:

- наименование отчитывающейся НФКО и иные идентификационные признаки;
- является ли представленная финансовая отчетность НФКО индивидуальной или консолидированной отчетностью;
- дата завершения отчетного периода или период, охватываемый данным комплектом финансовых отчетов или примечаний;
 - валюта представления финансовой отчетности;
 - единица измерения, используемая при представлении сумм в финансовой отчетности.

14. При составлении финансовой отчетности руководство НФКО должно оценивать способность НФКО продолжать свою деятельность. Финансовая отчетность должна составляться на основе допущения о непрерывности деятельности, если только у руководства нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности НФКО. Когда руководство в процессе формирования мнения осведомлено о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности НФКО осуществлять свою деятельность в будущем, эти неопределенности должны раскрываться.

Если финансовая отчетность составляется не на основе допущения о непрерывности деятельности, этот факт должен раскрываться так же, как и та основа, на которой составлена отчетность и причина, почему НФКО не считается непрерывно действующей.

15. НФКО должна составлять финансовую отчетность, используя метод начисления, за исключением составления отчета о движении денежных средств.

16. В целях годовой финансовой отчетности отчетным периодом для НФКО является период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.

Для НФКО, вновь созданной до 1 октября, первым отчетным годом считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно.

Для НФКО, созданной после 1 октября, первым отчетным годом считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря следующего года включительно.

17. В исключительных случаях, когда отчетный период НФКО изменяется, и финансовая отчетность представляется за период, продолжительнее или короче одного года, НФКО должна раскрыть в дополнение к периоду, охваченному финансовой отчетностью:

- причину использования более продолжительного или более короткого периода, отличающегося от отчетного периода;
- факт того, что суммы, представленные в финансовой отчетности, не в полной мере сопоставимы.

Если отчетные даты материнской и дочерней НФКО не совпадают, то дочерняя НФКО для целей консолидации готовит дополнительную финансовую отчетность на дату окончания отчетного периода материнской компании.

18. Каждый существенный класс статей должен быть представлен в финансовой отчетности отдельно. НФКО обязана отдельно представлять статьи, отличающиеся по характеру или назначению, кроме случаев, когда статьи являются несущественными. Существенность статей в целях формирования финансовой отчетности определяется НФКО самостоятельно в учетной политике НФКО и раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности.

19. Содержание и формы финансовой отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому (принцип последовательности).

20. Классификация и раскрытие статей в финансовой отчетности должны сохраняться из периода в период, за исключением случаев, когда:

- вследствие значительного изменения характера деятельности НФКО или учетной политики, более приемлемым оказывается другое представление информации или другая классификация с учетом критериев выбора и применения учетной политики;

– изменяются стандарты AAOIFI.

21. По каждому показателю финансовой отчетности должны быть приведены сравнительные показатели предыдущего отчетного года, если только иное не разрешается или не требуется стандартами AAOIFI. Сравнительная информация должна включаться в повествовательную и описательную часть, когда это уместно для понимания финансовой отчетности, за текущий период.

22. Если представление или классификация статей в финансовой отчетности изменены, сравнительные суммы должны быть переклассифицированы (если только это не является практически неосуществимым), чтобы обеспечить сопоставимость с текущим периодом.

Кроме того, раскрытию подлежат характер, сумма каждой статьи или класса тех статей, которые были переклассифицированы, а также причина проведения переклассификации. Если переклассификация сравнительных сумм является практически невозможной, НФКО должна раскрыть причину, по которой не проведена переклассификация соответствующих сумм, и характер корректировок, которые были бы произведены в случае переклассификации сумм.

23. НФКО, находящаяся во главе одной банковской группы, составляет и предоставляет финансовую отчетность в Национальный банк на консолидированной основе в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка с учетом особенностей, предусмотренных банковским законодательством и стандартами AAOIFI, в части предоставления консолидированного отчета.

Консолидированная финансовая отчетность банковской группы должна включать финансовую отчетность всех ее дочерних, зависимых и связанных компаний. При этом участники банковской группы несут ответственность за достоверность и полноту данных, представляемых материнской компанией.

24. При составлении консолидированной финансовой отчетности банковской группы материнская компания построчно консолидирует финансовую отчетность материнской и дочерних организаций путем

сложения аналогичных статей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, и потоков денежных средств.

25. В консолидированной отчетности необходимо раскрыть следующую информацию:

1) характер взаимоотношений между материнской и дочерними компаниями, когда материнской компании не принадлежит (напрямую или косвенно посредством дочерних компаний) более 50% голосующих акций (более 50% доли участия);

2) причины, по которым владение долей (прямое или косвенное посредством дочерних компаний) свыше 50% голосующих акций (более 50% доли участия) объекта вложения не ведет к получению контроля над ним;

3) если отчетная дата или период финансовой отчетности дочерней компании, использованной при подготовке консолидированной финансовой отчетности, отличается от отчетной даты или периода финансовой отчетности материнской компании:

- отчетную дату финансовой отчетности дочерней компании;
- причину, по которой использовалась другая отчетная дата или период;

4) содержание и масштаб существенных ограничений в отношении возможности дочерних компаний передавать средства материнской компании в форме дивидендов, выплачиваемых денежными средствами, или погашать займы либо авансы;

5) таблицу, представляющую влияние изменений доли участия материнской компании в дочерней компании, не приводящих к потере контроля над ней, на величину капитала, приходящегося на владельцев материнской компании;

6) в случае потери контроля над дочерней компанией материнская компания должна раскрыть информацию о доходах и расходах (если таковые имеют место), признанных в соответствии со стандартами AAOIFI, в том числе:

а) часть дохода или расхода, приходящегося на признание по справедливой стоимости на дату потери контроля над инвестицией, сохраненной в бывшей дочерней компании;

б) статью (статьи) в консолидированном отчете о совокупном доходе, в составе которой(ых) признается доход или расход (если он не представлен отдельно в консолидированном отчете о совокупном доходе).

26. Для того чтобы консолидированная финансовая отчетность материнской компании представляла финансовую информацию о банковской группе как об единой экономической организации, необходимо:

- исключить балансовую стоимость инвестиций материнской компании в каждой дочерней компании и долю материнской компаний в капитале каждой дочерней компании;

- определить неконтрольную долю участия (или долю меньшинства) в прибыли или убытке консолидированных дочерних компаний за отчетный период;

- определить неконтрольную долю участия (или долю меньшинства) в чистых активах консолидированных дочерних компаний отдельно от доли участия материнской компании в них.

Неконтрольная доля участия (или доля меньшинства) в чистых активах состоит из следующего:

- величины неконтрольной доли участия (или доли меньшинства) на дату первоначального объединения бизнеса;

- неконтрольной доли участия (или доли меньшинства) в изменениях капитала с момента объединения бизнеса.

27. При составлении консолидированной финансовой отчетности остатки по расчетам, сделкам, доходам и расходам внутри банковской группы должны полностью исключаться.

28. Финансовая отчетность дочерней компании не может быть исключена из консолидированной финансовой отчетности на том основании, что ее деятельность отличается от деятельности других участников банковской группы.

29. Финансовая отчетность дочерней компании не может быть исключена из консолидированной финансовой отчетности на том основании, что в роли инвесторов выступает организация с рисковым капиталом, взаимным фондом, трастом или аналогичной структурой.

30. Взаимоотношения между материнской компанией и дочерними компаниями в обязательном порядке должны раскрываться в финансовой отчетности вне зависимости от того, осуществлялись ли операции между этими связанными сторонами.

31. Материнская компания, находящаяся на территории Кыргызской Республики, освобождается от предоставления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с настоящим Положением, если она составляет и предоставляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии со стандартами ААОIFI и требованиями Национального банка.

32. Инвестиции в дочерние (совместно контролируемые и ассоциированные) организации раскрываются в консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами ААОIFI.

33. Финансовая отчетность должна быть подписана руководителем, главным бухгалтером НФКО и заверена печатью НФКО.

Правильность и достоверность отражения данных о финансовом состоянии банковской группы в консолидированной финансовой отчетности удостоверяется председателем наблюдательного органа (при наличии), исполнительного органа и главным бухгалтером материнской компании банковской группы.

34. В формах финансовой отчетности в статьях, по которым ко дню составления отчетности не проводились операции, указывается числовое значение «ноль».

35. Финансовая отчетность НФКО должна быть составлена в национальной валюте Кыргызской Республики, если иное не оговорено ратифицированными в установленном порядке международными договорами.

36. Исправление ошибок в финансовой отчетности подтверждается подписью лиц, указанных в пункте 33 настоящего Положения, и печатью НФКО с указанием даты и причины исправления.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

37. Публикация в средствах массовой информации (далее – СМИ) годовой финансовой отчетности МФК (отчета о финансовом положении на конец дня 31 декабря отчетного года, отчета о совокупном доходе за период, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета об источниках формирования и использования денежных средств кард фонда, заключением Шариатского совета) вместе с аудиторским заключением осуществляется на государственном языке и при необходимости на официальном языке после завершения аудиторской проверки не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

МФК должны разместить годовую финансовую отчетность (отчет о финансовом положении на конец дня 31 декабря отчетного года, отчет о совокупном доходе за период, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет об источниках формирования и использования денежных средств кард фонда и заключение Шариатского совета) на своих информационных стендах во всех офисах, филиалах, представительствах и структурных подразделениях.

Финансовая отчетность МФК, включая все компоненты, примечания к финансовой отчетности, отчет об источниках формирования и использования денежных средств кард фонда и заключение Шариатского совета, и аудиторское заключение, должна быть опубликована на официальном интернет-сайте (при наличии).

Дополнительно МФК предоставляют годовую финансовую отчетность/консолидированную финансовую отчетность и аудиторское заключение в электронном виде в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, в уполномоченный орган для публикации посредством Публичного депозитария финансовой отчетности, согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики.

МКК и КС должны публиковать годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением (при наличии) или в СМИ, или на

официальном интернет-сайте, или на своих информационных стендах во всех офисах, филиалах, представительствах и структурных подразделениях на государственном языке и при необходимости на официальном языке после завершения аудиторской проверки (в случае ее проведения в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

При публикации годовой финансовой отчетности в СМИ или на информационном стенде МКК и КС должны размещать отчет о финансовом положении на конец дня 31 декабря отчетного года, отчет о совокупном доходе за период, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в собственном капитале, отчет об источниках формирования и использования денежных средств кард фонда и заключение Шариатского совета вместе с аудиторским заключением (при наличии), а при публикации на официальном интернет-сайте - годовую финансовую отчетность, включая все компоненты, примечания к финансовой отчетности, отчет об источниках формирования и использования денежных средств кард фонда, заключение Шариатского совета и аудиторское заключение (при наличии).

При публикации в СМИ обязательно должно быть примечание, что с годовой финансовой отчетностью примечаниями и пояснениями к ней в полном объеме можно ознакомиться в головном офисе НФКО, ее филиалах, представительствах и структурных подразделениях, находящихся вне места расположения головного офиса.

38. Годовая финансовая отчетность НФКО может быть опубликована на портале информационного агентства.

Ссылка на портал информационного агентства должна быть направлена по электронной почте в уполномоченное структурное подразделение Национального банка.

39. НФКО осуществляет выбор средств массовой информации для публикации форм финансовой отчетности вместе с аудиторским заключением с тем, чтобы обеспечить ее широкое распространение и доступность пользователям.

40. Годовая финансовая отчетность должна быть доступна в НФКО, осуществляющих деятельность в соответствии

с исламскими принципами банковского дела и финансирования, на государственном и официальном языках (головной офис, филиалы, представительства, структурные подразделения, находящиеся вне места расположения головного офиса) для пользователей в полном объеме и должна быть предоставлена по их первому требованию для ознакомления.

41. Информация о публикации финансовой отчетности должна быть предоставлена в Национальный банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после публикации с приложением 1 (одного) экземпляра (копии) публикации или с указанием ссылки на официальный интернет - сайт НФКО (портал информационного агентства), на котором была опубликована годовая финансовая отчетность, с приложением копии публикации.

42. Консолидированная финансовая отчетность банковской группы публикуется и представляется пользователям при соблюдении требований данной главы настоящего Положения.

ГЛАВА 4. ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

43. Кроме публикации годовой финансовой отчетности МФК публикуют в СМИ ежеквартальную финансовую отчетность и предоставляют в уполномоченное структурное подразделение Национального банка сообщение о публикации.

44. Ежеквартальная финансовая отчетность состоит из:

- отчета о финансовом положении на конец текущего промежуточного отчетного периода и за аналогичный период финансового года, предшествовавшего отчетному, и по состоянию на конец предыдущего отчетного финансового года;

- отчета о совокупном доходе за текущий период, за аналогичный период предыдущего года и за предыдущий финансовый год, непосредственно предшествующий отчетному периоду;

- информации о всех ценных бумагах, выпущенных НФКО в течение отчетного квартала;

- списка всех крупных акционеров и акционеров-держателей контрольного пакета акций и их доли в количестве акций НФКО

по указанным формам в Приложении 1 (НФКО, образованные не в форме акционерного общества, указывают список участников и их доли участия в НФКО);

- информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность НФКО, имевших место в отчетном квартале;

- иной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

45. Ежеквартальная финансовая отчетность МФК должна быть опубликована на официальном интернет-сайте (при наличии), в СМИ и на своих информационных стендах во всех офисах, филиалах, представительствах и структурных подразделениях на государственном языке и при необходимости на официальном языке не позже 30-ти календарных дней со дня окончания квартала.

При публикации в СМИ обязательно должно быть примечание, что с ежеквартальной финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться в головном офисе, филиалах, представительствах и структурных подразделениях, находящихся вне места расположения головного офиса.

СМИ должны соответствовать критериям, указанным в пункте 39 настоящего Положения.

МКК и КС должны публиковать ежеквартальную финансовую отчетность на официальном интернет-сайте (при наличии) или на информационных стендах во всех офисах, филиалах, представительствах и структурных подразделениях не позже 30-ти календарных дней со дня окончания квартала.

46. Информация о публикации ежеквартальной финансовой отчетности должна быть предоставлена в Национальный банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после публикации с приложением 1 (одного) экземпляра (копии) публикации и/или с указанием ссылки на официальный интернет-сайт (портал информационного агентства), в котором была опубликована финансовая отчетность, с приложением копии публикации.

Ссылка на официальный интернет сайт/портал информационного агентства также должна быть направлена по электронной почте в уполномоченное структурное подразделение Национального банка.

Пользователи финансовой отчетности НФКО должны иметь возможность получать для изучения ежеквартальную финансовую отчетность в полном объеме, указанном в пункте 44 настоящего Положения, в связи с чем НФКО (головной офис, филиалы, представительства, структурные подразделения, находящиеся вне места расположения головного офиса) должна беспрепятственно предоставлять отчетность на государственном и официальном языках в полном объеме по первому требованию пользователей.

47. Если в течение квартала произошли операции, которые существенно повлияли или могут повлиять на финансовое состояние НФКО, то НФКО необходимо раскрыть данные события.

48. К существенным фактам относится событие (факт), которое может оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность НФКО и/или на цену ценных бумаг, эмитированных НФКО, включая:

- изменения в списке лиц, входящих в органы управления НФКО (за исключением общего собрания участников);
- изменения в размере участия лиц, входящих в выборные органы управления НФКО, в капитале НФКО, а также ее дочерних и зависимых компаний;
- изменения в списке владельцев 5 и более процентов акций, а также об изменениях доли владельцев 5 и более процентов акций (для НФКО, образованных не в форме акционерного общества, изменения в списке участников и их доли участия в НФКО);
- изменения в списке юридических лиц, в которых НФКО владеет 20 и более процентами уставного капитала;
- разовые сделки НФКО, размер которых либо стоимость имущества, по которым составляют 10 и более процентов от активов НФКО на дату сделки;
- факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости активов НФКО более чем на 10 процентов;
- факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков НФКО более чем на 10 процентов;

- реорганизация НФКО, ее дочерних и зависимых компаний;
- начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам НФКО;
- решения общих собраний;
- погашение ценных бумаг НФКО;
- величина созданного РППУ по активам, несущим в себе кредитный риск, предоставленным клиентам в соответствии с требованиями, установленными в нормативных правовых актах Национального банка на отчетную дату, а также отдельно сумму корректировки величины РППУ;
- иные события (факты), предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.

49. Консолидированная ежеквартальная финансовая отчетность банковской группы публикуется и представляется пользователям в соответствии с пунктами 45 и 46 настоящего Положения.

ГЛАВА 5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

50. В отчете о финансовом положении активы и пассивы группируются по их характеру в порядке, отражающем их относительную ликвидность (по степени убывания ликвидности или сроков погашения).

51. Отчет о финансовом положении должен включать активы НФКО, его обязательства и капитал.

52. Статья актива не подлежит взаимозачету со статьей обязательств в отчете о финансовом положении и, наоборот, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается стандартами ААОIFI, с раскрытием этих фактов в примечаниях к финансовой отчетности.

53. В отчете о финансовом положении должны отдельно отражаться финансовые взаимоотношения с Национальным банком, финансово-кредитными организациями, другими партнерами по денежному рынку вкладчиками, кредиторами и заемщиками, для того, чтобы дать правильное представление об их взаимозависимости.

54. В отчете о финансовом положении необходимо показывать отдельной статьей финансирование, предоставленное клиентам, величину созданного по нему резерву на покрытие потенциальных потерь и убытков (далее - РППУ) и чистую стоимость финансирования НФКО за вычетом РППУ.

55. НФКО, образованные в форме акционерного общества, должны в отчете о финансовом положении или в примечаниях к финансовой отчетности раскрыть следующую информацию:

а) для каждого класса акционерного капитала:

- количество акций, разрешенных к выпуску;
- количество выпущенных и полностью оплаченных акций, а также выпущенных, но оплаченных не полностью;
- номинальную стоимость акции, или указание на то, что акции не имеют номинальную стоимость;
- выверку количества акций в обращении на начало и на конец периода;
- права, привилегии и ограничения, связанные с соответствующим классом, в том числе ограничения на распределение дивидендов;
- акции НФКО, удерживаемые самой НФКО или ее дочерними или ассоциированными компаниями;
- акции, зарезервированные для выпуска по договорам опциона или продажи, включая условия и суммы;

б) описание характера и цели каждого резерва в рамках собственного капитала.

56. НФКО должна раскрыть в отчете о финансовом положении или в примечаниях к нему дальнейшие подклассы каждой из представленных статей, классифицированных в соответствии с операциями данного НФКО.

Название формы «Отчета о финансовом положении» необходимо приводить в следующем виде «Отчет о финансовом положении на «___» _____ 20__ года (включительно)». При этом следует указать отчетную дату, на которую составляется отчет.

57. В отчете о финансовом состоянии должны быть представлены промежуточные итоги по активам, обязательствам и капиталу.

ГЛАВА 6. ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

58. НФКО обязана представлять все статьи доходов и расходов либо:

а) в одном отчете о совокупном доходе (комбинированный отчет);
либо

б) в двух отдельных отчетах:

– в отчете о прибылях и убытках (который включает в себя компоненты прибыли и убытка);

– в отчете о совокупном доходе, который начинается с показателя прибыли и убытка и содержит компоненты прочего совокупного дохода.

В случае представления отчета с использованием второго подхода (представления в отдельных отчетах) отчет о прибылях и убытках должен быть представлен непосредственно перед отчетом о совокупном доходе.

59. Доходы и расходы, возникающие в результате деятельности НФКО, в отчете о совокупном доходе должны быть сгруппированы по их характеру и показывать основные виды доходов и расходов.

60. НФКО должна в обязательном порядке раскрывать в отчете о совокупном доходе статьи, касающиеся распределения прибыли или убытка за период:

а) прибыль или убыток за период, относящийся к:

- неконтрольной доле участия;
- владельцам материнской компании;

б) суммарный совокупный доход за период, относящийся к:

неконтрольной доле участия;
владельцам материнской компании.

61. Статьи доходов и расходов не подлежат взаимозачету, за исключением случаев, когда:

- 1) стандарты AAOIFI требуют или разрешают это, или;

2) если прибыли, убытки и сопутствующие расходы, возникающие в результате таких же или аналогичных событий, не являются существенными.

62. Если статьи доходов и расходов являются существенными, НФКО должен раскрывать их характер и величину отдельно в Отчете о совокупном доходе или в Примечаниях к финансовой отчетности.

63. НФКО не может представлять какие-либо статьи доходов и расходов как чрезвычайные ни в отчете или отчетах, представляющих информацию о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, ни в примечаниях.

64. НФКО должна в обязательном порядке представлять дополнительные линейные статьи, заголовки разделов и промежуточные суммы в Отчете о совокупном доходе и отдельном отчете о прибылях и убытках (если таковой представляется), когда такое представление значимо для понимания финансовых результатов деятельности НФКО.

65. НФКО должна раскрывать величину налога на прибыль по каждому компоненту прочего совокупного дохода, включая корректировки по переклассификации, либо в отчете о совокупном доходе, либо в примечаниях к финансовой отчетности.

Корректировки по переклассификации, относящиеся к компонентам прочего совокупного дохода, также должны раскрываться в обязательном порядке.

66. НФКО должна представлять в отчете о совокупном доходе или в примечаниях к финансовой отчетности анализ доходов, используя классификацию, основанную на характере доходов.

67. НФКО должна представлять в отчете о совокупном доходе или в примечаниях к финансовой отчетности анализ расходов, признанных в прибыли или убытке, используя классификацию, основанную либо на характере расходов, либо на их назначении внутри НФКО, в зависимости от того, какое представление является надежным и дает более значимую информацию. Этот анализ представляется с использованием одного из двух методов:

- по характеру расходов;
- по назначению расходов или по себестоимости продаж.

НФКО, классифицирующая расходы по назначению, обязана раскрывать дополнительную информацию о характере расходов, включая расходы на амортизацию и расходы на вознаграждения работникам.

68. В отдельном отчете о прочем совокупном доходе также необходимо приводить анализ общего совокупного дохода за период, который приходится:

- 1) на неконтрольную долю участия;
- 2) на долю владельцев материнской компании.

69. В комбинированном отчете об общем совокупном доходе также необходимо представить аналогичный анализ прибыли и убытка, а также раскрыть информацию о прибыли на акцию. В случае представления двух отдельных отчетов эта информация должна раскрываться в Отчете о прибылях и убытках.

70. НФКО должна показывать в отчете о совокупном доходе или в примечаниях к финансовой отчетности сумму дивидендов на акцию, объявленных или предложенных за период, охваченный финансовой отчетностью.

71. Название формы «Отчет о совокупном доходе» необходимо указывать в следующем виде «Отчет о совокупном доходе на «___» _____ 20__ года (включительно)». При этом следует указать дату на конец квартала, года.

72. В отчете о совокупном доходе должна быть представлена информация с отдельными раскрытиями дохода на капитал, затрат, прибыли и убытков, полученных НФКО.

ГЛАВА 7. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

73. В отчете о движении денежных средств НФКО должна представлять данные о движении денежных средств и эквивалентов денежных средств за отчетный период, классифицируя их по операционной, инвестиционной или финансовой деятельности.

74. НФКО должна определить состав денежных средств и эквивалентов денежных средств и раскрыть его в финансовой отчетности. Кроме того, НФКО должна обеспечить сверку

сумм, содержащихся в отчете о движении денежных средств, с аналогичными статьями, представленными в отчете о финансовом положении.

75. В отчете о движении денежных средств должны быть представлены транзакции и другие перечисления сумм, которые не требуют выплаты или не влекут за собой поступления денежных средств или средств, приравняваемых к денежной наличности (например, дивиденды, предназначенные для распределения между акционерами или приобретение активов в обмен на долю в акциях НФКО).

76. К отчету о движении денежных средств должна быть представлена Политика НФКО в отношении компонентов денежных средств и средств, приравняваемых к денежным средствам, используемая как основа для подготовки отчета о движении денежных средств.

ГЛАВА 8. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

77. НФКО должна представить отчет об изменениях в собственном капитале, отражающий:

1) оплаченный капитал, резервы, создаваемые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики и резервы, создаваемые по усмотрению НФКО отдельно и нераспределенную прибыль на дату начала отчетного периода с отдельным представлением суммы прибыли, возникшей в результате переоценки активов и обязательств в денежном выражении, где это возможно;

2) операции капитального характера и распределения, произведенные НФКО в течение отчетного периода;

3) чистую прибыль (убыток) за отчетный период;

4) увеличение (сокращение) резервов, создаваемых НФКО в течение отчетного периода в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

78. Информация о нераспределенной прибыли НФКО должна включать следующее:

1) нераспределенную прибыль на начало периода с отдельным раскрытием суммы, возникшей в результате переоценки активов и обязательств в денежном выражении, где это применимо;

2) чистую прибыль (убыток) за отчетный период;

3) отчисления в резервы, создаваемые НФКО за отчетный период в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

4) суммы, причитающиеся акционерам/участникам в течение отчетного периода;

5) нераспределенную прибыль в конце отчетного периода с отдельным раскрытием суммы, возникшей в результате переоценки активов и обязательств в денежном выражении, где это возможно.

ГЛАВА 9. ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

79. Примечания к финансовой отчетности НФКО должны:

1) представлять информацию о принципах подготовки финансовой отчетности и конкретной учетной политики, выбранной и примененной НФКО для существенных операций и событий;

2) раскрывать информацию, требуемую каждым применимым в деятельности НФКО стандартом ААОIFI и банковским законодательством Кыргызской Республики, если эта информация не представлена еще где-либо в финансовой отчетности;

3) обеспечивать раскрытие дополнительной информации, которая не представлена в самой финансовой отчетности, но необходима для понимания любого из представленных видов отчетности.

80. НФКО представляет примечания к финансовой отчетности в порядке, облегчающем понимание финансовой отчетности пользователями и позволяющим сопоставить ее с финансовой отчетностью других НФКО, включая:

1) краткое описание значительных аспектов применяемой учетной политики;

2) сопроводительную информацию по статьям, представляемым в отчете о финансовом положении, в отчете о прибылях и убытках (если такое представляется), в отчете о совокупном доходе, в том же

порядке, в котором строятся соответствующие отчеты и линейные статьи в этих отчетах;

3) прочие раскрытия информации, включая раскрытие информации по:

- условным обязательствам;
- рискам, возникающим в связи с финансовыми инструментами (кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск);
- финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток;
- финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи;
- финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости;
- инвестициям, имеющимся в наличии для продажи;
- финансированию и дебиторским задолженностям;
- убыткам по финансированию и дебиторским задолженностям;
- залоговому обеспечению по финансированию для НФКО, привлекающих депозиты;
- операциям со «связанными» сторонами;
- всем видам хеджирования;
- нефинансовой информации.

4) информацию обо всех выпущенных НФКО до отчетного периода ценных бумагах, находящихся в обороте:

- информацию о всех ценных бумагах, выпущенных НФКО в течение отчетного года, включая информацию о количестве держателей ценных бумаг;
- данные об общем количестве акционеров (участников) НФКО;
- список всех крупных акционеров и акционеров-держателей контрольного пакета акций и их доли в количестве акций НФКО по указанным формам в Приложении 1 (НФКО, образованные не в форме акционерного общества, указывают список участников и их доли участия в НФКО);
- данные о каждом должностном лице НФКО;

- краткое описание практики корпоративного управления эмитента, включая краткое описание практики, которая применялась или изменялась в течение отчетного периода;

- отчет руководителя о деятельности и финансовых результатах НФКО за отчетный период, включая любые другие мнения, выраженные членами совета директоров;

- иную информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

81. В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности также необходимо раскрыть:

- сведения о структуре и взаимосвязях участников банковской группы по схеме, указанной в Приложении 2;

- сведения о членах наблюдательного органа материнской компании;

- сведения о крупных рисках;

- сведения о концентрации прочих рисков на основании полученных отчетов участников;

- сведения в разрезе сегментов и соответствующий сегментный анализ;

- сведения о выбывших участниках банковской группы (выделения компании из группы);

- сведения об операциях со «связанными» сторонами;

- сведения обо всех участниках банковской группы (обо всех дочерних, зависимых и связанных компаниях, включая название, процент владения, вид или виды деятельности, в которые вовлечена каждая дочерняя, зависимая или связанная компания);

- сведения по структуре собственности материнской компании, а также по структуре собственности дочерних, зависимых и связанных компаний;

- сведения обо всех операциях владельцев материнской компании с дочерними, зависимыми и связанными компаниями, а также связанность владельцев материнской компании с дочерними, зависимыми и связанными компаниями;

– сведения, указанные в подпункте 4 пункта 80 данного Положения.

82. НФКО должна раскрывать информацию, которая нигде не представлена в опубликованной финансовой отчетности, включая, но не исчерпывая:

- 1) название НФКО;
- 2) страна регистрации НФКО;
- 3) дата образования и организационно – правовая форма НФКО;
- 4) сведения о постоянном месте нахождения (юридическом адресе) и юридической форме НФКО (или основное место ведения дела, если оно отличается от юридического адреса) и его дочерних компаний в каждой стране, где функционирует организация;
- 5) характер деятельности НФКО и основные банковские услуги, предусмотренные уставом;
- 6) название материнской компании и конечной материнской компании группы;
- 7) наименования дочерних компаний НФКО, финансовые отчеты которых не сводятся с отчетами НФКО, страны их регистрации, доля участия НФКО в каждой дочерней организации, характер деятельности и причины исключения их финансовых отчетов из сводных финансовых отчетов НФКО;
- 8) наименование управляющей компании НФКО, а также наименование ее филиалов, если есть таковые;
- 9) количество работников в конце периода и среднесписочную численность работников в течение отчетного периода;
- 10) сведения о роли и о полномочиях Шариатского совета по мониторингу за деятельностью НФКО;
- 11) информации об источниках и использовании денежных средств, полученных НФКО в результате нарушения стандартов Шариата при проведении сделок и операций и направленных им на благотворительность;
- 12) правила налогообложения в стране регистрации и в других странах, где у НФКО есть филиалы. Если НФКО пользуется налоговыми льготами в стране регистрации и в других странах,

необходимо указать период налоговых льгот и оставшийся период действия налоговых льгот;

13) сумму дивидендов, предложенных или объявленных до утверждения финансовой отчетности к опубликованию, но непризнанных как распределение владельцам в течение отчетного периода (НФКО, образованная в форме акционерного общества, должна также указать соответствующую сумму в пересчете на акцию);

14) сумму любых непризнанных дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям.

83. Примечания к финансовой отчетности должны быть представлены в систематизированном виде. По каждой статье компонентов финансовой отчетности в примечаниях к финансовой отчетности должны быть приведены перекрестные ссылки на любую, относящуюся к ней информацию.

84. Если допущена ошибка в финансовых отчетах за предыдущий период, она должна быть исправлена путем нового формирования финансовых отчетов за все предыдущие периоды, которые были затронуты ошибкой.

Нераспределенная прибыль в начале первого периода должна быть скорректирована для того, чтобы отразить суммарное влияние исправления ошибки на периоды, которые не представлены, но были затронуты ошибкой.

85. В разделе учетной политики в примечаниях к финансовой отчетности НФКО должно быть описано как минимум следующее:

1) основа (или основы) оценки, использованная(-ые) для подготовки финансовой отчетности;

2) аспекты учетной политики, имеющие существенное значение для правильного понимания финансовой отчетности.

Раскрытие дополнительной информации может быть осуществлено с помощью диаграмм, аналитических таблиц, графиков и выписок данных за предыдущий и отчетный периоды.

86. Размеры РППУ по активам, наценке/доходу по финансированию НФКО и клиентам, сформированные в соответствии с требованиями стандартов AAOIFI и нормативными правовыми

актами Национального банка, должны быть дополнительно раскрыты в примечаниях к финансовой отчетности.

87. В примечаниях к финансовой отчетности НФКО должна быть отражена информация об источниках формирования и использования средств фонда кард, создаваемого в соответствии со стандартами AAOIFI в течение отчетного периода, если такой имеется.

88. В обязательном порядке в примечаниях к отчету о финансовом положении и к отчету о совокупном доходе НФКО должна дополнительно раскрывать прибыль/убыток в рамках регулятивной отчетности на отчетную дату.

ГЛАВА 10. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

89. Учетная политика НФКО должна предусматривать следующее:

1) определение учетной политики, которая включает в себя принципы учета, основы, правила и методы, которые были приняты НФКО для подготовки и публикации финансовых отчетов;

2) ясное и сжатое описание значительной политики учета, используемой в подготовке и публикации финансовых отчетов;

3) методы представления основных принципов бухгалтерского учета в примечании к финансовой отчетности;

4) принятие новой учетной политики из-за очевидной разницы в состоянии определенных транзакций и событий по сравнению с простыми транзакциями и событиями в прошлом;

5) принятие новой учетной политики из-за транзакций или событий, которые возникают впервые или возникали в прошлом, но были несущественными;

6) изменения в классификации пунктов финансовых отчетов текущего периода по сравнению с классификацией статей финансового отчета предыдущего периода;

7) представление методов, используемых НФКО для распределения прибыли (убытка) от инвестиций (финансирования) между владельцами инвестиционных счетов и НФКО как мудариба или как инвестиционного менеджера, участвующего или не

участвующего в инвестициях своими собственными денежными средствами.

90. В учетной политике должны быть представлены изменения, в том числе изменения, не влияющие на финансовые показатели в текущем или предыдущих периодах, или когда такое влияние возможно в будущие периоды.

91. При внесении изменений в учетную политику новая политика применяется ретроспективно, т.е. НФКО должно применять новую учетную политику к сравнительной информации за предшествующие периоды путем формирования финансовых отчетов за последние периоды, насколько это практически осуществимо.

ГЛАВА 11. ОТЧЕТ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАРД ФОНДА

92. Отчет об источниках формирования и использования денежных средств кард фонда формируется согласно приложению 3 к настоящему Положению и представляется в составе годовой финансовой отчетности.

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ШАРИАТСКОГО СОВЕТА

93. Заключение Шариатского совета должно содержать информацию, подтверждающую проведение операций за отчетный период в соответствии с принципами шариата.

94. Заключение Шариатского совета должно раскрывать информацию как НФКО намерено распорядиться активами, полученными в результате запрещенных доходов или приобретенными в результате запрещенных расходов.

95. Заключение Шариатского совета формируется согласно приложению 4 к настоящему Положению и представляется в составе годовой финансовой отчетности.

ГЛАВА 13. ОТЧЕТНОСТЬ НФКО, ИМЕЮЩИХ «ИСЛАМСКОЕ ОКНО»

96. Финансовая отчетность НФКО, имеющей «исламское окно», представляется в соответствии с Положением «О требованиях к формированию, публикации и предоставлению в Национальный банк Кыргызской Республики финансовой отчетности небанковских финансово-кредитных организаций», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 сентября 2021 года №2021-П-33/53-9-(НФКУ), с учетом особенностей, оговоренных в настоящем Положении.

НФКО, имеющие «исламское окно», должны формировать и представлять дополнительную (отдельную) финансовую отчетность по деятельности, осуществляемой в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, в виде приложения к консолидированной финансовой отчетности компании.

97. Учетная политика НФКО, имеющих «исламское окно», утвержденная его Советом директоров и одобренная Шариатским советом, должна включать в свой состав Порядок формирования финансовой отчетности «исламского окна» НФКО.

98. Дополнительная (отдельная) финансовая отчетность НФКО, имеющих «исламское окно», представляемая по деятельности, осуществляемой в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, состоит из следующих финансовых отчетностей:

- отчет о финансовом положении «исламского окна»;
- отчет о совокупном доходе «исламского окна»;
- примечания к финансовой отчетности;
- отчет об источниках формирования и использования денежных средств кард фонда (согласно приложению №3 к настоящему Положению);
- заключение Шариатского совета (согласно приложению №4 к настоящему Положению);

Примечание к финансовому отчету должна быть емкой и понятной, а также иметь перекрестную ссылку к соответствующим статьям финансового отчета, если это необходимо. Пояснительная записка

(раскрытия), приложенная к финансовой отчетности, является его неотъемлемой частью.

ГЛАВА 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

99. Ответственность за достоверность, полноту и хранение финансовой отчетности, учетных документов и иной информации в соответствии с банковским законодательством Кыргызской Республики, представленных в финансовой отчетности, несет руководитель исполнительного органа (председатель, директор) НФКО.

100. Главный бухгалтер НФКО несет ответственность за правильное отражение в финансовой отчетности бухгалтерских операций и событий, надлежащее хранение регистров бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

101. При опубликовании и введении в действие изменений и дополнений в МСФО они должны применяться НФКО в дополнение к настоящему Положению.

Приложение 1 к Положению «О требованиях к формированию, публикации и предоставлению в Национальный банк Кыргызской Республики финансовой отчетности небанковскими финансово-кредитными организациями, осуществляющими операции по исламским принципам банковского дела и финансирования»

**СПИСОК ЛИЦ,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления НФКО**

Полное фирменное наименование НФКО: _____
 Сокращенное фирменное наименование НФКО: _____
 Регистрационный номер НФКО: _____
 Почтовый адрес НФКО: _____

Акционеры (участники) НФКО, владеющие 5 и более процентами (%) акций (долями участия)			Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления НФКО	Взаимосвязи между акционерами (участниками) НФКО и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления НФКО
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица с указанием юридического и фактического адресов/ФИО физического лица с указанием гражданства	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) НФКО (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФКО)		
1	2	3	4	5

Председатель правления
(Директор, руководитель исполнительного органа)

ФИО

(подпись)

**СПИСОК ЛИЦ,
оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления
материнской компании банковской группы**

Полное фирменное наименование
материнской компании: _____

Сокращенное фирменное

наименование материнской компании: _____

Регистрационный номер материнской
компании: _____

Почтовый адрес материнской
компании: _____

Акционеры (участники) материнской компании банковской группы, владеющие 5 и более процентами (%) акций (долями участия)	Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления материнской компании банковской группы	Взаимосвязи между акционерами (участниками) материнской компании банковской группы и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления материнской компании банковской группы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица с указанием юридического и фактического адресов/ФИО физического лица с указанием гражданства	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) материнской компании банковской группы (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) материнской компании банковской группы)		
1	2	3	4	5

Должность

ФИО

подпись

СВЕДЕНИЯ

о дочерних компаниях, их акционерах (участниках) и лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления дочерних компаний банковской группы

Полное фирменное наименование материнской компании: _____

Сокращенное фирменное наименование материнской компании: _____

Регистрационный номер материнской компании: _____

Почтовый адрес материнской компании: _____

№ п/п	Наименование дочерних компаний банковской группы (с указанием юридического и фактического адресов)	Наименование/ ФИО и доля участия акционера (участника) дочерней банковской группы	Доля участия материнской компании банковской группы в уставном капитале дочерней компании	Доля участия дочерней компании в уставном капитале материнской компании	Наименование/ ФИО и доля участия акционера (участника) материнской компании в уставном капитале дочерней компании	Взаимосвязи между акционерами (участниками) материнской и дочерних компаний банковской группы и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления дочерней компании банковской группы
1	2	3	4	5	6	7

Должность

ФИО

ПОДПИСЬ

СВЕДЕНИЯ

о зависимых компаниях, их акционерах (участниках) и лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления зависимых компаний банковской группы

Полное фирменное наименование материнской компании: _____

Сокращенное фирменное наименование материнской компании: _____

Регистрационный номер материнской компании: _____

Почтовый адрес материнской компании: _____

№ п/п	Наименование зависимых компаний банковской группы (с указанием юридического и фактического адресов)	Наименование/ ФИО и доля участия акционера (участника) зависимой компании банковской группы	Доля участия материнской компании банковской группы в уставном капитале зависимой компании	Доля участия зависимой компании в уставном капитале материнской компании	Наименование/ ФИО и доля участия акционера (участника) материнской компании в уставном капитале зависимой компании	Взаимосвязи между акционерами (участниками) материнской и зависимых компаний банковской группы и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления зависимой компании банковской группы
1	2	3	4	5	6	7

Должность

ФИО

ПОДПИСЬ

Приложение 2 к Положению «О требованиях к формированию, публикации и предоставлению в Национальный банк Кыргызской Республики финансовой отчетности небанковскими финансово-кредитными организациями, осуществляющими операции по исламским принципам банковского дела и финансирования»

Сведения о структуре банковской группы

(наименование материнской компании) по состоянию на _____

Должность

ФИО

Подпись

**Приложение 3
к Положению
«О требованиях к формированию,
публикации и предоставлению в
Национальный банк Кыргызской
Республики финансовой отчетности небанковскими
финансово-кредитными организациями,
осуществляющими операции по исламским
принципам банковского дела и финансирования»**

**Отчет об источниках формирования и использования денежных
средств карт фонда
на _____ 20__ г.**

**(наименование небанковской финансово-кредитной
организации и ее местонахождение)**

	Наименование	Отчетный период 20__ г.	Предыдущий период 20__ г.
	Начальное сальдо		
1	Карт выданный		
2	Денежные средства, доступные для предоставления карт		
	Источники средств карт фонда		
3	Распределение средств из текущих счетов		
4	Распределение доходов, не соответствующих стандартам Шариата		
5	Средства, полученные вне деятельности НФКО		
6	Итого сумма, образовавшаяся из источников средств в течение года		
	Использование средств карт фонда		
7	Карт на образовательные цели		
8	Карт для малого бизнеса		
9	Расчеты по текущим счетам		

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2024

	Наименование	Отчетный период 20__ г.	Предыдущий период 20__ г.
10	Итого сумма, использованных средств в течение года		
	Сальдо на конец года		
11	Кард выданный		
12	Денежные средства, доступные для предоставления кард		

Председатель Правления (Руководитель) _____
(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер _____
(ФИО, подпись)

**Приложение 4
к Положению
«О требованиях к формированию,
публикации и предоставлению в
Национальный банк Кыргызской
Республики финансовой отчетности
небанковскими финансово-кредитными
организациями, осуществляющими
операции по исламским принципам
банковского дела и финансирования»**

**Заключение Шариатского Совета
(образец)**

Мы, (фамилия, имя, отчество), ... (фамилия, имя, отчество), ..., будучи членами Шариатского Совета/оказывающие услуги согласно договору компании, от имени членов Шариатского Совета действительно подтверждаем, что операции компании, осуществляющей операции по исламским принципам финансирования, в _____ году проводились в соответствии с принципами шариата.

От имени Шариатского Совета:

(ФИО, подпись) _____

(ФИО, подпись) _____

.....

г. Бишкек

(дата)

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 26 февраля 2024 года
№ 2024-П-07/7-2-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 13, 63, 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 13,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 февраля 2024 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего экономическое управление.

Исполняющий обязанности председателя

К. Куленбеков

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 28 февраля 2024 года
№ 2024-П-12/8-3-(НПА)

Об утверждении

Правил регулирования деятельности гарантийных фондов

В соответствии со статьями 5, 9, 40 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Правила регулирования деятельности гарантийных фондов (прилагаются).

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5 следующее изменение:

в Положении «О периодическом регулятивном банковском отчете», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в пункте 1.2. слова «и гарантийные фонды» исключить.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности гарантийных фондов» от 9 сентября 2019 года № 2019-П-33/47-3-(НФКУ);

2) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 9 сентября 2019 года № 2019-П-33/47-4-(НФКУ):

- абзац четвертый пункта 1;
- пункт 3 Приложения к вышеуказанному постановлению;

3) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности гарантийных фондов» от 9 сентября 2019 года № 2019-П-33/47-3-(НФКУ)» от 27 мая 2020 года № 2020-П-33/31-4-(НФКУ);

4) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам применения мер воздействия к небанковским финансово-кредитным организациям и другим юридическим лицам, поднадзорным Национальному банку Кыргызской Республики» от 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-13-(НФКУ):

- абзац десятый пункта 1;
- пункт 9 Приложения к вышеуказанному постановлению;

5) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил регулирования деятельности гарантийных фондов» от 9 сентября 2019 г. № 2019-П-33/47-3-(НФКУ)» от 12 апреля 2021 года № 2021-П-33/17-2-(НФКУ);

6) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 28 сентября 2021 года № 2021-П-33/53-8-(НФКУ):

- абзац четвертый пункта 1;
- пункт 3 Приложения к вышеуказанному постановлению;

7) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 28 сентября 2021 года № 2021-П-33/53-10-(НФКУ):

- абзац шестой пункта 1;
- пункт 5 Приложения к вышеуказанному постановлению;

8) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики в части гарантийных фондов» от 26 сентября 2022 года № 2022-П-33/59-4-(НФКУ):

- абзац третий пункта 1;
- пункт 2 Приложения к вышеуказанному постановлению;

9) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» от 5 октября 2022 года № 2022-П-33/61-3-(НФКУ):

- абзац десятый пункта 1;
- пункт 9 Приложения к вышеуказанному постановлению;

10) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 21 декабря 2022 года № 2022-П-12/81-7-(НФКУ):

- абзац двадцать первый пункта 1;
- пункт 20 Приложения к вышеуказанному постановлению;

11) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам обмена кредитной информацией и недвижимого имущества» от 30 августа 2023 года № 2023-П-12/55-1-(НПА):

- абзац седьмой пункта 1;
- пункт 6 Приложения к вышеуказанному постановлению.

4. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней направить настоящее постановление в Министерство юстиции

Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 года, за исключением требования пункта 48 Правил регулирования деятельности гарантийных фондов в части сроков предоставления отчетности, которое вступает в силу с 1 июля 2024 года.

6. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения ОАО «Гарантийный фонд».

7. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления надзора за небанковскими организациями, управления финансовой статистики и обзора, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Исполняющий обязанности председателя

М. Жакыпов

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 28 февраля 2024 года
№ 2024-П-12/8-3-(НПА)

ПРАВИЛА регулирования деятельности гарантийных фондов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила регулирования деятельности гарантийных фондов (далее – Правила) определяют следующие требования к деятельности гарантийных фондов:

- общие требования;
- экономические нормативы, требования и ограничения;
- по выдаче гарантий и гарантийных инструментов и исполнению обязательств по ним;
- по учету и контролю;
- по организации и функционированию системы внутреннего контроля и управления рисками;
- к проведению внешнего аудита;
- по предоставлению периодической регулятивной отчетности.

2. Гарантийные фонды осуществляют свою деятельность путем предоставления гарантий по обязательствам клиентов по договорам финансирования, а также в рамках соглашений с финансово-кредитными организациями. При этом под финансированием понимается предоставление ипотечных/коммерческих кредитов и их заменителей, а также сделки/операции, осуществляемые в соответствии с исламскими принципами финансирования.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:

1) **Клиент** – субъект предпринимательства и участник государственных жилищных программ, часть обязательств которых

обеспечена гарантией по договору финансирования с финансово-кредитной организацией.

2) **Гарантия** – обязательство гарантийного фонда перед финансово-кредитной организацией нести ответственность за исполнение части обязательств по основному долгу клиента по договорам финансирования в пределах суммы предоставленной гарантии.

3) **Гарантийная деятельность** – деятельность, способствующая повышению доступности финансирования клиентам и направленная на снижение части кредитных рисков финансово-кредитных организаций путем предоставления гарантий по договорам и/или соглашениям финансирования клиентов и другими гарантийными инструментами.

4) **Политика предоставления гарантий** – документ, утверждаемый уполномоченным органом гарантийного фонда; регламентирующий порядок и условия предоставления гарантий, виды гарантийных инструментов, принципы предоставления гарантий, критерии и требования отбора обязательств клиентов, а также условия амортизации гарантии и ответственность сторон; соответствующий требованиям нормативных правовых актов Национального банка.

5) **Гарантийные инструменты** – совокупность различных форм и видов гарантий, используемых для обеспечения обязательств клиентов по договорам финансирования.

6) **Регрессное требование** – право гарантийного фонда требовать от клиента возмещения суммы, выплаченной финансово-кредитной организации во исполнение обязательства по договору гарантии.

Глава 2. Общие требования к деятельности гарантийного фонда

4. Национальный банк Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) вправе устанавливать экономические нормативы, требования и ограничения, обязательные для выполнения гарантийными фондами, проверять деятельность гарантийных фондов, применять меры воздействия, предусмотренные Законом Кыргызской Республики «О гарантийных

фондах в Кыргызской Республике» и нормативными правовыми актами Национального банка.

5. Предоставление гарантий осуществляется путем заключения договора гарантии между гарантийным фондом, финансово-кредитной организацией и клиентом с учетом требований нормативных правовых актов Национального банка.

Портфельные гарантии – это гарантии, предоставляемые в рамках соответствующих соглашений о сотрудничестве с финансово-кредитными организациями.

Гарантийные инструменты предоставляются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О гарантийных фондах в Кыргызской Республике», нормативными правовыми актами Национального банка и политикой предоставления гарантий гарантийного фонда.

6. Порядок предоставления гарантийных инструментов и виды гарантийных инструментов самостоятельно устанавливаются во внутренних документах гарантийного фонда с учетом требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального банка.

7. Гарантийные инструменты предоставляются на часть обязательства клиента по договору финансирования.

8. Гарантийный фонд не обеспечивает исполнение обязательств клиента по договору финансирования в части уплаты процентов, неустойки, штрафа, пени, комиссионных вознаграждений.

9. Размер вознаграждения за услуги гарантийного фонда устанавливается соответствующим уполномоченным органом гарантийного фонда.

10. Отбор обязательств клиентов для предоставления гарантий гарантийного фонда и требования к обязательствам клиентов регулируются внутренними документами гарантийного фонда.

11. Гарантии предоставляются в национальной валюте, за исключением выдачи гарантий экспортоориентированным и импортозамещающим субъектам предпринимательства, которым могут быть выданы гарантии в иностранной валюте, при наличии у гарантийного фонда активов в иностранной валюте.

12. Гарантийный фонд в целях организации работы по оценке риска при заключении, изменении и мониторинге исполнения договоров гарантии вправе заключать договор об обмене кредитной информацией с кредитным бюро и в соответствии с данным договором должен предоставлять в кредитное бюро кредитную информацию согласно установленным требованиям законодательства Кыргызской Республики.

Гарантийный фонд должен предоставлять кредитную информацию (за исключением информации о портфельных гарантиях) в кредитное бюро с согласия клиента, за исключением случаев, когда предоставляется негативная кредитная информация.

13. В случае заключения гарантийным фондом договора об обмене кредитной информацией с кредитным бюро в его внутренних документах по управлению гарантийной деятельностью должны содержаться порядок и требования в части организации работы по обмену кредитной информацией, а также основные условия, права и обязанности гарантийного фонда при заключении договора об обмене кредитной информацией с кредитным бюро, в том числе:

- об обеспечении хранения и защиты кредитной информации от несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, использования или раскрытия;

- о запрете разглашения сведений гарантийным фондом и его сотрудниками, получившими доступ к информации в процессе обмена кредитной информацией, а также после прекращения их трудового договора (контракта);

- о своевременном сообщении кредитному бюро об изменениях и обновлениях кредитной информации, за которую гарантийный фонд несет ответственность;

- о внесении изменения в кредитную информацию, переданную кредитному бюро, в случае предоставления некорректной информации, в том числе по требованию субъекта кредитной информации;

- основания невключения в негативную кредитную информацию сведений о субъекте кредитной информации в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

– об обеспечении бесперебойного функционирования системы передачи данных в кредитное бюро в соответствии с договором об обмене кредитной информацией.

Гарантийный фонд несет ответственность за искажение кредитной информации, передаваемой в кредитное бюро, за полноту передаваемой информации относительно всех клиентов, за своевременность ее передачи, в том числе при корректировке переданной информации в связи с техническими ошибками, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и нормативными правовыми актами Национального банка.

При рассмотрении вопроса о выдаче гарантии гарантийный фонд при необходимости может запросить информацию (кредитный отчет) о клиенте и, по усмотрению гарантийного фонда, о связанных с клиентом лицах (при наличии их согласия в соответствии с законодательством) в существующих кредитных бюро.

Гарантийный фонд должен соблюдать конфиденциальность и сохранность кредитного отчета, полученного из кредитного бюро, не разглашать содержащуюся в нем кредитную информацию третьим лицам и использовать кредитный отчет только для целей, установленных законодательством об обмене кредитной информацией.

Глава 3. Экономические нормативы, требования и ограничения, обязательные для выполнения гарантийными фондами

14. Гарантийные фонды должны соблюдать следующие экономические нормативы, требования и ограничения, установленные Национальным банком:

- максимальный размер риска на одного заемщика;
- минимальный размер уставного капитала;
- норматив минимального размера собственного капитала;
- норматив ликвидности;
- лимит размеров депозитов гарантийного фонда в финансово-кредитной организации;
- максимальный размер покрытия финансирования гарантией;

- коэффициент мультипликатора;
- ограничения по риску концентрации;
- лимит по гарантиям на рефинансирование;
- лимит по портфельным гарантиям.

15. Максимальный размер риска на одного заемщика (K1)

Значение норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных лиц K1 необходимо поддерживать на уровне не более 10%.

Расчет норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных лиц производится по формуле:

$$K1 = \text{СГ} / \text{СК} * 100\%,$$

где:

СГ – совокупная сумма гарантий на одного клиента или группу связанных лиц на дату оценки;

СК – собственный капитал гарантийного фонда на дату оценки.

При расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных лиц сумма остатков по гарантиям различных заемщиков должна суммироваться и рассматриваться как связанная единая совокупная сумма гарантий, если:

- финансовые трудности одного заемщика могут привести к проблемам выплаты по кредитам/финансированию, обеспеченным гарантиями, и у других лиц;

- один заемщик контролирует другого;

- кредит/финансирование выдан и юридическому лицу, и участнику/учредителю этого юридического лица;

- они имеют по крайней мере одно контролирующее лицо или значительного участника, за исключением случаев, когда контролирующим лицом или значительным участником являются государственные органы Кыргызской Республики;

- между несколькими заемщиками существует значительная финансовая взаимозависимость. Значительная финансовая взаимозависимость, включая соглашение о взаимном сотрудничестве,

имеет место, как правило, если 50 или более процентов годового валового дохода/расхода или других поступлений или платежей одного заемщика возникло от сделок с другим заемщиком;

- один и тот же источник используется для погашения кредита/финансирования, включая ситуацию, когда заемщики используют кредитные средства для участия в общем предприятии или общей деятельности, или когда оба используют один и тот же вторичный источник погашения (обеспечение);

- один из заемщиков гарантировал обязательства другого (кросс-гарантии), или когда одно и то же третье лицо является гарантом обоих заемщиков;

- средства, полученные одним или несколькими заемщиками, используются для прямой выгоды третьего лица, кроме государственных органов Кыргызской Республики, или когда средства или активы, купленные на эти полученные средства, передаются третьему лицу, за исключением случаев покупки у него товаров или услуг в обычном ходе бизнеса;

- они имеют одного залогодателя, за исключением случаев, когда залогодателем является государственный орган Кыргызской Республики.

16. Минимальный размер уставного капитала (K2)

Уставный капитал гарантийных фондов формируется в национальной валюте Кыргызской Республики.

Минимальный размер уставного капитала и сроки его формирования для гарантийных фондов установлены постановлением Правления Национального банка «О минимальном размере уставного капитала небанковских финансово-кредитных организаций» от 5 октября 2022 года № 2022-П-33/61-2-(НФКУ).

Гарантийные фонды должны поддерживать значение размера уставного капитала не ниже установленных требований к уставному капиталу.

17. Норматив минимального размера собственного капитала (K2.1)

Норматив минимального размера собственного капитала гарантийным фондом должен поддерживаться на уровне не менее 100% от размера уставного капитала.

Норматив минимального размера собственного капитала гарантийного фонда определяется по формуле:

$$K2.1 = (СК / УК) * 100\%,$$

где:

СК – собственный капитал гарантийного фонда на дату оценки;

УК – минимальный размер уставного капитала, установленного Национальным банком для вновь открываемых гарантийных фондов.

Гарантийные фонды должны производить расчет собственного капитала (на дату оценки) на основе следующих показателей:

- полностью оплаченного уставного капитала;
- капитала, внесенного сверх номинала;
- дополнительного капитала, внесенного физическими и юридическими лицами;
- резервов для будущих потребностей;
- нераспределенной прибыли (убытков) прошлых лет;
- за минусом убытков текущего года.

18. Норматив (показатель) ликвидности (КЗ):

- значение норматива (показателя) общей ликвидности (КЗ.1) необходимо поддерживать на уровне не менее 45%;
- значение норматива (показателя) краткосрочной ликвидности (КЗ.2) необходимо поддерживать на уровне не менее 35%.

1) Норматив (показатель) общей ликвидности определяется по формуле:

$$K3.1 = (ЛА / ОБ) * 100\%,$$

где:

ЛА – ликвидные активы, к которым относятся денежные средства в кассе и на расчетных (текущих) счетах в банках, депозиты, размещенные в банках, а также государственные казначейские векселя и другие высоколиквидные ценные бумаги, выпущенные Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Национальным

банком (далее – высоколиквидные ценные бумаги). Данные ценные бумаги при подсчете норматива (показателя) ликвидности учитываются за минусом премии (дисконта) и нереализованной прибыли (убытков);

ОБ – обязательства гарантийного фонда, к которым относятся общая сумма забалансовых обязательств по гарантиям гарантийного фонда, любые обязательства со сроком погашения до 30 дней.

2) Норматив (показатель) краткосрочной ликвидности определяется по формуле:

$$КЗ.2 = (ВЛА / КОБ) * 100\%,$$

где:

ВЛА – высоколиквидные активы, к которым относятся денежные средства в кассе и на расчетных (текущих) счетах в банке, а также высоколиквидные ценные бумаги;

КОБ – краткосрочные обязательства, к которым относятся сумма забалансовых обязательств по гарантиям гарантийного фонда, любые обязательства со сроком погашения до 30 дней.

В целях поддержания достаточной ликвидности должны учитываться сроки погашения активов, обязательств, а также вероятность исполнения забалансовых обязательств. Не разрешается инвестирование средств гарантийного фонда в акции, облигации, выпущенные эмитентами Кыргызской Республики, и иностранных государств (кроме высоколиквидных ценных бумаг).

19. Максимальный размер покрытия финансирования гарантией (К4)

Значение норматива максимального размера покрытия финансирования гарантией К4 необходимо поддерживать на уровне не более 50% от объема основных обязательств (основной суммы финансирования) клиента или группы связанных лиц перед финансово-кредитной организацией.

Расчет норматива максимального размера покрытия финансирования гарантией производится по формуле:

$$K4 = \text{ОГ} / \text{ОС} * 100\%,$$

где:

ОГ – совокупная сумма гарантий, предоставленных клиенту или группе связанных лиц;

ОС – совокупный объем основных обязательств по финансированию клиента или группы связанных лиц, часть которого обеспечена гарантией.

20. Коэффициент мультипликатора (K5)

Значение коэффициента мультипликатора (K5) необходимо поддерживать на уровне не более 2.

Расчет коэффициента мультипликатора производится по формуле:

$$K5 = \text{ГП} / \text{СК},$$

где:

ГП – общая сумма обязательств по гарантиям гарантийного фонда (гарантийный портфель) на дату оценки;

СК – собственный капитал гарантийного фонда на дату оценки.

21. Гарантийный фонд осуществляет самостоятельное размещение средств во вклады (депозиты) коммерческих банков. Основные критерии отбора коммерческих банков для размещения в них средств гарантийного фонда должны быть определены гарантийным фондом во внутренних документах, и необходимо учитывать не только возможность получения высокого уровня доходности размещаемых активов, но также и обеспечивать надлежащую оценку и контроль кредитного риска, риска концентрации, и других сопутствующих рисков.

22. Перечисление средств гарантийного фонда на депозит в банке осуществляется в размерах лимитов (сумма депозита), установленных гарантийным фондом в соответствующей внутренней политике, утвержденной решением совета директоров гарантийного фонда с учетом имеющихся требований Национального банка.

23. Значения лимитов размещения средств гарантийного фонда в срочных вкладах (депозитах) в коммерческих банках, установленных

на конкретный коммерческий банк, не могут превышать 20% от собственного капитала гарантийного фонда. При этом в случае если размещение средств в банке связано с реализацией государственных программ, нацеленных на создание благоприятных условий для населения и повышения доступности финансирования, допустимо установление лимита размещения средств гарантийного фонда в срочных вкладах (депозитах) в данном коммерческом банке не более 25% от собственного капитала гарантийного фонда.

24. Гарантийный фонд ежемесячно должен отслеживать уровень риска концентрации во всех формах его проявления, осуществлять анализ текущей ситуации и планировать деятельность по управлению риском (аналитические отчеты, таблицы, графики и диаграммы), которые должны представляться совету директоров и правлению гарантийного фонда. Совет директоров и правление гарантийного фонда должны периодически пересматривать политику управления риском концентрации.

25. Ограничения по риску концентрации следующие:

- концентрация по крупным заемщикам (К6.1) – не более 65%;
- концентрация по отраслям (К6.2) – не более 50%.

1) Расчет норматива концентрации по крупным заемщикам производится по формуле:

$$К6.1 = СКР / СК * 100\%,$$

где:

СКР – общая сумма всех крупных рисков (заемщиков) на дату оценки;

СК – собственный капитал гарантийного фонда на дату оценки.

Совокупная сумма гарантий одного заемщика и связанных с ним лиц, превышающая 2% собственного капитала гарантийного фонда, рассматривается как крупный риск. Общая сумма всех крупных рисков гарантийного фонда не должна превышать размера его собственного капитала.

2) Расчет норматива концентрации по отраслям осуществляется по формуле:

$$K6.2 = \text{СКО} / \text{ГП} * 100\%,$$

где:

СКО – сумма обязательств по гарантиям гарантийного фонда, предоставленным в одну отрасль на дату оценки;

ГП – общая сумма обязательств по гарантиям гарантийного фонда (гарантийный портфель) на дату оценки.

Значение норматива концентрации по отраслям К.6.2 необходимо поддерживать на уровне не более 50% от общей суммы обязательств по гарантиям гарантийного фонда.

26. Гарантийные фонды должны соблюдать лимит по гарантиям на рефинансирование. Совокупная сумма выданных гарантий по рефинансируемым кредитам не должна превышать 10% от собственного капитала гарантийного фонда. Из данного норматива могут быть исключены гарантии, по которым не наблюдаются просроченные платежи в течение 180 дней после выдачи гарантий по рефинансированному кредиту.

В рамках реализации государственных программ лимит по гарантиям на рефинансирование не должен превышать 20% собственного капитала гарантийного фонда.

27. Гарантийные фонды должны соблюдать лимит по портфельным гарантиям. Лимит по портфельным гарантиям, предоставленным в рамках сотрудничества с финансово-кредитной организацией, не должен превышать 25% от собственного капитала гарантийного фонда на одну финансово-кредитную организацию.

28. Для расчета суммы дивидендов гарантийный фонд должен использовать наименьшую из величин чистой прибыли, рассчитанных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) и требованиями Национального банка.

29. Гарантийный фонд обязан получить разрешение Национального банка на выплату дивидендов акционерам гарантийного фонда. Документы для получения разрешения Национального банка на выплату дивидендов должны быть предоставлены в Национальный банк не позднее десяти рабочих дней до проведения общего собрания акционеров гарантийного фонда. К документам

должны быть приложены планы гарантийного фонда по срокам выплаты дивидендов, показатели чистой прибыли, рассчитанные в соответствии с МСФО и требованиями Национального банка, и расчеты по соблюдению экономических нормативов после выплаты дивидендов.

Национальный банк может запретить либо установить ограничения на выплату дивидендов в случае наличия одной из нижеследующих угроз стабильности деятельности гарантийного фонда:

- 1) гарантийный фонд не соблюдает экономические нормативы, требования и ограничения, установленные Национальным банком;
- 2) выплата дивидендов приведет к нарушению экономических нормативов, требований и ограничений, установленных Национальным банком;
- 3) не созданы или созданы в недостаточном размере резервы на покрытие потенциальных потерь и убытков, согласно требованиям Национального банка;
- 4) при наличии убытков прошлых лет или за отчетный год;
- 5) неисполнение требований Национального банка.

Глава 4. Выдача гарантий и исполнение обязательств по гарантиям

30. Гарантийный фонд в сроки и в порядке, предусмотренными внутренними документами, принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении гарантии. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении гарантии принимается уполномоченным коллегиальным органом гарантийного фонда.

31. Ответственность гарантийного фонда при неисполнении или ненадлежащем исполнении клиентом обеспеченного гарантией обязательства является субсидиарной.

32. Обязанность гарантийного фонда по исполнению обязательств клиента наступает при нарушении клиентом сроков возврата финансирования. При этом финансово-кредитная организация (далее – ФКО) в срок, установленный гражданским законодательством Кыргызской Республики, со дня неисполнения

клиентом обязательств по договору финансирования в письменном виде уведомляет гарантийный фонд о нарушении условий договора, допущенном клиентом.

33. Обязанность гарантийного фонда, указанная в пункте 32 настоящих Правил, возникает после предоставления заверенной выписки по ссудному счету с приложением необходимых для исполнения обязательств клиента документов клиента и информации о реализации ФКО всех мер по взысканию задолженности в порядке, предусмотренном договорами и законодательством Кыргызской Республики. Перечень информации о реализации ФКО всех мер по взысканию задолженности должен быть установлен в политике предоставления гарантий.

34. В случае подтверждения выполнения условий, предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил, гарантийный фонд исполняет обязательства по гарантии за счет собственных средств в соответствии с договором гарантии и/или соглашением о сотрудничестве с ФКО.

35. После исполнения обязательств гарантийный фонд приобретает право требования на возмещение суммы выплаченной (исполненной) гарантии. В трехдневный срок со дня исполнения обязательств гарантийным фондом ФКО обязана предоставить заверенные надлежащим образом копии документов, удостоверяющих право требования, предусмотренные политикой предоставления гарантий.

36. Гарантийный фонд вправе потребовать от клиента в порядке регресса возмещения суммы, выплаченной ФКО во исполнение обязательства по договору гарантии и/или соглашению о сотрудничестве с ФКО, в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

37. Средства, полученные гарантийным фондом при удовлетворении регрессных требований к клиенту-должнику, остаются в распоряжении гарантийного фонда и направляются на развитие гарантийного фонда.

Глава 5. Надзор за деятельностью гарантийных фондов

38. Система надзора Национального банка состоит из двух основных видов надзорной деятельности, дополняющих и поддерживающих друг друга – осуществление внешнего надзора и инспекторских проверок.

39. Гарантийные фонды, учредители или акционеры гарантийных фондов, должностные лица и другие работники гарантийного фонда обязаны своевременно предоставлять отчеты, документы и любую другую информацию по требованию Национального банка.

40. Национальный банк осуществляет проверку деятельности гарантийных фондов на основании требований и условий, установленных в нормативных правовых актах Национального банка.

41. Национальный банк осуществляет надзор за деятельностью гарантийных фондов с целью обеспечения соответствия их деятельности требованиям законодательства Кыргызской Республики.

42. Национальный банк имеет право проверять деятельность гарантийных фондов без предварительного уведомления при предъявлении документа, являющегося основанием для проверки.

43. Порядок проведения инспекторских проверок деятельности гарантийных фондов определен в Инструкции «О проведении инспекторских проверок деятельности небанковских финансово-кредитных организаций и других юридических лиц, поднадзорных Национальному банку Кыргызской Республики», утвержденной постановлением Правления Национального банка от 17 августа 2022 года № 2022-П-33/52-2-(НФКУ).

Глава 6. Учет и контроль

44. Финансовая отчетность гарантийного фонда предоставляется в Национальный банк в соответствии с требованиями Национального банка о формировании, публикации и предоставлении в Национальный банк финансовой отчетности гарантийного фонда.

45. Учетная политика гарантийного фонда, утвержденная советом директоров, должна включать в себя общие принципы бухгалтерского учета, методы и правила организации бухгалтерского учета, порядок формирования финансовой отчетности и соответствовать Положению «О требованиях к учетной политике коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденному постановлением Правления Национального банка от 23 октября 2004 года № 26/2.

46. Публикация финансовой отчетности вместе с аудиторским заключением осуществляется на государственном языке и при необходимости на официальном языке после завершения аудиторской проверки и утверждения финансовой отчетности не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

47. Учет в гарантийном фонде должен быть организован таким образом, чтобы:

1) на его основе могли быть достоверно сформированы:

а) финансовая отчетность, согласно международным стандартам, отражающая достоверное финансовое состояние гарантийного фонда и результаты его деятельности;

б) регулятивная отчетность, согласно требованиям Национального банка;

в) другие виды отчетности, согласно законодательству Кыргызской Республики;

2) безопасно и надежно управлять активами гарантийного фонда и возникающими рисками;

3) акционеры и совет директоров имели возможность контролировать финансовое состояние гарантийного фонда и работу должностных лиц.

Председатель правления гарантийного фонда несет ответственность за достоверность, полноту и хранение финансовой отчетности, учетных документов и иной информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Главный бухгалтер гарантийного фонда несет ответственность за правильное отражение в финансовой отчетности бухгалтерских операций и событий, надлежащее хранение регистров бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

48. В целях осуществления регулирования и надзора за деятельностью гарантийного фонда гарантийный фонд должен ежемесячно в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода предоставлять в Национальный банк отчеты по формам, согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам, в электронном формате с досылком на бумажном носителе.

49. Гарантийный фонд обязан обеспечивать хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются в соответствии с Перечнем основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения, утвержденным постановлением Правления Национального банка от 27 августа 2004 года № 22/9.

50. Для своевременного покрытия убытков, связанных с осуществлением гарантийной деятельности, гарантийный фонд обязан создавать соответствующие резервы и отражать в финансовой отчетности стоимость активов в соответствии с МСФО.

51. Классификация активов и соответствующие отчисления в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков гарантийного фонда производятся в соответствии с Положением «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденным постановлением Правления Национального банка от 21 июля 2004 года № 18/3.

Глава 7. Система внутреннего контроля, внутренний аудит, управление рисками

52. Внутренний контроль – непрерывный процесс, направленный на достижение гарантийным фондом следующих целей:

- 1) эффективности и результативности деятельности, эффективности управления активами и пассивами, обеспечения сохранности активов, эффективного управления рисками;
- 2) обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и предоставления финансовой,

регулятивной и иной отчетности для внутренних и внешних пользователей;

3) соблюдения гражданского законодательства и внутренних нормативных документов гарантийного фонда.

53. Система внутреннего контроля гарантийного фонда должна включать следующие компоненты:

1) соответствующую организационную структуру гарантийного фонда, предусматривающую компетенцию, разделение полномочий и ответственность органов управления, структурных подразделений и должностных лиц;

2) соответствующую внутреннюю информационную систему и систему информирования органов управления, позволяющие своевременно принимать решения и обеспечивать информационную безопасность;

3) постоянное наблюдение за рисками и системой управления рисками, а также оценки рисков;

4) соответствующие процедуры внутреннего контроля;

5) периодическую самооценку системы внутреннего контроля в целях выявления ее недостатков и совершенствования.

54. Минимальные требования к формированию в гарантийном фонде адекватной системы управления рисками и требований к организации внутреннего контроля, предусматривающие применение гарантийным фондом методов контроля рисков, обеспечивающих эффективное выявление, оценку и ограничение рисков, определяются в соответствии с Положением «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правления Национального банка от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-8-(НПА), а также Правилами формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденными постановлением Правления Национального банка от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-3-(НПА).

55. Гарантийным фондом должна быть разработана политика по управлению рисками, утверждаемая решением совета директоров гарантийного фонда.

56. Правление совместно с советом директоров гарантийного фонда не менее одного раза в год производит обзор адекватности политик и при необходимости вносит изменения.

57. Гарантийный фонд должен создать службы риск-менеджмента, внутреннего аудита и комплаенс-контроля. Кандидаты на должности руководителей служб риск-менеджмента, внутреннего аудита и комплаенс-контроля согласовываются с Национальным банком в порядке, установленном нормативными правовыми актами Национального банка.

58. Служба риск-менеджмента/риск-менеджер ежедневно выявляет, измеряет, осуществляет мониторинг и контроль рисков. За непосредственное управление рисками несут ответственность исполнительный орган и/или структурные подразделения/должностные лица, курирующие те или иные виды рисков.

59. Служба внутреннего аудита осуществляет анализ и оценку эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и процесса корпоративного управления путем проведения внутренних аудиторских проверок.

60. Служба комплаенс-контроля осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности гарантийного фонда требованиям законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов Национального банка, требований внутренних документов (правила, процедуры и т.п.) гарантийного фонда, а также организацию внутреннего контроля по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Глава 8. Внешний аудит

61. Деятельность гарантийного фонда подлежит ежегодной внешней аудиторской проверке, согласно международным стандартам аудита, признанным в Кыргызской Республике, а также в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

62. Выбор аудиторской организации осуществляется советом директоров гарантийного фонда с соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики.

Минимальные требования к проведению внешнего аудита, внедрению общепринятых процедур по их выбору и независимости аудиторов при предоставлении аудиторских услуг определяются в соответствии с Положением «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правления Национального банка от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА).

63. По завершении финансового года гарантийный фонд обязан обеспечить проведение внешнего аудита гарантийного фонда в срок не позднее 90 (девяноста) дней с начала финансового года, следующего за отчетным.

64. Ежегодно после проведения независимого внешнего аудита гарантийный фонд обязан предоставлять в Национальный банк один экземпляр (копию) полного отчета внешнего аудитора без изменений, включая письмо руководству, в течение 30 (тридцати) дней со дня предоставления отчета внешним аудитором.

65. Внешний аудитор гарантийного фонда обязан:

- обладать квалификацией в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики по аудиту или международной квалификацией;

- быть независимым, объективным, избегать ситуаций, которые дают основание считать, что существует конфликт интересов.

Глава 9. Меры воздействия

66. Национальный банк вправе применять меры воздействия к гарантийному фонду и его должностным лицам.

67. Целью применения Национальным банком мер воздействия являются оперативное реагирование, корректировка и устранение проблем для поддержания стабильности и устойчивости гарантийных фондов.

68. Национальный банк самостоятельно определяет целесообразность, виды мер воздействия и порядок применения мер воздействия к гарантийному фонду и их должностным лицам.

69. Деятельность гарантийного фонда, действия (бездействие) его должностных лиц, создающие объективную угрозу и/или высокую вероятность потерь или убытков для гарантийного фонда, его кредиторов, акционеров, или банковской системы, считаются нездоровой и небезопасной практикой гарантийных фондов.

70. Основания, случаи и порядок применения Национальным банком мер воздействия к гарантийным фондам, а также признаки нездоровой и небезопасной практики гарантийных фондов и причастность к ней гарантийного фонда и его должностных лиц определяются в соответствии с Положением «О мерах воздействия, применяемых к небанковским финансово-кредитным организациям и другим юридическим лицам, поднадзорным Национальному банку Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правления Национального банка от 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-12-(НФКУ).

Гарантийный фонд может быть реорганизован или ликвидирован в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том числе нормативными правовыми актами Национального банка.

71. Национальный банк публикует информацию о принятых мерах воздействия в отношении гарантийных фондов, а также о любом изменении или прекращении таких мер, кроме случаев, когда публикация может нанести ущерб интересам кредиторов гарантийного фонда, стабильности, безопасности и целостности финансовой системы Кыргызской Республики. Публикация подобной информации не является раскрытием банковской тайны.

72. Досудебное обжалование решений Национального банка является обязательным. Досудебному обжалованию подлежат любые решения Национального банка, за исключением решений Правления Национального банка, которые обжалуются в суде.

73. Порядок досудебного обжалования решений Национального банка регламентирован в Положении «О досудебном регулировании споров между Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями, осуществляющими

отдельные виды банковских операций, и их учредителями (участниками), юридическими и физическими лицами», утвержденном постановлением Правления Национального банка от 17 мая 2017 года № 19/13.

Глава 10. Предоставление периодической регулятивной отчетности

74. Гарантийные фонды обязаны предоставлять в Национальный банк периодическую регулятивную отчетность (далее – ПРО) о деятельности гарантийного фонда за определенный период в установленный срок, согласно формам, приведенным в Приложении 3 к настоящим Правилам.

75. Состав ПРО в сводном виде, периодичность, формат и сроки её предоставления приведены в Приложении 1 к настоящим Правилам.

76. При заполнении форм ПРО должны соблюдаться следующие правила:

а) информация должна отражаться в сомовом эквиваленте по официальному курсу Национального банка на отчетную дату;

б) операции должны отражаться на основе данных бухгалтерского и забалансового учетов за отчетный период;

в) отчетность предоставляется на государственном и официальном языках;

г) отчетность предоставляется в электронном формате с досылком на бумажном носителе.

77. Руководство гарантийного фонда полностью несет ответственность за достоверность информации, отраженной в ПРО.

78. ПРО по состоянию за 31 декабря является годовой и предоставляется в Национальный банк в срок, указанный в Приложении 1 к настоящим Правилам. По итогам внешнего аудита при наличии корректировок в годовом ПРО предоставляются те формы отчетности, в которые внесены изменения, с пояснением, в какой части были внесены изменения. Откорректированные отчеты направляются в Национальный банк в течение 15 (пятнадцати)

рабочих дней после получения заключения независимой аудиторской компании.

79. В случае непредставления отчетов ПРО в установленные сроки гарантийный фонд обязан направить письменное объяснение причин несвоевременного предоставления ПРО.

80. В случае систематического предоставления недостоверных данных в отчетах и нарушения установленных сроков к гарантийному фонду могут быть применены меры воздействия, предусмотренные нормативными правовыми актами Национального банка и законодательством Кыргызской Республики.

**Приложение 1
к Правилам регулирования
деятельности гарантийных
фондов**

**СОСТАВ
периодической регулятивной отчетности ГФ**

N	Раз- дел	Название	Перио- дичность	Сроки предоставления	Формат передачи
1		Базовая информация о ГФ	Ежеме- сячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
2		Сведения об акционерах	Ежеме- сячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
3		Информация об отдельных должностных лицах	Ежеме- сячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
4		Информация о комитетах и членах комитетов	Ежеме- сячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
5		Информация о руководителях структурных подразделений ГФ	Ежеме- сячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
6		Сведения о филиалах/ представительствах (офисах)	Ежеме- сячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
7	Раздел 1	Балансовый отчет А. Активы Б. Обязательства В. Капитал Г. Забалансовые счета Д. Расшифровка прочих активов и прочих обязательств Е. Внесистемный учет	Ежеме- сячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»

N	Раздел	Название	Периодичность	Сроки предоставления	Формат передачи
8	Раздел 2	Отчет о прибылях и убытках А. Процентные доходы Б. Процентные расходы В. Непроцентные доходы Г. Непроцентные расходы Д. Другие операционные и административные расходы Е. Размещение активов ГФ Ж. Привлечение обязательств ГФ по страновому признаку З. Привлечение обязательств ГФ по страновому признаку (в иностранной валюте) К. Привлечение капитала по страновому признаку	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
9	Раздел 3	Информация о гарантиях 3.А1. Деятельность ГФ в разрезе регионов 3.А1-1. Информация в разрезе регионов о гарантиях субъектам предпринимательства, учредителями/участниками которых являются женщины, либо женщинам, которые работают в качестве индивидуального предпринимателя 3.А2. Деятельность ГФ в разрезе отраслей 3.А3. Информация по утвержденным гарантиям в разрезе отраслей/регионов (с начала деятельности ГФ)	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»

N	Раз-дел	Название	Периодичность	Сроки предоставления	Формат передачи
		<p>3.А3-1. Информация в разрезе отраслей/регионов по утвержденным гарантиям (с начала деятельности ГФ) субъектам предпринимательства, учредителями/участниками которых являются женщины, либо женщинам, которые работают в качестве индивидуального предпринимателя</p> <p>3.А4. Информация по выданным гарантиям в разрезе отраслей/регионов (с начала деятельности ГФ)</p> <p>3.А4-1. Информация в разрезе отраслей/регионов о гарантиях, выданных с начала деятельности ГФ субъектам предпринимательства, учредителями/участниками которых являются женщины, либо женщинам, которые работают в качестве индивидуального предпринимателя</p> <p>3.А5. Информация по действующим гарантиям (на отчетную дату) в разрезе отраслей/регионов</p> <p>3.А5-1. Информация в разрезе отраслей/регионов по действующим (на отчетную дату) гарантиям, выданным субъектам предпринимательства, учредителями/участниками которых являются женщины, либо женщинам, которые работают в качестве индивидуального предпринимателя</p>			

N	Раз-дел	Название	Периодичность	Сроки предоставления	Формат передачи
		<p>3.А6. Информация в разрезе отраслей/регионов о кредитах, по которым выданы гарантии (с начала деятельности ГФ)</p> <p>3.А6-1. Информация о кредитах, по которым выданы гарантии (с начала деятельности ГФ) субъектам предпринимательства, учредителями/участниками которых являются женщины, либо женщинам, которые работают в качестве индивидуального предпринимателя</p> <p>3.А7. Информация в разрезе отраслей/регионов по действующим кредитам (на отчетную дату), по которым выданы гарантии</p> <p>3.А7-1. Информация в разрезе отраслей/регионов по действующим кредитам (на отчетную дату), по которым выданы гарантии субъектам предпринимательства, учредителями/участниками которых являются женщины, либо женщинам, которые работают в качестве индивидуального предпринимателя</p> <p>3.А8. Информация по исполненным гарантиям (с начала деятельности ГФ) в разрезе отраслей/регионов</p>			

N	Раз-дел	Название	Периодичность	Сроки предоставления	Формат передачи
		<p>3.A8-1. Информация в разрезе отраслей/регионов по исполненным гарантиям (с начала деятельности ГФ), выданным субъектам предпринимательства, учредителями/участниками которых являются женщины, либо женщинам, которые работают в качестве индивидуального предпринимателя</p> <p>3.A9. Информация по исполненным гарантиям (за отчетный период) в разрезе отраслей/регионов</p> <p>3.A9-1. Информация в разрезе отраслей/регионов по исполненным гарантиям (за отчетный период), выданным субъектам предпринимательства, учредителями/участниками которых являются женщины, либо женщинам, которые работают в качестве индивидуального предпринимателя</p>			

N	Раздел	Название	Периодичность	Сроки предоставления	Формат передачи
10	Раздел 4	Информация о деятельности ГФ в разрезе ФКО – партнеров 4.А1. Информация по выданным гарантиям в разрезе ФКО – партнеров/отраслей за отчетный период 4.А2. Информация по выданным гарантиям в разрезе ФКО – партнеров/регионов за отчетный период 4.Б1. Информация по выданным гарантиям в разрезе ФКО – партнеров/отраслей с начала деятельности ГФ 4.Б2. Информация по выданным гарантиям в разрезе ФКО – партнеров/регионов с начала деятельности ГФ 4.В1. Информация по действующим гарантиям в разрезе ФКО – партнеров/отраслей 4.В2. Информация по действующим гарантиям в разрезе ФКО – партнеров/регионов 4.Г1. Информация по исполненным гарантиям в разрезе ФКО – партнеров/отраслей 4.Г2. Информация по исполненным гарантиям в разрезе ФКО – партнеров/регионов	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
11	Раздел 5	Информация о просроченных активах А. Информация о просроченных активах (всего) Б. Информация о просроченных активах (в иностранной валюте)	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»

N	Раздел	Название	Периодичность	Сроки предоставления	Формат передачи
12	Раздел 6	Классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
13	Раздел 7	Изменения в РППУ Сведения о списанных за счет РППУ и возвращенных (ранее списанных) активах и забалансовых обязательствах	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
14	Раздел 8	Портфель ценных бумаг	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
15	Раздел 9	Информация по депозитам и счетам А. Информация по срочным депозитам, размещенным в коммерческих банках Б. Информация по депозитам до востребования В. Информация по расчетным счетам	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
16	Раздел 10	Исполнение гарантий в отчетном периоде	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
17	Раздел 11	Краткие сведения об активных операциях со связанными и аффилированными лицами	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
18	Раздел 12	Сведения о крупных рисках	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
19	Раздел 13	Срок погашения активов/ обязательств	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
20	Раздел 14	Сведения о соблюдении экономических нормативов, ограничений и требований	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»

N	Раз-дел	Название	Периодичность	Сроки предоставления	Формат передачи
21	Раздел 15	Отчет о соблюдении лимитов А1. Отчет о соблюдении лимита по портфельным гарантиям А2. Отчет о соблюдении лимитов размещения средств во вкладах (депозитах) и на счетах ФКО	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»
		Реестр гарантийного портфеля (Приложение 2)	Ежемесячно	В течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода	«.xlsx»

Приложение 2
к Правилам регулирования
деятельности гарантийных фондов

Наименование организации/
Уюмдун аталышы

Реестр гарантийного портфеля/
Кепилдик портфелинин реестри

тыс. сомов%/миң сом/%

№		
1	Аталышы/Карыз алуучунун аты-жөнү/ Наименование/Ф.И.О. Заемщика	1
2	Укуктук статус: жеке адам/юрдиктик жак/ Правовой статус: физ.лицо/юр.лицо	2
3	Жетекчинин аты-жөнү/ФИО руководителя	3
4	ФКУ-енектешүүн аталышы/ Наименование ФКО-партнера	4
5	Кредиттик линия Ооба/жок/ Кредитная линия Да/нет	5
6	Берилген кредиттин суммасы (номиналы)/ Сумма выданного кредита(номинал)	6
7	Берилген кредиттин суммасы (экв. в сом)/ Сумма выданного кредита (экв. в сом)	7
8	Кредиттин калдыгынын суммасы (номиналы)/ Сумма остатка кредита (номинал)	8
9	Кредиттин калдыгынын суммасы (экв. в сом)/ Сумма остатка кредита (экв. в сом)	9
10	Валюта (KZT, USD, EUR, RUB)/ Валюта (KGS, USD, EUR, RUB)	10
11	Кредиттин номиналдык пайыздык чени/ Номинальная процентная ставка по кредиту	11
12	Кепилдикти берүү үчүн комиссиялык төлөмдүн өлчөмү %/Размер комиссии за выдачу гарантии в %	12
13	Кепилдикти берүү үчүн комиссиялык төлөмдүн суммасы /Сумма комиссии за выдачу гарантии	13
14	Берилген датасы/Дата выдачи	14
15	Төлөө датасы/Дата погашения	15
16	Мөөнгө өткөн сумма (негизги сумма боюнча)/ Просроченная сумма (по основной сумме)	16
17	Мөөнгө өткөн күндөрдүн саны (негизги сумма боюнча)/Количество просроченных дней (по основной сумме)	17
18	ФКУ кредитинин негизги суммасы боюнча классификацияны аталышы/Наименование классификации по основной сумме кредита ФКО	18
19	РПЛУнун өлчөмү кредиттин негизги суммасы боюнча % мөнөн/Размер РПЛ в % по основной сумме кредита	19
20	Кредиттин негизги суммасы боюнча РПЛУнун суммасы/Сумма РПЛ по основной сумме кредита	20

Мөөнөтү өткөн сума (пайыздар боюнча)/ Просроченная сумма (по процентам)	21
Мөөнөтү өткөн күндөрдүн саны (пайыздар боюнча)/ Количество просроченных дней (по процентам)	22
Реструктуризациялардын саны/Количество реструктуризаций	23
Реструктуризациялоо датасы/Дата реструктуризации	24
Регион	25
Өнөр жай/ Отрасль	26
Максаттуу багыты (толук маалымат)/ Целевое назначение (подробная информация)	27
Күрөөлүк камсыздоо/ Залоговое обеспечение	28
Кайра каржылоонун үлүшү % менен/ Доля рефинансирования в %	29
Берилген кепилдиктин суммасы/ Сумма выданной гарантии	30
Берилген кредит боюнча берилген кепилдиктердин үлүшү % менен/ Доля выданной гарантии от выданного кредита в %	31
Кепилдиктин калган бөлүгү (сом менен)/Остаток гарантии (в сомах)	32
Гарантиянын классификациясынын атайышы/ Наименование классификации гарантии	33
РПТНун өлчөмү гарантия боюнча % менен/ Размер РПТН в % по гарантии	34
Гарантия боюнча РПТНун суммасы/Сумма РПТН по гарантии	35
Байланыштың/аффилирленгендинин/инсайдердин түрү/ Тип связанности/аффилированности/инсайдер	36
Кепилдиктин параллелдүүлүгүнүн белгиси (параллел/параллель эмес)/Признак параллельности гарантии (параллельная/непараллельная)	37
Продукт түрү/Вид продукта	38
Гендер	39
Портфель кепилдиги Ооба / жок/ Портфельная гарантия Да/нет	40

**Приложение 3
к Правилам регулирования
деятельности гарантийных
фондов**

Периодическая регулятивная отчетность гарантийных фондов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 28 февраля 2024 года
№ 2024-П-12/8-4-(НПА)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме»

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления банковского надзора, управления платежных систем, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления, курирующего управление методологии надзора.

Исполняющий обязанности председателя

М. Жакыпов

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 28 февраля 2024 года
№ 2024-П-12/8-4-(НПА)

**Изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«О Порядке идентификации и верификации
клиентов в удаленном режиме»**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме» от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) следующие изменения:

в Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. При использовании программного обеспечения для удаленной идентификации и верификации клиентов банк должен направить соответствующее уведомление с полным описанием программного обеспечения и методами удаленной идентификации и верификации клиентов, согласно требованиям Порядка, а также утвержденный советом директоров внутренний документ по анализу рисков ФТД/ЛПД согласно законодательству Кыргызской Республики в адрес Национального банка.»;

– дополнить главой 4-1 в следующей редакции:

«Глава 4-1. Идентификация и верификация в удаленном режиме клиентов – индивидуальных предпринимателей

34-1. Идентификация и верификация в удаленном режиме клиентов – граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, посредством государственных информационных систем приравнивается к идентификации и верификации по видеосвязи.

34-2. Максимальный баланс для идентифицированных и верифицированных в удаленном режиме клиентов – граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, должен соответствовать требованиям таблицы 6-1 Приложения 1 к настоящему Порядку.»;

– Приложение 1 к Порядку идентификации и верификации клиента в удаленном режиме дополнить таблицей 6-1 в следующей редакции:

«Таблица 6-1. Ограничения по клиентам – индивидуальным предпринимателям на максимальный баланс

	для электронного кошелька	для ограниченного функционального банковского счета
Максимальный баланс	10 000 расчетных показателей	80 000 расчетных показателей

».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 13 марта 2024 года
№ 2024-П-10/10-2-(НПА)

**О внесении изменения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О регулятивной банковской
отчетности»
от 19 июля 2023 г. № 2023-П-10/43-5-(НПА)**

В соответствии со статьями 5, 9, 40 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регулятивной банковской отчетности» от 19 июля 2023 г. № 2023-П-10/43-5-(НПА) следующее изменение:

– в пункте 2 слова и цифры «с 1 апреля 2024 года» заменить словами и цифрами «с 1 июля 2024 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для

внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению финансовой статистики и обзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков Кыргызской Республики и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление финансовой статистики и обзора.

Председатель

К. Боконтаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 13 марта 2024 года
№ 2024-П-12/10-3-(БС)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– «Об утверждении Положения «О расчете коэффициента покрытия ликвидности коммерческих банков» от 27 декабря 2019 года № 2019-П-12/68-4-(НПА);

– «Об утверждении Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка, жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками» от 2 июня 2022 года № 2022-П-12/35-1 (НПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты, структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

К. Боконтаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 13 марта 2024 года
№ 2024-П-12/10-3-(БС)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О расчете коэффициента покрытия ликвидности коммерческих банков» от 27 декабря 2019 года № 2019-П-12/68-4-(НПА) следующее изменение:

в Положении «О расчете коэффициента покрытия ликвидности коммерческих банков», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– во второй строке первой графы таблицы пункта 31 слова «Правительства» заменить словами «Кабинета Министров».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка, жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками» от 2 июня 2022 года № 2022-П-12/35-1-(НПА) следующие изменения:

в Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка, жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– пункт 12 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«В случае когда Агентство выступает ликвидатором банка и/или финансово-кредитной организации, оно в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления гарантийного случая формирует информацию о вкладчиках, на которые распространяется Закон Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)», по форме, устанавливаемой Агентством.»;

– Приложение 1 к Инструкции изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к Инструкции по ведению базы данных об обязательствах банка,
жилищно-сберегательной кредитной компании, микрофинансовой
компании, привлекающих депозиты перед вкладчиками

СВЕДЕНИЯ

о размещенных _____ вкладах

(депозитах)

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, подлежащих компенсации

_____ (наименование банка)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2024

№ п/п	Полные фамилия, имя и Отчество вкладчика/держателя электронных денег
	Документ, удостоверяющий личность, № и дата выдачи, кем выдан
	№ свидетельства/ патента
	ИНН
	Адрес местожительства вкладчика/держателя электронных денег, номер телефона
	Название и/или № договора банковского обслуживания (банковского вклада, карт-счета и пр.); договора займа/гарантии, договора/оферты о предоставлении услуги электронного кошелька, дата заключения договора
	Вид валюты депозита, электронного кошелька, просроченных встречных требований
	Номер счета главной книги
	Номер лицевого счета вклада, карт-счета, электронного кошелька, ссудной задолженности, начисленных процентов по вкладу (депозиту), начисленных процентов по ссудной задолженности
	Сумма внесенных денежных средств, а также сумма начисленных процентов по вкладу (депозиту)
	Сумма просроченных встречных требований банка к вкладчику
	Остаток обязательств/требований банка к вкладчику по результатам взаимозачета
	Остаток обязательств банка перед вкладчиком по результатам взаимозачета в совокупном эквиваленте
	Сумма компенсации, подлежащая выплате вкладчику/ держателю электронных денег, но не более суммы, установленной Законом КР „О защите банковских вкладов (депозитов)“ по итогам взаимозачета просроченных встречных требований вкладчика и банка
	Остаток по вкладам (депозитам), электронным кошелькам учетом начисленных процентов после выплаты суммированной компенсации в совокупном эквиваленте
	Вклады (депозиты), электронные кошельки по которым приостановлены выплаты, в отпущенных случаях имеются решения (постановления) о налоге на прибыль и иные судебные акты

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2024

	1	
	2	
	3	№ документа удостоверивающего личность
	4	дата выдачи, кем выдан
	4-1	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	сумма текущего остатка по вкладу в валюте вклада/электронного кошелька
	12	сумма текущего остатка вклада/электронного кошелька в сомовом эквиваленте
	13	сумма начисленных процентов в валюте вклада/электронного кошелька
	14	сумма начисленных процентов по вкладу (депозиту)/электронному кошельку в сомовом эквиваленте
	15=12+14	всего в сомовом эквиваленте
	16	сумма остатка требований по основному долгу в валюте требования
	17	сумма остатка требований по основному долгу в сомовом эквиваленте
	18	сумма требований по начисленным процентам банка в валюте требования
	19	сумма требований по начисленным процентам банка в сомовом эквиваленте
	20=17+19	всего сумма просроченных встречных требований банка в сомовом эквиваленте
	21	сведения о спорах и судебных разбирательствах по просроченным кредитам и гарантиям вкладчиков
	22=14+20	сумма остатка по начисленным процентам в сомовом эквиваленте по результатам взаимозачета
	23	сумма остатка по основному долгу в сомовом эквиваленте по результатам взаимозачета
	24	всего по остатку обязательств/требований в сомовом эквиваленте
	25	
	26	
	27=24-26	
	28	

	5000,00	4000,00	-
	-	-	-
	155000,00	84000,00	5000,00
	5000,00	4000,00	
		100,00	
	250000,00	80000,00	5000,00
		2000,00	100,00
	КGS	USD	EUR
	Договор банковского вклада № 50 от 20.11.08	Договор банковского вклада № 51 от 20.11.08	Договор банковского вклада № 52 от 20.11.08
	Кыргызской Республики	Кыргызской Республики	Кыргызской Республики
	19.08.02 МВД	19.08.02 МВД	19.08.02 МВД
	A1325465	A1325465	A1325465
Пример:	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович
	1		

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 1, 2024

	Итого по вкладчику	Иванов Иван Иванович
	Банк	A1325465
		19.08.02 МБД
		Кыргызской Республики
		Договор банковского
		займа № 55 от 05.12.08
		EUR
	XXX	
	335000,00	
	XXX	
	9000,00	
	344000,00	-
	XXX	-2500,00
	-125000,00	-125000,00
	XXX	-60,00
	-3000,00	-3000,00
	-128000,00	-128000,00
	-119000,00	-128000,00
	216000,00	
	216000,00	
	216000,00	
	1000000,00	
	16000	
	XXX	

18

– в Приложении 2 к Инструкции:

в пункте 2:

– в абзаце втором после слова «вкладчика» дополнить словами «, держателя электронных денег»;

– в абзаце шестом после слова «вкладчика» дополнить словами «, держателя электронных денег»;

– пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В графу 7 вносятся данные о договорах вкладчика, держателя электронных денег с банком как по вкладу (депозиту), так и по кредиту (просроченным встречным требованиям, если таковые имеются), а также по предоставлению услуг электронного кошелька с указанием номера договора и даты заключения договора.»;

– в пункте 6 после слов «вклада (депозита),» дополнить словами «электронного кошелька»;

– пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Данные по остаткам вкладов, электронных денег и начисленных процентов по вкладу (депозиту), электронных денег в иностранных валютах отражаются в графах 11 и 13 соответственно. Суммы остатков в таблице отражаются в единицах валюты с указанием сотых долей.»;

– в абзаце втором пункта 8 после слов «вкладам (депозитам)» дополнить словами «, электронному кошельку»;

– в пункте 20 после слов «вкладам» дополнить словами «,электронному кошельку»;

– пункте 21 после слов «вкладу (депозиту)» дополнить словами «,электронному кошельку»;

– в пункте 23 после слова «депозиты» дополнить словами «,электронные кошельки».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 20 марта 2024 года
№ 2024-П-12/12-1-(НПА)

О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых решениях Национального банка Кыргызской Республики по вопросам оказания поддержки клиентам коммерческих банков, небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций, пострадавшим в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях» от 6 октября 2022 года № 2022-П-12/62-2-(НПА) следующее изменение:

– в пункте 6 слова и цифры «до 30 марта 2024 года» заменить словами и цифрами «до 30 сентября 2024 года».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по вопросам выдачи кредитов заемщикам Баткенской области» от 18 ноября 2022 года № 2022-П-12/71-1-(НПА) следующее изменение:

– в пункте 8 слова и цифры «до 30 марта 2024 года» заменить словами и цифрами «до 30 сентября 2024 года».

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОАО «Гарантийный фонд», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», ОЮЛ «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов», небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций и кредитных бюро.

6. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

К. Боконтаев